


**К. МАХКАМЖАНОВ, Ф. ХОЖАЕВ**

# **ДЕНЕ ТАРБИЯ**

*4-класс окуучулары үчүн  
окуу колдонмо*

**Бешинчи басылышы**

*Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү  
министрлиги басмага сунуш кылган*



**«О'QITUVCHI» БАСМА-ПОЛИГРАФИЯЛЫҚ  
ЧЫГАРМАЧЫЛЫҚ ҮЙҮ  
ТАШКЕНТ — 2013**

**УЎК: 372. 879:811. 512. 154**

**КБК 74.200.55я71**

**М 31**

**Р е ц е н з е н т т е р :**

**Р. С. САЛАМОВ**

— педагогика илимдеринин доктору,  
профессор.

**М. ГУЛАМОВ**

— педагогика илимдеринин кандидаты,  
профессор.

**Н. КЕРИМОВ**

— педагогика илимдеринин кандидаты,  
доцент.

**Махкамжанов К.**

**74.200.55**

Дене тарбия : 4-класс окуучулары үчүн окуу  
колдонмо / К. Махкамжанов, Ф. Хожаев. –  
5-басылышы. – Ташкент. : „O'qituvchi“, 2013. –  
176 б.

**M31**

ISBN 978-9943-02-632-2

**УЎК:372.879:811.512.154**

**КБК 74.200.55я71**

**Респубикалык максаттуу китеп фонду  
каражаттары эсебинен ижара үчүн басылды.**

ISBN 978-9943-02-632-2

© «O'qituvchi» nashriyoti, 2003

© «O'qituvchi» БПЧУ, 2005



Балдар, сипер дүйнө бойлоп таанылып, Өзбекстандын туусун жогору көтөргөн Мухаммадкадыр Абдуллаев, Акобир Курбанов, Камол Мурадов, Таштемир Мухаммадиев, Бахрам Авазов, Махтумкули Махмудов, Ирада Төлөгөнова, Саида Искандарова, Рустам Касымжанов жана көптөгөн спортчулардын аттарын уккансыңар же алар жөнүндөгү фильмдерди көргөнсүңөр.

Эгемендүүлүктүн шарапаты менен спортчуларбыз Дүйнөлүк чемпионаттарда, Олимпиада, Азия оюндары, Азия биринчиликтери жана көрүнүктүү эл аралык мелдешүүлөрдө өзүнчө жамаа болуп катышып, 3500 дөн ашуун алтын, күмүш, коло медалдарын колго киритип, Өзбекстанды дүйнөгө таанытышты.

Айрыкча, Президентибиздин 2002-жыл 24-октябрдагы «Өзбекстан балдар спортун өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө»гү буйругу спортко этибарды дагы да күчөттү. Буйрук жарыялангандан соң, балдар спорту андан да кең жайылып, жаштардын арасынан көптөгөн таланттуу спортчулар жетишип чыга баштады.

Спортто ийгиликтерге жетишүү өз-өзүнөн болбостугу табигый көрүнүш. Ал үчүн темирдей бекем эрк жана катуу тартип, тынымысыз эмгек зарыл болот. Ал эми муну жаштыктан тарбиялап баруу керек.

Китеп үч бөлүктөн турат. Силер «Дене тарбия жана спортко таандык теориялык билимдердин негиздери» темасында организмди чыныктыруу, дene тарбиясы жарајында түрдүү кырсыктар болгондо биринчи жардам көрсөтүү, тулку бойду түзөө жана көнүгүүлөрдү аткарууда туура дем алуу жөнүндөгү теориялык билимдин негиздери менен таанышасыңар. Бул теориялык билимдерди ээлөө үчүн оболу өз күн тартибىңерди түзүп, ага сөзсүз баш ийүүнөр, өз алдынча көнүгүүлөрдү аткаруу жарайында гигиеналык талаптарга амал кылуу көнүккөндүгүн ээлөөнөр зарыл. «Дене тарбия жарайында практикалык кыймыл көнүккөндүк жана тажрыйбаларын пайда кылуу» бөлүмүндө силер программа боюнча гимнастика, жеңил атлетика, спорт түрлөрүнөн: баскетбол, футбол, кол тобу, волейбол, о.э. кросско даярдык, кыймылдуу оюндар, сүзүү усулдарына таандык билимдер жана кыймылдыктарын ээлешиңер мүмкүн. «Сабактан тышкарды өткөрүлө турган машыгуулар. Спорттун түрлөрү жана спорт жөнүндө маалыматтар» аттуу үчүнчү бөлүмдө силер сабактан жана класстан тышкарды өткөрүлө турган гимнастика жана спорттун түрлөрүнүн маанилери жөнүндөгү билимдерди ээлейсинар. Булардан тышкарды, өз-өзүн көзөмөлдөп баруу үчүн дene тарбиялык даярдыктын нормативдик талаптарын билип аласыңар.

## **ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТКО ТААНДЫК ТЕОРИЯЛЫК БИЛИМДЕРДИН НЕГИЗДЕРИ**

### **Окуучулардын күн тартиби**



Күн тартиби дene тарбиянын курамдык негизи болуп, сенин жакшы өсүүң жана дениң соо болуп өнүгүшүң үчүн зарыл.

Саламаттыкты сактоо, аны чыңдоо жана ар тараптан дени сак болуп өсүүдө активдүү аракет жасоо күн тартибинин негизи болуп эсептелет. Түрдүү кыймылдар, оболу, дene тарбиялык көнүгүүлөр нервди тынчтандырууда, жүрөк-кан тамыр, дем алуу системасынын, дene-булчундардын өнүгүшүндө пайдасы чоң. Адам дene тарбиялык көнүгүүлөрдөн туура пайдаланганда анын булчундары күчтүү, өзү шамдагай, аракеттери так, бардык мүчөлөрү сырткы чөйрөнүн түрдүү таасирлерине карши тура алуучу жана жакшы ылайыкташа алуучу болот. Күн тартиби сенин узун өмүр көрүүң жана натыйжалуу иш жүргүзүүң үчүн зарыл жана ыңгайлуу жол болуп эсептелет.

Мектеп окуучусунун кыймылдуу күн тартиби жалпы күн тартибинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ошондуктан, ардактуу балдар, сilerге төмөндөгү болжолдуу окуу күн тартибин сунуш кылабыз:

**7.00** — уйкудан туруу;

**7.00–7.25** — төшөк-орундарды жыйноо,

эртең мененки гигиеналық дene тарбия, суу менен чыныгуу;

**7.25–7.40** — эртең мененки тамак;

**7.40–8.00** — мектепке баруу;

**8.00–12.30** — сабакта болуу. Сабактардын арасында куунак минуталарды өткөрүү, чоң танаписте окуучулардын сыртка чыгып, топ болуп, түрдүү кыймылдуу оюндарды уюштуруусу;

**12.30–13.00** — үйгө кайтуу;

**13.00–13.30** — түшкү тамак;

**13.30–16.00** — эс алуу, ачык абада ойноо, спорттук секция жана ийримдерге катышуу, үй иштеринде ата-энеге жардам берүү;

**16.00–17.30** — сабак даярдоо;

**17.30–19.00** — сейилдөө, оюндар ойноо, дene тарбиялык көнүгүүлөрдү откаруу;

**19.00–19.30** — кечки тамактануу;

**19.30–21.00** — эс алуу;

**21.00–21.30** — уйкуга даярдык;

**21.30–07.00** — уйку.

Эми сага эртең мененки дene тарбиялык көнүгүүлөрдүн комплексине жана сабактарга даярдануу учурундагы дene тарбиялык паузалар үчүн көнүгүүлөр, атайын медициналык группадагы окуучулар үчүн көнүгүүлөр, мугалим жана врачтын кеңеши жана дene тарбиясы мугалими тарабынан сунуш кылышат.

Күн тартибиндеги эртең мененки гимнастика, өздүк гигиена, тамактануу, уктоого

ажыратылган убакыт дайыма туруктуу болушун жана өзгөртүлбөстүгүн баса белгилөө керек. Окуучу жалкоолуктан же өзүн колго ала билбей күн тартибине амал кылбаса, күтүлгөн натыйжага жетише албайт. Күн тартибине амал кылуу бир калыпта кетсе окуучу туруктуу уюшулган жашоо мүнөзүнө тез көнүгөт жана бул күн тартиби ага кубаныч алып келет, саламаттыгын чыңдайт. Жакши жана дени соо болуп өсүү үчүн дene тарбия жана спорт менен күнүгө 2 — 2,5 saat машыгуу керек. Мындай машыгуулар оюндардан, дene тарбиялык көнүгүүлөрдөн, эртең мененки сабак алдынан өткөрүлө турган физкультуралык паузалар (сабак даярдоо учурунда)дан турушу керек. Эгерде окуучу спорт менен үйдөн сыртта, б.а. спорт секциясында машыкса, ошол күнү үйдө азыраак машыгышы мүмкүн.

Көрүнүп тургандай эле, күн тартиби — бул машыгуу жана эс алууну тартипке салуунун жана убакыттан өнүмдүү пайдалануунун ыңгайлуу жолу болуп саналат.

### **Темага байланыштуу суроолор**



1. Күн тартиби дегенде эмнени түшүнөсүң?
2. Күн тартибинде эмнелер болот, пикириңди айт.
3. Күн тартибине дene тарбиялык көнүгүүлөрдүн киритилиши шартпы, сен эмне деп ойлойсун?
4. Эмне үчүн күн тартибине дайыма амал кылуу керек?

## Окуучуларга коюлган гигиеналык талаптар




Ар бир адамдын бүткүл жашоосу учурунда өз денесине, чачына, терисине, тырмактарына, ооз көндөйүнө дайыма жана үзгүлтүксүз көңүл буруусу зарыл.

Тери организмди тышкы чөйрөнүн ар кандай терс таасирлеринен, түрдүү зыяндуу микробдордон сактайт жана денеде үзгүлтүксүз түрдө бирдей температуранын сакталып туруусуна жардам берет. Демек, биринчи кезекте денени таза сактоого көңүл бурууң зарыл экен. Андыктан дайыма жуунуп туруу керек, антпесе дененин түрдүү зыяндуу микробдорго каршы күрөшүү жана өзүн коргоо жөндөмү начарлап, денеде ар түрдүү жаралар пайда болушу мүмкүн.

Айрыкча, дененин ачык жайларына, тырмак жана анын астына өзгөчө көңүл буруу, колду дайыма самындалп жууп туруу керек.

### Ден соолук – түмөн байлык!

Денени таза тутуудагы негизги каражат – бул самын жана суу болот. Жуунуу үчүн самын жана жылуу суудан пайдалануу керек. Дененин териси кургак же майлуу болушу мүмкүн. Терини сактоодо анын ушул өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу зарыл. Ар күнү душка түшүү пайдалуу болуп, суунун температурасы  $+37^{\circ}\text{C}$  —  $+38^{\circ}\text{C}$  тан ашпастыгы керек. Эгерде үйдө душ болбосо, дene-



НИН АЧЫК ЖЕРЛЕРИН ЫСЫК СУУДА САМЫНДАП ЖУУШ КЕРЕК. МОНЧОГО ЖУМАСЫНА БИР ЖОЛУ БАРСАН, МЫНДА ДЕНЕНИ МОЧАЛКА МЕНЕН САМЫНДАП ЖУУШУҢ КЕРЕК. ТӨШӨККӨ ЖАТУУДАН МУРДА БУТТУ АР КҮНҮ САМЫНДАП ЖУУШ ЗАРЫЛ. ООЗ КӨНДӨЙҮН ТАЗА САКТОО БИР ГАНА ТИШТЕРДИН СОО БОЛУУСУ ҮЧҮН ЭМЕС, ИЧКИ ОРГАНДАРДЫН ООРУЛАРЫНЫН АЛДЫН АЛУУДА Да ЧОҢ РОЛЬ ОЙНОЙТ. Ал үчүн тиши, оозду күндө ЭРТЕҢ МЕНЕН ЖАНА ТАМАКТАНГАНДАН СОН ЖУУП ЖАТУУГА АДАТТАН. СУУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫН КАБЫЛ АЛУУ, КЭЭ БИР ЭРЕЖЕЛЕРГЕ АМАЛ КЫЛГАНДА ГАНА ПАЙДА КЕЛТИРИШИ МҮМКҮН.

**БИРИНЧИДЕН**, СУУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫН АР КҮНҮ, ЭРТЕҢ МЕНЕНКИ ДЕНЕ ТАРБИЯ КӨНҮГҮҮЛӨРҮНӨН КИЙИН ЖАСАГАНАНЫҢ ОҢ.

**ЭКИНЧИДЕН**, СУУНУН ТЕМПЕРАТУРАСЫН АКЫРЫНДЫК МЕНЕН ТӨМӨНДӨТҮП БАРУУ КЕРЕК.

**ҮЧҮНЧҮДӨН**, СУУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫНАН СОН ДЕНЕНИ СҮЛГҮ МЕНЕН КУРГАП КЫЗАРГАНЧА ААРЧЫШ КЕРЕК.

СУУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ МЕНЕН ЧЫНЫГУУНУ БАШТООДО, АДАТТА, БИРИНЧИ КҮНДӨРДӨ БЕЛГЕ ЧЕЙИН ЖЫЛУУ СҮЛГҮ МЕНЕН ААРЧЫЛАТ, КИЙИНКИ КҮНДӨРДӨ БОЛСО ДЕНЕ ТОЛУК ААРЧЫЛАТ. МЫНДА СУУНУН ТЕМПЕРАТУРАСЫ  $+33^{\circ}\text{C}$  ТАН  $+34^{\circ}\text{C}$  КА ЧЕЙИН БОЛУУСУ ЖАНА АНЫ АР 3—4 КҮНДӨ БИР ГРАДУСКА ТӨМӨНДӨТҮП БАРУУ ЗАРЫЛ. ОШОНДО БИР АЙДАН КИЙИН СУУНУН ТЕМПЕРАТУРАСЫ  $+18^{\circ}\text{C}$  —  $+20^{\circ}\text{C}$  КА ЧЕЙИН ТӨМӨНДӨЙТ.

ЧЫНЫГУУНУН 6–8-АЙЛАРЫНА БАРЫП, ЭМИ ААРЧЫНУУНУН ОРДУНА ДУШ КАБЫЛ КЫЛА БАШТАСА БОЛОТ. МЫНДА СУУНУН ТЕМПЕРАТУРАСЫ

+30°C тан 35°C ка чейин болуп, процедура 20 — 30 секундага созулушу керек.

Булардан сырткары, урматтуу окуучу, спорт кийимдеринин тазалыгына да өзгөчө көңүл буруу керек. Спорттук бут кийимдерди күнү бою кийип жүрүү мүмкүн эмес.




### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Терини эмне үчүн сактоо керек?
2. Тырмакты эмне үчүн алып туруу зарыл?
3. Суу процедураларын кабыл алуу эрежелери кандай, айтып бер.

### **Чыныгуу факторлору**



Чыныгуу дегенде организмдин сырткы чөйрөнүн таасирине болгон чыдамдуулугун ашыруу түшүнүлөт. Чыныгууда күн нуру, аба жана суу, башкача айтканда жаратылыштын табигый негиздери маанилүү жана орчундуу орунга ээ (1-сүрөт). Алардан орундуу жана туура пайдалануу ден соолукту чыңдайт жана организмиңди чыныктырууда күтүлгөн натый-




жага жеткирет. Чыныккан балдар чыныкпагандарга караганда сабыр-канааттуу болушат, ички өзгөрүүлөргө ашыкча күч сарптастан жана өз саламаттыгын, ошондой эле иш жөндөмдүүлүгүн жоготпогон түрдө кеңири ишмердүүлүгүн жүргүзө алат.

## Ачык абада чыныгуу



Ачык абада чыныгуу, башкача айтканда аба ваннасын кабыл алуу бул эң пайдалуу жана коопсуз чыныгуу усулу болуп саналат (2-сүрөт). Үзгүлтүксүз чыныгуунун ар кандай түрүнө киришүүдөн мурда, ишти аба ваннасын алуудан баштаган он. Андыктан, абанын чыныктыруучу таасири анын температурасына жараша болот. Дененин ысыкты сезүү өзгөчөлүгүнө карай аба ваннасы түрдүү градустарда болгондо кабыл алынат. Ысык аба ваннасы абанын температурасы



+20°C тан +30°C ка чейин болгондо, салкын аба ваннасы +14°C тан +20°C ка чейин болгондо жана муздак аба ваннасы +14°C жана андан төмөн болгондо кабыл алынат. Бул көпчүлүк үчүн ыңгайлуу норма болуп эсептелет.

Аба ваннасын кабыл алуу өлчөмү эки жол менен: бул — биринчиден, абанын температурасын акырындык менен төмөндөтүү жана экинчиден, бир түрдөгү иш-аракет өткөрүлө турган убакытты узартуу жолу менен белгиленет жана ишке ашырылат.

Алгачкы аба ванналары дени соо балдар үчүн 10 минутка созулат. Мында абанын температурасы +15°C — +20°C ка чейин болуусу зарыл. Андан соң процедураны өткөрүү убактысына ар күнү 3—5 минуттан кошуп барылат жана ушул тартиpte ал 30 — 50 минутка жеткирилет.

Аба ваннасын алып чыныгуу учурунда окуучу өзүн өзү кыйнап, үшүп калганга чейин барбастыгы керек. Үшүп калуунун баштапкы белгилери пайда болоору менен бир аз чуркоо жана бир нече гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоо зарыл.

Атайын аба ванналарын алып чыныгуудан сырткарь, ар кандай климат шартында ачык абада сейилдеп жүрүү, жыл бою терезени ачып уктоого адаттануу да организм үчүн өтө пайдалуу. Бул иш-чаралардын экөөсү тең жогорку дем алуу жолдорунун сукка чыдамдуулугун арттырат. Дайыма жөніл

кийинип жүрүү да кандайдыр бир деңгээлде чыныктыруучу касиетке ээ болот.

## Суу менен чыныгуу



Суу процедурасы — чыныгуунун эң натыйжалуу жолдорунун бири болуп, буга адамдын ысыкты сезүүсү себеп болот. Адам суунун температурасын абанын температурасына Караганда 28 эсे күчтүү сезет экен. Ошондуктан, суу чыныгуунун негизги каражаттарынан болуп эсептелет. Мындан сырткары, өзүнө суу себүү, үстүнөн суу куюу, душка түшүү жана чөмүлүү сыйктуу процедуralар адамга түздөн-түз механикалык түрдө таасир көрсөтөт (3-сүрөт). Суудагы минералдык туздар, газ жана башка суюктуктардын эрүүсүнүн эсебинен суу организмге абага Караганда бир кыйла көбүрөөк таасир көрсөтөт. Суу процедуralарын үзгүлтүксүз өткөрүп, денени чыныктыруу, бул кокусунан сууп кетүүнүн натыйжасында дуушар боло турган түрдүү таасирлерге каршы ишенимдүү профилактикалык көнүгүү болуп саналат.

Суу менен чыныгуу учурунда ным сүлгү менен сүртүнүү, үстүнөн суу куюу, душка түшүү процедуralарын адат кылуу керек.



3-сүрөт.

## **Суу менен чыныгуунун баскычтары**

---

**Аарчынуу** — бул сууда чыныгуунун алгачкы баскычы болуп, дene бир нече күн ным сұлгұ менен же колду сууга нымдап турup сұртуп аарчылат. Алгач дененин бел бөлүгүнө чейин, кийин бұтқұл дененин жогорусунан ылдыйга карай аарчынууга өтулөт. Моюн, көкүрөк, кол жана белди жакшылап нымдап ышкалагандан кийин, сұлгұ менен кургаганча сұртуу керек. Аарчыганда да дene кызарганга чейин аарчуу керек. Мында кыймылдын багыты кан жүрөккө ба-ра турган жакка карай болуусу керек. Ая-ғында, дененин белден төмөн бөлүгү да сұргулөнөт. Ным сұлгұ менен аарчынуу 30 секунддан баштап, 2–3 минутка чейин улантылат.

**Үстүнөн суу куюу** — бул суу менен чыныгуунун кезектеги баскычы болуп эсептөлет. Үстүнөн суу куюу айрым мүчөлөргө, колдорго, моюнга, белге, көкүрөккө, буттун өзүнө тийиштүү болуусу жана жалпы болушуда мүмкүн. Жалпы суу куюу идиштер (лейка, чайнек, чака, көзө) ден, башкача айтканда дeneден 5–8 см жогору көтөрүп турup башжана ийиндерден куюлат. Мында суунун температуrasesы  $+34^{\circ}\text{C}$  –  $+35^{\circ}\text{C}$  тан башта-лып, ар 3–4 күндө температура  $1^{\circ}\text{C}$  ка төмөндөтүлүп барылат. Аяғында суунун температуrasesы  $+18^{\circ}\text{C}$  тан  $+15^{\circ}\text{C}$  ка чейин түшүрүлөт. Үстүнөн суу куюлгандан кийин, дene кызарганча сұлгұ менен тез аарчылат.

Бүткүл жарайн үчүн сарпталган убакыт 3–4 минуттан ашпастыгы керек.

*Душ* — суу процедуралары арасында душ аркылуу чыныгуу чыныгуунун дагы да пайдалуу көрүнүшү болуп эсептелет. Мында чыныгуу үчүн суу орточо күч менен, бир өлчөмдө же жамгырга окшоп чачыратып берилет. Мында суу менен душтун механикалык таасири бирге кошуулуп, организмге жагымдуу жана чыныктыруучу аракет катары жакшы таасир көрсөтөт. Алгач суунун температуrasesы  $+30^{\circ}\text{C}$  –  $+35^{\circ}\text{C}$  болуусу жана бүткүл процедурага кете турган убакыт 1 минутаны түзүшү керек. Бара-бара суунун температуrasesы акырындык менен төмөндөтүлүп барылат, душтун астында турулуучу убакыт болсо 2 минуттан ашпайт. Бул процедура да албетте, денени сүлгүдө тез кыймыл жасап, кызартып аарчуу менен аякталат.

*Ачык суу көлмөлөрүндө чөмүлүү* — бул чыныгуунун ар бир балага туура келе турган усулу болуп саналат. Мында организмге биротоло аба, суу жана күн нурунун таасири жакшы сезилет. Чөмүлүүнү суунун температуrasesы  $+18^{\circ}\text{C}$  –  $+20^{\circ}\text{C}$  болгондо баштоо зарыл. Ардактуу окуучу, эгерде, абанын температуrasesы  $+14^{\circ}\text{C}$  –  $+15^{\circ}\text{C}$  ка, суунун температуrasesы  $+11^{\circ}\text{C}$  –  $+13^{\circ}\text{C}$  ка түшүп кетсе чөмүлүүнү таптакыр токтолтуу керек. Көбүрөөк эртең менен жана кечки салкында чондордун көзөмөлүндө чөмүлүү максатка ылайык. Баштап бир маал, кийин 2–3 маал

чөмүлүү мүмкүн. Ар бир чөмүлүү убактысынын арасы 3–4 saat болушу керектигине көңүл бур. Жалпы чыныгуу процедураларынан сырткары, жеке чыныгуу процедуралары да өткөрүлөт. Булардын арасында көп таралганы бутту жууш жана тамакты суу менен (гаргара кылып) чайкоо эсептелет. Бул иш-аракеттер организмдин түрдүү ооруларга чыдамдуулугун арттырат. Ушундай кылганда организмдин суук тийүүгө жөндөмдүү болгон назик мүчөлөрү чыныктырылган болот.

## Күн нурунда чыныгуу



Күн нуру организм үчүн күчтүү таасир көрсөтүүчү фактор болуп эсептелет. Ал кызыл, сары, жашыл, көгүлтүр, көк, кызғылт-көк түстөгү жана инфракызыл, ультракызғылт-көк нурлардан турат.

Күн нуру белгилүү бир өлчөмдө кабыл алынганда гана организмге оң таасир көрсөтөт. Күн нурунан туура пайдаланылбаса, ал кишини түзөлбөс ооруга чаалыктырыши, нерв системасына, жүрөк-кан тамырларына жана организмдин башка мүчөлөрүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн.


Күн нурунда чыныгуу – бул күн ваннасын кабыл алуу, организмге күн менен абанын бирге таасир көрсөтүүсү болуп эсептелет (4-сүрөт). Күн нурларында чыныгууда теринин терең катмарларында пигмент пайда болот жана ал терини күн радиациясынын

абдан күчтүү таасир көрсөтүүсүнөн коргойт.

Эгерде күн ысык күн дөрдө сейилге чыксан, жеңил кийинип, жеңил баш кийими кийип алышың керек. Күндө жатканда башка сүлгү жаап же ак жоолук таштап жатууну, ар 2–2,5 минутта курсактан жамбашка, соң аркага, кийин дагы жамбашка оодарылып турууну унупа. Күн ваннасынан соң, көлөкөдө 15–20 минут эс ал, үстүндөн суу куй, ачык суу көлмөсүндө 10–5 минут чөмүл.

Күн ваннасын эртең менен saat 8 ден 11 ге чейин жана күндүзү 16 дан 18 ге чейин кабыл алуу пайдалуу. Мындай учурда күндүн ультракызгылт-көк нурлары көп болот жана бул нур итий (рахит) оорусунун алдын алат.

Күн ваннасын күн тике түшпөй турган, ошондой эле күчтүү жел сокпой турган аркандай жерде кабыл алса болот. Чыныгууну көбүрөөк шаардан сыртта, суу бассейндеринин жээктериnde алган оң, себеби бул жерлерде абанын температурасы бир аз төмөн жана абанын аракети да сезилерлүү болот, а бул болсо денеден жылуулуктун бөлүнүп чыгуусун жакшылайт, суу процедураларын өткөрүү үчүн да ыңгайлуу болот.



**4-сүрөт.**





## **Темага байланыштуу суроолор**

1. Чыныгуу деген эмне, айтып бер.
2. Ачык абада норма менен чыныгуу кандай ишке ашырылат?
3. Сууда чыныгууну баштоодон мурда эмнелер жасалат?
4. Күн нурунда чыныгуунун сууда чыныгуудан айырмасы эмнеде, сүйлөп бер.

## **Жаракаттануунун алдын алуу жана биринчи жардам көрсөтүү**



Окуучулар арасында айрыкча, дене тарбия сабагында жаракаттануунун алдын алуу жана этият чарапарын көрүп коюу зарыл.

**Биринчи жардам көрсөтүү.** Урматтуу окуучу! Сен сабакта жаракаттанган балага төмөнкүчө жардам көрсөтүүң мүмкүн. Жаракат алган жерге тынчтандыруу максатында муздак суу куй же болбосо муздак сууга нымдалган сүлгү бас, ал ооруну басандатат. Мисалы, баланын мурду жаракат алып, канап жаткан болсо, анда баш бир аз артка эңкейтирилет. Башка кол менен мурундун четинен 3—5 минутка чейин кысып кармап турулат. Натыйжада кан кетүү токтойт.



## **Темага байланыштуу суроолор**

1. Жаракаттанган жерге кандай жардам көрсөтүлөт?
2. Мурун жаракаттанганда биринчи жардам кандай көрсөтүлөт?



Тулку бойду туура тутуу дегенде, дененин адаттагыдай көрүнүштөгү абалы түшүнүлөт. Аны кемчиликсиз, туура калыптандыруу үчүн көкүрөк, курсак булчуну жана ийин бөлүгүнүн булчуңдарынын күчүнө, ошондой эле, омуртка тутумунун кыймылдуулугуна көбүрөөк көңүл бурган абалда дененин бардык булчуңдарын бир түрдө өрчүтүү зарыл. Тулку боюнду туура калыптандыруу үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдөн пайдалануун мүмкүн:

*Түздөнүп туруу көнүгүсү өз ара жардамдашып аткарылат.* Мында бириңчи окуучу туура тулку бой абалын алыш турат, экинчisi бул абалдын канчалык туура аткарылганына жакшылап байкоо жүргүзөт.

*Алгачкы абал (А. а.)* — каракуш сөөгү, далы жана бут кетменинин артын дубалга тийгизген абалда тур, бул абалды эстеп кал. Андан соң дубалдан алыштоодо ошол абалды көбүрөөк сактап калууга аракет жаса.

*А. а.* — ушунун өзү, тулку бой абалын эстеп калуу. Бир кадам алдыга жүрүп бурулуу жана баш менен айланма кыймылдарды жасоо. Кайра башты туура тутуп туруу жана бир кадам артка жүрүп дубал жанында токтоп, тулку бойдун абалын текшерүү.

*А. а.* — ушунун өзү. Дубалдын алдында туруп, баш жана жамбашты туура тутуп, белди бүгүү жана алгачкы абалга кайтуу.

*А. а.* — ушунун өзү. Баш, арка жана жам-

башты дубалга тиер-тийбес кылышп отуруп-туруу, буттарды көтөрүү жана бүгүү, кайра алгачкы абалга кайтуу.

*A. a.* — ушунун өзү. Алгачкы абалды эстеп калып, дубалдан алысташуу жана баш, дене, буттар менен бир канча кыймылдарды жасоо жана денени туура тутуп, анын кан-дайлыгын дубал алдында туруп текшерүү.

*A. a.* — ушунун өзү. Алгачкы абалды эстеп калуу. Дубалдан алыстап, тулку бойдун туура абалын сактаган түрдө 5–6 секунда айланып жүрүү, соң дубал алдына барып абалды текшерүү.

*A. a.* — күзгү алдында түз тулку бой абалында туруу. Баш, дене, буттар менен бир нече кыймылдарды жасоо. Алгачкы абалга кайтуу, аны күзгү алдында текшерип көрүү.

*A. a.* — бири-бирине арка менен жөлөнүп туруп, туура тулку бой абалын ээлөө жана аркага толук бир жолу айланып, андан соң бири-бириinin абалын текшерүү.

*A. a.* — түз туруп гимнастикалык таякчаны аркада — омуртка тутуму бойлоп тик кармоо жана таякка каракуш сөөгүн жана омуртка тутумун тийгизүү.

Сен жогоруда берилген көнүгүүлөрдөн көздөлгөн максат жана милдеттердин эмнелерден турарын жакшы түшүнүүң керек. Демек, аткарылып жаткан жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрүң, айрым булчун бөлүктөрүнө өзүнчө таасир көрсөткөндө гана өнүгүүдө артта калып жаткан булчундарды өстүрүү жана тулку бойдогу көмчиликтерди жоготуу

мүмкүнчүлүгү пайда болот. Тулку бойдогу кемчиликтерди жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдүн жардамында андан да ийгиликтүү түрдө жоюуга болот. Мисалы, тулку бой бүкчөйүп калган болсо, көбүрөөк омуртка тутумун түздөөгө, ийин бөлүгүнүн булчундарынын чыңдалышы жана алардын күчүн арттырууга көңүл бурулат жана омуртка тутумунун жогорку бөлүгүнүн кыймылдуулугун арттырууга жардамдаша турган көнүгүүлөр көбүрөөк аткарылат.

Лорда (керилген) тулку бойду түздөөдө алдыга ийилген көнүгүүлөр жана курсак булчуну көнүгүүлөрү, омуртка-бел булчундарын бышыктоо үчүн болсо дene жамбашсан муунунан бүгүлө турган, ошондой эле дeneнин арткы бөлүгүндөгү булчундарды созуу (бул омуртканын бел бөлүгүндөгү бүгүлүүнү азайтат) көнүгүүлөрү аткарылат.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Тулку бойду туура тутуу дегенде эмнени түшүнөсүң?
2. Туура тулку бойго тиешелүү абалды ээлөөнү үйрөнүүдө кандай көнүгүүлөрдөн пайдаланылат?

### **Дене тарбиялык көнүгүүлөрдү аткарууда туура дем алууну үйрөнүү**



Адамдын ички мүчөлөрү анын кыймылдары менен өз ара байланышта болот. Кыймылдоо учурунда адамдын жүрөк согуусу, дем алуусу тездешет, бул тамак сицирүү

жана кан айлануусуна өз таасирин көрсөтөт. Туура дем ала билүү кан айлануусу жана дем алуу мүчөлөрүнүн өнүгүү жарайнынын жакшыланышына жардам берет жана тынч абалда булчундардын турмуштук ишмердүүлүгүн бирдей кармап турууну камсыз кылат. Туура дем алууну үйрөнүү үчүн дем алуунун түрлөрүн жана дем алуу эрежесин билүү керек.

*Дем алуу түрдүүчө болот*, булар: көкүрөк же кабырга менен, курсак же диафрагма менен жана аралаш дем алуу.

*Көкүрөк менен дем алууда* дем алуу көкүрөк көндөйүнүн кеңейиши эсебинен, дем чыгаруу болсо кабыргалардын ордуна келүүсү жана көкүрөк клеткасынын көлөмүнүн тараюусунун эсебинен болуп өтөт.

*Курсак менен дем алууда* дем алуу диафрагманын кыскаруусу жана түшүүсү, буга ылайык көкүрөк көндөйү көлөмүнүн жогорудан ылдыйга кеңейиши, ал эми дем чыгарууда көкүрөк көндөйү көлөмүнүн тараюусу жана диафрагманын көтөрүлүүсүнүн эсебинен жүрөт. Белгилүү болгондой, диафрагманын көлөмү канча чоңйосо, көкүрөк көндөйүнүн көлөмү да чоңёт.

*Аралаш дем алууда* дем алуу жана чыгаруу көкүрөк көндөйүнүн бардык багыттар боюнча кеңейүүсүнүн жана тараюусунун эсебинен жүрөт. Бул терен дем алууга мүмкүндүк бере турган дем алуунун эң максатка ылайык түрү болуп эсептелет.

*Дем алуу эрежеси.* Дем алуу жана чыгаруу мурун аркылуу үнсүз, бир калыпта, артыкча күчөнүүсүз аткарылышы керек.

Дем чыгаруу дем алууга караганда бир аз узакка созулат, мында дем алуу 2 жолу болгондо дем чыгаруу 3 жолу; дем алуу 3 жолу болгондо дем чыгаруу 4 жолу; дем алуу 4 жолу болгондо дем чыгаруу 6 жолуга жетиши мүмкүн. Булчундар иштеп жатканда кыймылга ылайык дем алуу керек; дем алуу—булчундар аз күчөнгөндө жана көкүрөк көндөйү кеңейгенде, дем чыгаруу болсо булчундар күчөнгөндө жана көкүрөк көндөйү кысылуу кыймылын жасаганда аткарылышы керек. Кыймыл жасоо учурунда тигил же бул булчуң топторунун күчөнүүсүнүн натыйжасында дем алуунун тигил же бул түрү көбүрөөк аткарылышы мүмкүн. Бир гана оной шартта эле эмес, ошондой эле татаал шарттарда да терең дем алуу керек, ал үчүн атайын көнүгүүлөр аткарылат.

1. *Алгачкы абал (A. a.).* — негизги тик туруу. Көкүрөк көндөйүн түшүрүп, жай (3 жолу) дем чыгаруу. Көкүрөк көндөйүн көтөрүп же кеңейтип, 2 жолу дем алуу. Көнүгүүнү бөлүп-бөлүп 4 жолу кайталоо жана ар бир көнүгүү арасында 30 секунда тыныгуу зарыл. Ушул көнүгүүнү отуруп жана чалкалап жатып аткаруу.

2. *A. a.* — негизги тик туруу. Биринчи көнүгүүнүн өзү. 5 — 6 жолу дем чыгаруу жана 4 эсепте дем алуу аткарылат.

3. *A.a.* — чалкалап жатып колдор баштын артында же кепталда, көкүрөк көндөйүн ичке тартып, узак мөөнөт 4 – 6 жолу терең, жай дем чыгаруу. Көкүрөк көндөйүн көтөрүп, 3 – 4 жолу дем алуу. Ушунун өзүн отурган жана тик турган абалдарда аткаруу.

4. *A.a.* — чалкалап жатып, алакандарды курсакка коюу, курсак булчундарын түйүлтүп ичке тартуу жана 6 – 8 жолу узак дем чыгаруу. Курсакты шишитип, 3 – 4 жолу дем алуу. Бармактар менен курсакты женил басып, анын тартылуу жана шишип чыгуусун күзөтүү. Ушунун өзү, алакан менен курсакты басып дем чыгаруу. Ушунун өзүн отурган жана тик турган абалда да аткаруу.

Түрдүү гимнастикалык көнүгүүлөрдү аткарғанда дем алуу ритмин күзөтүүгө, кайсы учурда дем алуу же башка түрдөгү дем алуудан пайдалануу керектигин аныктоого үйрөнүлөт. Орточо күчөнүү менен жумуш аткарғанда жана буга бардык булчундар катышкан учурда аралаш дем алуудан пайдалылат.

Эгерде курсак булчундары чыңалган болуп, мисалы, бурч пайда кылыш асылуу жана таянуу аткарылса, мында көкүрөк менен дем алуу, ийин алкагынын булчундары орточо чыңалганда, башкача айтканда горизонталь абалда асылуу, таянуу, колдордо тик туруу абалдарында болсо курсак менен дем алуу максатка ылайык болот.



## **ЖАЛПЫ ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ КӨНҮГҮҮЛӨР**

Сен тулку боюнду сулуу өнүктүрүү, ошондой эле туура жана терең дем алууну үйрөнүүндө жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдүн ордун башка эч кандай көнүгүү баса албайт. Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр организмге, мындан сырткары, белгилүү бир булчун топтору жана муундарга өзүнчө жана багытталган таасирин тийгизет. Алар көкүрөк көндөйү, омуртка тутуму, буттарда пайда боло турган кемчиликттерди жоюуда өзгөчө негизги ролду ойнoit. Ошондуктан жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү ар бир сабакка киритуу зарыл. Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдүн комплексин түзүүдө кол, ийин алкагы, бут жана моюн булчундарын өнүктүрүүгө багытталган көнүгүүлөр алышыши керек.

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү түрдүү катарларда, бир, эки кишилик катарда, кеңири, жакын катарда, турган ордунда жана жүрүүдө, түрдүү буюмдар менен, мисалы желекчелер, секиргич жип менен, гимнастикалык таякча, айланы, топ жана башкалар менен аткаруу мүмкүн. Бирок булар сенин даярдыгыңа карай белгиленет.

### **Көнүгүүлөрдүн биринчи комплекси**



1. *Алгачкы абал (A. a.).* Колдор ылдыйда, буттар ийин кеңдигинде коюлган. 1–4 дегенде колдорду алдыга шакек сыйктуу айландыруу. Ушунун өзүн артка аткаруу.


2. *A.a.* Колдор ийинде, буттар ийин кеңдигинде коюлган. 1–2 дегенде колдорду жогоруга узатуу; 3–4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.

3. *A.a.* Колдор белде, буттар ийин кеңдигинде коюлган. 1 дегенде оң жакка ийилүү 2 дегенде алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн кайра сол жакка аткаруу.

4. *A.a.* Кол бармактары чиркештире кармалган, буттар ийин кеңдигинде. 1–3 дегенде алдыга ийилип, алакандарды полго тийгизүү. 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.

5. *A.a.* Колдор эки жакка узатылып, буттар ийин кеңдигинде. 1 дегенде тулку бойду сол жакка ийүү; 2 дегенде алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн оң жакка аткаруу.

6. *A.a.* Чалкалап жаткан абалда, колдор



капталда. 1 – 2 дегенде буттарды бүгүү жана жазуу (велосипед айдоо аракетин буттарда аткаруу).

7. *A. a.* Тизеде туруп колго таянуу жана башты алдыга каратуу. 1–2 дегенде башты ылдыйга каратуу жана белди жогоруга жаа сымал абалга келтирүү; 3–4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.

8. *A. a.* Колдор белде, буттар ийин кеңдигинде коюлган. Эки бутта секирүү, андан жүрүүгө өтүү (5-сүрөт).

### Желекчелер менен аткарыла турган көнүгүүлөр



1. *Алгачкы абал (A. a.).* Негизги тик туруу: 1 дегенде колдор капталга узатылат; 2 дегенде бут учтарына көтөрүлүп, колдор жогоруга созулат; 3 дегенде бут бүтүндөй таманга коюлат, колдор капталга созулат; 4 дегенде алгачкы абалга кайтылат.

2. *A. a.* Негизги тик туруу: 1 дегенде он-го бир кадам коюп, колдор жогоруга көтөрүлөт; 2–3 дегенде он тарапка ийилүү жана колдорду капталга түшүрүп туура кармап туруу; 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн сол жакка аткаруу.

3. *A. a.* Негизги тик туруу: 1 дегенде он бутту артка узатуу жана керилип, колдорду жогоруга көтөрүү; 2 дегенде алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн сол бутта да аткаруу.

4. *A. a.* Бутту ийин кеңдигинде коюу. 1 дегенде тизелерди бүкпөй алга эңкейип


желекчелерди бут алдына коюу; 2 дегенде колдорду белге коюп артка керилүү; 3 дегенде тизелерди бүкпөй, алга эңкейип желекчелерди алуу; 4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.

5. *A. a.* Негизги тик туруу: 1 дегенде колдорду алга жогоруга көтөрүү; 2 дегенде колдорду айкаштырып, желекчелерди баш үстүндө кармоо, пружина сыяктуу отуруптуруу; 3 дегенде колдорду капталга — ылдыйга түшүрүү жана түздөнүү.


6. *A. a.* Буттарды жупташтырып, колдорду алдыга-капталга созуу. 1 дегенде сол бутту шилтеп, буттун учун оң колдогу желекке тийгизүү; 2 дегенде алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн оң бутта аткаруу.

7. *A. a.* Негизги тик туруу абалында колдорду аракеттендирип жогоруга созулуу жана капталга түшүрүү.

8. *A. a.* Желекчелерди ылдыйга түшүрүү жана ордунда туруп жүрүү (б-а, б сүрөттөр).




1  
6-а сүрөт.




2

3




4

5



6



7

8

**6-б сүрөт.**

## Гимнастикалык таякча менен аткарыла турган көнүгүүлөр



1. *Алгачкы абал (A.a.)*. Таякчаны ылдый тутуп буттарды ийин кеңдигинде коюу. 1–2 дегенде бут учунан көтөрүлүп, таякчаны жогоруда кармоо; 3–4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.


2. *A.a.* Буттарды ийин кеңдигинде коюу жана таякчаны аркада кармап туруу. 1–2 дегенде таякчаны балтыр жана сандын арасына кысып, колдорду алга узатуу, чөгөлөп отуруу; 3–4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.

3. *A.a.* Буттарды ийин кеңдигинде коюп, таякчаны ылдыйда кармоо. 1–2 дегенде кезек менен баштап оң, кийин сол бутту таякчанын үстүнөн өткөрүү жана денени түздөп туруу; 3–4 дегенде таякчаны аркада ылдыйда кармап туруу. Ушунун өзүн сол буттан баштап кайталоо.


4. *A.a.* Таякчаны ылдыйда кармоо, буттарды ийин кеңдигинде; 1–2 дегенде таякчаны жогорудан аркага өткөрүп туруу; 3–4 дегенде алгачкы абалга кайтуу.

5. *A.a.* 1–2 дегенде таякчаны оң колдо кармап, колдорду капталга узатуу; буттарды ийин кеңдигинде коюп, оңго бурулуу; таякты оң колдон сол колго алуу жана солго бурулуу. Алгачкы абалга кайтуу.

6. *A.a.* Гимнастикалык таякчаны алдыда, ылдыйда тутуп туруу; 1–2 дегенде сол бутту



1





2



3



4



5



6



7

**7-сүрөт.**

артка узатып, учуна коюу жана колдорду жогоруга көтөрүп керилүү; алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн оң бутта аткаруу.

7. *A. a.* 1–2 дегенде колду белгө коюп, жерде жаткан таякчанын үстүнөн алдыга-артка секириүү (7-сүрөт).

### Секиргич жипте аткарыла турган көнүгүүлөр




1. *Алгачкы абал (A. a.)*. Секиргич жипти колдо ылдыйда кармап туруу. 1–2 дегенде буттарды ийин кеңдигинде коюу жана бут учуна көтөрүлүү жана колдорду жогоруга узатып, керилүү. Алгачкы абалга кайтуу.

2. *A. a.* 1–2 дегенде секиргич жипти мондан түшүрүп, учтарынан кармап туруу жана буттарды ийин кеңдигинде коюу. 3–4 дегенде солго бурулуп, сол колду түздөп кармоо жана секиргич жипти ийинге параллель абалда тутуп туруу; алгачкы абалга кайтуу. Ушунун өзүн оң жакка да аткаруу.


3. *A. a.* 1–2 дегенде чалкалап жаткан абалда секиргич жипти түздөлгөн колдо сан үстүнөн түшүрүп кармоо; 3–4 дегенде буттарды көкүрөккө тартып, секиргич жипти таман астында кармоо; алгачкы абалга кайтуу (8-а сүрөт).

4. *A. a.* 1–2 дегенде буттарды кең коюп, секиргич жипти тебелеп туруу жана жиптин эки учунан кармап катуу тартуу; 3–4 деген-




1


2



3

**8-а сүрөт.**

4



5

**8-б сүрөт.**

де алдыга ийилип, колдорду артка узатуу; алгачкы абалга кайтуу.

5. А. а. 1-2 дегенде кол менен секиргич жипти артта кармоо; 3-4 дегенде секиргич жип менен секирүү. Алгачкы абалга кайтуу (8-б сүрөт).



## **ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАРАЯНЫНДА ПРАКТИКАЛЫК КЫЙМЫЛ КӨНҮККӨНДҮК ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛАРЫН ПАЙДА КЫЛУУ**

### **Гимнастика жөнүндө**



Гимнастика сабагы атайын жабдылган спорт залында же ачык гимнастикалық аяңчада өткөрүлөт. Аяңчада спорттук жабдыктарды сабак учурунда машыгып жаткан топтор бири-бирине тоскоол болбой турғандай кылып жайгаштыруу керек. Мында окуучулардын жалпы катарга тuruусуна, жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр, көркөм гимнастика көнүгүүлөрү, оюн жана эстафеталарды өткөрүүчү жайлардын тандалышына көңүл буруу зарыл.

Сабак учурунда топ, секиргич жип, чоң алкак, гантель, гимнастикалық таякчалардан өнүмдүү пайдаланууга аракет кылынат. Ал үчүн топторго бөлүнүп, кезек менен спорттук аспаптарды пайдаланган оң.

Ардактуу окуучу, сен гимнастика сабагында спорттук кийимдерде — майка, трусы, трико, спорттук жумшак бут кийимде болуун керек.


Сабакта гимнастика жөнүндө жалпы маалымат алуу менен бирге саламаттыгыңды чындоого, дene тарбиялык жактан ар тарап-

туу шайкеш өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүүчү, организмдин турмуштук зарыл кыймыл-аракет тажрыйбаларын өнүктүрүүчү көнүгүүлөр жана спорт гимнастикасынын түрлөрү (спорт жана көркөм гимнастиканын элементтери, акробатика) менен таанышууга жетишесин. Мындан сырткары, эртең мененки гимнастикалык көнүгүүлөрдүн комплексин өз алдыңча түзүү жана аларды туура аткарууну үйрөнөсүн. Гимнастикалык көнүгүүлөрдүн кантип киши организминин системасына жана кыймыл аппараттарына түздөн-түз таасир көрсөтүүсүн түшүнүп аласын.

Машыгуу учурунда аспап-жабдыктарды көздөн кечирбей туруп машыгууга киришпе. Спорттук жабдуулардан секирип түшүдө таянып секирүүнү унутпа.


## **ТИЗИЛҮҮ ЖАНА КАЙРА ТИЗИЛҮҮ УСУЛУ, ЭРЕЖЕЛЕРИ**

Сен 3-класста катарга туруу көнүгүүлөрүн аткарууну үйрөнүп алгансын, эми сапка тизилүү усулдарын, тизилүү жана кайра тизилүүнү, бир жерден экинчи жерге которулуу усулдарын, аралыкты алыстаттуу жана жакындаштырууларды үйрөнүп алуун зарыл.




**9-сүрөт.**

*Бир катар болуп тизилүү (9-сүрөт).*




**10-сүрөт.**

*Турган жерде онго же солго бурулуу (10-сүрөт).*




**11-сүрөт.**

*Бир катардан экинчи катарга тизилүү (11-сүрөт).*




**12-сүрөт.**




**13-сүрөт.**

*Бир катардан үч катарга тизилүү (12-сүрөт).*



*Бир катардан үч катарга кыры менен болуп тизилүү (13-сүрөт).*



**14-сүрөт.**






**15-сүрөт.**



**16-сүрөт.**

*Кыймыл учурунда бир катардан үч, төрт, беш катарга тизилүү (14-сүрөт).*



**17-сүрөт.** а

б


в

*Бөлүнүү жана эки катарга биригүү (15-сүрөт).*


*Эки катардан биригүү аркылуу төрт катарга тизилүү (16-сүрөт).*

*Айланып жүрүү. Диагональ бойлопжүрүү. Тескери багыт боюнча жүрүү (17-сүрөт).*

*Төрт катардан бир катарга тизилүү жана жылан изи болуп жүрүү (18-сүрөт).*



а




б


**18-сүрөт.**

*Капталга узатылган колдордун кеңди-гинде жайылуу. Үч, төрт кишилик катарда жүрүп жайылуу (19-а, б сүрөттөр).*

*Алдыга сунулган колдордун узундугунда*



**19-а сүрөт.**




**19-б сүрөт.**

жайылуу. Бир-төрт эсебинде кыры менен жайылуу (20-сүрөт).


Бул жерде ондогу баштоочу, үчүнчү, бешинчи, жетинчи окуучу ордунда калып, алдыга кадам таштап жайылат жана артка бурулуп, жайына келип турат.


Бир катарлуу саптан эки катарлуу сапка өтүү. Мындай эки катарлуу сапка өтүүнү эки усулда аткаруу мүмкүн.

**Бириңчи усул:** бир-эки деп саналат жана



биринчи номерлүлөр алдыга бир же эки кадам коюп артка чыгат (21-сүрөт).







Экинчи усулда биринчи номерлүүлөр оң бут менен алдыга-солго кадам коёт жана экинчи окуучунун алдына өтүп турат (22-сүрөт).

Бир айланадан экинчи айланага кайра тизилүү эки усулда аткарылат.

**Биринчи усул:** бир-эки деп саноо жолу менен (23-сүрөт).





## 24-сүрөт.

Экинчи усул: катар номерин саноо жолу менен. Мында алгач эки четки (1–36) жана эки ортоңку номерлүү (18 жана 19) балдар аныкталат. Кийин 1 – 18 номерлүү балдар бир айлананы, 19 – 36 номерлүү балдар экинчи айлананы пайда кылышат (24-сүрөт).

### Арканга жармашып чыгуу



Урматтуу окуучу, сен жармашып чыгуунун үч түрдүү усулда аткарылуусун билип алгансың. Баштапкы абал, түздөнгөн колдорго асылып турасың. 1-усулду аткарғанда, баштап асылып турган буттар тизеден бүгүлүп, көкүрөккө тартылат. Мында арканды тизелердин алды жана он буттун учу, сол буттун таманы менен кысып алынат, кол да бир аз бүгүлөт. 2-усулду аткарғанда буттарды түздөп, колдорду бүгүп, жогоруга тартыласың (кол удаалаш коюулуусу керек). 3-усулду аткарғаныңда арканды буттар менен катуу

кысып, колдорду кезеги менен жогорураактан кармап тартыласың.

**Үйрөнүүнүн удаалаштыгы.** 1. Баарынан мурда арканды колдор менен кандай кармоону үйрөн. Кийин арканда тартынуу көнүгүүлөрүн аткар.

2. Жардамчы көнүгүүлөрдөн пайдаланган түрдө арканды бут менен ар түрдүү усулдарда кармоого машык.

3. Арканда буттарды түйүнгө тиреп асылып тур.

4. Термелип турган арканда асылып тур (термелүү бурчу 25°).

5. Арканда асылып туруп, буттарды жылдыр.

6. Арканда асылып туруп, колдорду жылдыр.

7. Асылып туруп, тизени көкүрөккө тарт.

8. Түйүндүү арканга жармашып чык.

9. Арканды бут алаканы менен алмаштырып кысып кармап турууну ишке ашыр.


Арканга жармашып чыгууга үйрөтүүнүн үч усулу 25-сүрөттө келтирилген.

Арканды бут менен кысып кармоону баштап столдо, козёлдо, кондо, скамейкада отурган абалда үйрөн. Ал үчүн төмөнкү даярдоочу көнүгүүлөрдү аткарууң мүмкүн:

1. Полдо (төшөктө, матта) отуруп, колдор менен арканга асылуу жана колдорду жылдырып, жатып асылуу абалына өтүү.

2. Ушул абалдан туруп асылуу абалына өтүү.

3. Жатып асылган абалда, полдо буттар менен онго (солго) кадам таштоо.



**25-сүрөт.**

4. Жатып асылган абалда, кезеги менен бир колду коюп жиберип асылып туруу.

### **Оор нерсени көтөрүү жана алып барып коюу**



Оор нерсени көтөрүп алып барып коюу көнүгүүсүн сен күчтү, шамдагайлыкты, чыдам-кайлыкты өнүктүрүү, ошондой эле жамаа болуп аракеттенүү тажрыйбаларын пайда кылуу максатында аткарасың. Мында жүктүн оордугу 10–12 кг дан ашпастыгы керек. Алып барып коё турган буюмун миздүү, кырдуу болбостугу, кармап алуу үчүн абдан ыңгайлуу болушу керек. Буюмдарды бир жерден экинчи жерге алып өтүү убактысы 10–15 секунддан ашып кетпесин.

Оор буюмду алып барууну үйрөнүп жатканында этият болушуң, булчундарың ашык-

ча күчөнбөстүгү керек жана бул учурда алдыга бир аз ийилген абалда жүрүү пайдалуу. Көнүгүүнү аткарууда белгө күч келүсүнө жол койбостукту унутпа.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Жылан изи болуп жүрүү кандай болоорун көрсөтүп бере аласыңбы?
2. Бир катардан эки катарга тизилүү кандай аткарылат?
3. Диагональ бойлоп аракеттенүүнү көрсөт.
4. Төрт катардан бир катарга туруу кандай ишке ашырылат?
5. Катардан кыры менен тизилүүнү көрсөтүп бергиле.
6. Арканга жармашып чыгуу көнүгүүлөрүн көрсөтүп бер.

### **Аралаш жана жөнөкөй асылуулар**

Спорттук жабдууга асылуу деп, мында сенин ийинин кармоо чекитинен төмөн жайгашкан абалды айтабыз. Спорттук жабдууга тулку бойдун бир бөлүгү менен, мисалы, колдор менен асылуу — жөнөкөй асылуу деп эсептелет. Тулку бойдун башка бир бөлүгү менен спорттук жабдууга же полго таянган абалда асылсан, анда — аралаш асылган болосун. Бул көнүгүүлөр сага кол жана ийин алкагы булчундарыңдын өнүгүшүнө, ошондой эле, арка, курсак жана көкүрөк булчундарына көп, ал эми бут булчундарына салыштырмалуу таасири аз, бирок жалпы булчундарыңдын чыныгуусуна пайдасы чоң.

Асылуулардан туура пайдалансаң тулку боюндан туура калыптануусуна жакшы таасир көрсөтөт. Асылуу көнүгүүлөрү көбүрөөк спорттук жабдууларда аткарылат, ошондуктан сен көнүгүү аткарганыңда, алардын биийктигин, кеңдигин жана башка өзгөчөлүктөрүн эсепке алуун керек. Бул сага өзгөрүлмө шарттарда машыкканда өзүндү башкара алуу тажрыйбасы жана көнүкмөлөрүнүн пайда болуусуна жардам берет.

Асылуу көнүгүүлөрү да гимнастикага мүнөздүү болгон тактыкта аткарылуусу менен башка кыймыл түрлөрүнөн айырмаланат, көнүгүүлөрдү аткарганыңда буга өзгөчө көнүл бур. Сага кыйын болгон, башкача айтканда булчундарга, тарамыштарга, дем алуу мүчөлөрүнө терс таасирин көрсөтө турган көнүгүүлөрдү аткарганыңда этият бол.

Асылуу көнүгүүлөрүн аткарганыңда колдорундан кармоо абалы өзгөчө мааниге ээ. Анткени бул көнүгүүлөр дем алуу үчүн татаал, ыңгайсыз жагдайды түзүп, дем алууну оордотот. Ошондуктан сен көнүгүү аткарып жатканыңда дем алууну токтолпостукка, тегиз жана терең дем алууга үйрөнүшүн керек.

Асылуу көнүгүүлөрүн жеке абалда да, топ болуп да аткаруун мүмкүн. Ар эки абалда да спорттук жабдуудан туура пайдаланышың, көнүгүүнү туура баштап, туура аяктоого, көнүгүүнү аткарып болгондон соң туура секирип түшүүгө, ыңгайсыз абалда өзүндү

ондоп алууга жана спорттук жабдуулардан үйрөтүлгөндөй алыстоого адаттанышың көрек.

Асылуу көнүгүлөрү төмөнкү спорттук жабдыктарда: горизонталдык брустарда, гимнастикалык шатыда, скамейкада, турникте, арканда, алқактарда аткарылат. Көпчүлүк көнүгүлөрдү аткарғанда гимнастикалык төшөктөр (маттар) керек болот.

### **Жөнөкөй жана аралаш асылуу усулдары:**

тик турган абалда асылуу (26-сүрөт);


чөгөлөгөн абалда асылуу (27-сүрөт);

турникте жатып асылуу (28-сүрөт);

буттарды артка узатып асылуу (29-сүрөт);




**26-сүрөт.**




**27-сүрөт.**



**28-сүрөт.**



**29-сүрөт.**



30-сүрөт.




31-сүрөт.

кол менен арка жактагы таянычты кармап туруп асылуу (30-сүрөт);

жатып асылган абалда колдорду бүгүү (31-сүрөт);



32-сүрөт.



33-сүрөт.



горизонталдык устунга эки бут жана эки колдо асылуу (32-сүрөт);

горизонталдык устунга бир бут жана эки колдо асылуу (33-сүрөт);

бийик турникке асылуу жана секирип түшүү (34-сүрөт);



турникке бутту тизеден бүгүп жатып асылуу (35-сүрөт);

гимнастикалык шатыда бурч пайда кылышп асылуу (36-сүрөт); кол менен кармоо усулдары; а – жогорудан кармоо; б – ылдыйдан кармоо; в – аралаш кармоо; г – колдорду кайчылаштырып кармоо (37- а, б, в, г сүрөттөр).



**34-сүрөт.**

**35-сүрөт.**



**36-сүрөт.**

**37-сүрөт.**

## **Аралаш жана жөнөкөй таянуулар:**


билектерге таянуу (38-сүрөт);

оң бутту жогорудан өткөрүп таянуу (39-сүрөт);


колдорду артка коюп таянуу усулдары (40-а, б, в сүрөттөр);

скамейкага түрдүү усулдарда таянуулар (41-сүрөт).









**38-сүрөт.**



**39-сүрөт.**



**40-сүрөт.**



**41-сүрөт.**

## Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрү




Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрү бул — кеңейтилген таяныч аяңтасында тулку-бойду кыймылсыз жана кыймыл учурунда керектүү абалда кармап туруу болуп саналат. Алар сендерги кыймылдын шайкештигин, күнт коюучулукту, өзүн тута билүүнү, чыдам-кайлыкты, чечкиндүүлүктү тарбиялоого, мейкиндикте болжол алууга жардамдашат.


Мындан сырткары, сенде келишкен бойкелбетти калыптаандарууда, бир калыпта дем алуу жана кыймылдарды так аткарууда бул көнүгүүлөрдүн ролу чоң.

Кааласаң тең салмактуулукту сактоонун жөнөкөй көнүгүүлөрүн спорттук жабдууларсыз деле аткарышың мүмкүн: белгиленген сзыык боюнча жүрүү, колдордун абалын өзгөртүп, буттун учунда жүрүү (42-сүрөт); жантайтып коюлган скамейканын үстүндө буттун учу менен жүрүү (43-сүрөт).


Топтун үстүнөн аттап өтүп, тең салмактуулукту сактап басуу (44-сүрөт).



42-сүрөт.



**43-сүрөт.**



**44-сүрөт.**

Бир бутту артка көтөрүп сунуп, алга ийилгөн абалда экинчи бутта тең салмактуулукту сактап туруу. Бул көнүгүүнү баштап полдо, кийин горизонталдык устундун үстүндө жана эки бүктөлгөн секиргич жиптин үстүнөн секирип өтүү менен аткарсаң да болот (45-сүрөт).

Бут учтарында горизонталдык устундун үстүндө капталына кадам таштап жүрүү (46—47-сүрөттөр).

*Оңго, солго кайчылаш кадамдап жүрүү.* Бул үчүн сен буттун учунда турганда оң бутуңдун алдына сол бутунду кайчылаш түрдө коюшуң жана таяныч бутуңдун учун оңго буруун керек. Ушунун өзүн башка бутта аткар. Кайчылаш кадамдарды баштап тегиз жerde, кийин гимнастикалык скамейкада үйрөнсөң максатка ылайык болот.


*60–80 см бийиктикте тартылган жиптин астынан өтүү.* Бул үчүн буттарды керген



**45-сүрөт.**



**46-сүрөт.**



**47-сүрөт.**

абалда алдыга ийилип жиптин астынан өт жана түздөнүп туруп кыймыл багыты жакка башыңды бур. Эми ушул кыймыл аракеттерди тосмонун алдында токтобой аткар.

***Бир бутта жарым чөгөлөп отуруу.*** Бул көнүгүүнү аткаруу үчүн горизонталдык устундун ортосуна түз турган абалда келип бир бутта чөгөлөп отур. Андан соң көнүгүүнү кезеги менен он жана сол бутта аткар.

### **Ордунда туруп бир жана эки бутта секириүү**



Бир же эки бутта секирип жатканыңда буттарды түздөп, буттун учун созуп, тулку бойду түз карма. Колдорду жогоруга кыймылдатып түртүлүүнү жөнилдештир.

***Үйрөнүүнүн удаалаштыгы.*** 1. Бул үчүн сен буттарды кайчылаштырган абалда эки бут-

тап секир; ушунун өзүн буттарды абада алмаштырып аткар.

2. Бир бутту ар түрдүү абалдарда кармап экинчи бутта секир.

3. Колдоруңдун абалын өзгөртүп, кезеги менен оң жана сол бутта секир.

4. Бир бутунда туруп, экинчисин алдыга сунуп тең салмактуулукту сакта.

Урматтуу окуучу, тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрүн өзүнчө үйрөнүүдө татаал болбогон аралаш көнүгүүлөрдү да аткар. Ал үчүн сен жүрүү, бурулуулар, буттун учунда туруу, тизелерде туруу, кол, буттун кыймылдары жана башкалардан пайдалансаң болот.

Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрүн иш жүзүндө аткаруу үчүн колдун алгачкы абалын, тулку бойдун, буттардын кыймылын өзгөртүүң; кошумча буюмдар (топ, таякча, секиргич жип, чоң алкак) дан пайдалануң; кыймыл түрлөрүн (таманда, буттун учунда, майда жана ар түрдүү кадамдар менен) өзгөртүүң; кошумча тапшырмалар (аттоо, тоскоолдуктун астынан өтүү, нерселерди илип алуу)дан пайдалануң; таянуучу жериңдин аянын кичирейтүү arkылуу татаалдаштыруун мүмкүн.

## Акробаттык көнүгүүлөр



Акробаттык көнүгүүлөр сага күчтү, шамдагайлыкты, ылдамдуулукту, эр жүрөктүктү, чечкиндүүлүктү өнүктүрүүгө жардам берет

жана мейкиндикте туура болжол алууга үйрөтөт. Булардан сырткары, акробаттык көнүгүлөрдүн спорттун көп түрлөрү, айрыкча, спорт гимнастикасы, сүуга секириүү, жөңил атлетика жана спорт оюндарын ошондой эле кышкы спорттун түрлөрү боюнча тажрый-баларды тезирээк өздөштүрүүндө пайдасы чоң. Сен бул көнүгүлөрдү аткарууда санитария-гигиена эрежелерине да амал кылуун керек. Гимнастикалық төшөктөрдүн жана килемдердин ар дайым таза болушуна, алардын үзгүлтүксүз аарчылып, жуулуп турулуусуна көңүл буруун зарыл. Жылдын ысык күндөрүндө жөнөкөй акробаттык көнүгүлөрдү чөптүү, кең аянтарда өткөрсө да болот.



Акробаттык көнүгүлөрдү эки түргө бөлүшөт. Биринчи түргө өнүктүрүүчү (динамикалық), экинчи түргө бир калыпта аткарыла турган көнүгүлөр кирет. Программада өнүктүрүүчү көнүгүлөрдүн түрүнө төмөнкүлөр киргизилген: отурганда жыйрылуу, чалкалап жаткан жана чөгөлөгөн абалда оңкочук атуу (артка, капталга); алдыга тоголонуу (48-сүрөт).


Төшөктөрдүн тобунан куралган бийиктиктен колду алдыга коюп тоголонуу жана жантайтып коюлган гимнастикалық скамейка-



**48-сүрөт.**

нын үстүндө алдыга карай тоголонуу. Шеригинин үстүнөн өтүп же артка оңкочук атуу (49—50-сүрөттөр).





**51-сүрөт.**


Чөгөлөп отурган абалдан артка тоголонуу (51-сүрөт).

*Далыларда тик туруу.* Сен бул көнүгүүнү арка менен жаткан абалда аткарсаң болот. Ал үчүн буттарыңды көтөрүп, баштың артына жана далыларга таянасың, колдорду чыканактан бүгүп полго тирейсің жана колдордун алакандарын белге коюп, буттарды жогоруга көтөрөсүң (бут учтары созулат). Бул көнүгүүнү бүрүшүп, жыйрылып жаткан абалдан, отурган жана чөгөлөп отурган абалдардан артка тоголоп да аткарууң мүмкүн (52—53-сүрөттөр).


Бул көнүгүүлөрдү үйрөнүп жатканыңарда буттардан кармап өз ара жардамдашкыла.



**52-сүрөт.**



**53-сүрөт.**



**54-сүрөт.**



**55-сүрөт.**

**Таянып секириүүлөр (бийиктик 90 – 100 см).** Бул көнүгүүнү аткаруу үчүн баштап тизелеп таянып отур жана секирип түш (ко-зёлду туурасынан коюу) (54-сүрөт). Тизелерге таянып секириүүнү үйрөнүп алгандан соң, чуркап келип түртүлүп козёлдон буттарды керип, секирип түш (55-сүрөт).

**Үйрөнүүнүн удаалаштығы.** Бул үчүн сен полдо бутка отурган абалдан колдорду жогоруга шилтеп көтөр жана кайра тездик менен чөгөлөп отуруу абалына өт; ушунун өзү, бирок тизелер менен түртүлүп, чөгөлөп отуруу абалына өт; тизелерде тик туруп, таянуу абалынан буттарды түздөп тур, керип кайра таянуу абалына өт; ушунун өзү, бирок колдорду жогоруга көтөрүп буттарды керип тик туруу абалына өт.

**Этияттануу.** Мында жардамдашуучу секирип түшүү жайына жакын турат. Зарыл болгондо ал машыгуучунун көкүрөк астынан же белинен кармап көмөк көрсөтөт. Козёлго колдорду тиреп, андан түртүлүп ашып өтүү сага таянып секириүүгө мисал боло алат.

*Отурган орундан таянуу абалына секирип чыгып, керишип секирип түшүү.*

Мында сен буттарың менен түртүлгөндөн кийин, жамбаш-сандарыңды жогору көтөрүп колдор менен козёлго таянасың жана буттарды эки жакка кересин. Андан соң дароо түздөнүп, омуртка тутумуң жана белинди бир аз керип, ошол эле учурда колдорду да жогоруга-капталга көтөрөсүң. Бул абалды жерге келип түшкөнүндө да сакта.

*Үйрөнүүнун удаалаштыгы.* Бул үчүн баштап 4–5 кадам чуркап келип, көпүрөгө секириесин жана андан эки бутта түртүлүп, буттарыңды кересин жана жерге женил түшөсүң. Мындан сырткары сен гимнастика скамейкасында, горизонталдык устунда түз туруп жерге секириүү жана козголбой туруп калууну; козёл же полдо түз туруп, бор менен сзыып коюлган айланага секирип түшүүнү; таянуу абалына секирип чыгуу жана керишип секирип түшүүнү; 4–5 кадам чуркап келип, эки бутта түртүлүп тизеге таянып чөгөлөө жана тулку бойду түздөп, жумшак секирип түшүүнү аткарасын.

### **Кыймыл сапаттарын өнүктүрүүгө байланышкан көнүгүүлөр (гимнастикада)**




*Күч жана чыдамкайлыкты өнүктүрүү* үчүн топторго бөлүнөсүңөр. Мында сен экиден көп көнүгүү аткарбастыгың максатка ылайык. Ар бир көнүгүүнү 2–3 жолу кай-

талап аткар. Алардын арасында 1–1,5 минуттан эс алууну пландаштыр.

### *Кол жана ийин алкагы үчүн көнүгүлөр*

1. Бул үчүн сен скамейкага таянып жаткан абалда колдорду бүгүп-жаз (56-сүрөт).
2. Ушунун өзүн жерге таянып жаткан абалда аткар.
3. Ушунун өзүн колдорду бир аз кең койгон абалда аткар.
4. Ушунун өзүн бутту скамейка же кандайдыр бир бийигирээк жерге койгон абалда аткар.
5. Кичине турникте асылып жаткан абалда колдорду бүгүп-жаз (57-сүрөт).
6. Эми сен колду бүгүп же түз туткан абалда кыймылдатуу менен байланышкан көнүгүлөрдү; ар түрдүү созулуу менен, колдорду айландырып аракеттендирүү менен байланышкан көнүгүлөрдү аткар.
7. Бетме-бет туруп, көкүрөк тушунда аланда алаканга чиркеп, колдорду каршылык көрсөтүү менен бүгүп-жазгыла.
8. Гимнастикалык таякчаны тең кармап, өзүңөргө тарткыла.





**56-сүрөт.**




**57-сүрөт.**

*Спорттук жабдық-каражаттар менен  
аткарыла турган көнүгүүлөр*

9. Бул көнүгүүлөрдү сен жантайтып коюлган скамейкага жармашып чыгып аткарасың (58-сүрөт).
10. Скамейкада жаткан абалда жылуу.
11. Скамейкага таянып турган абалда жылуу.
12. Гимнастикалык скамейкага таянып турган абалда колдорду бүгүп-жазуу (59-сүрөт).
13. Арканга буттун жардамында жармашып чыгуу.
14. Бийик (чоң) турникте тартын (бир адамдын жардамында) (60-сүрөт).





**60-сүрөт.**

### **Тулку бой жана моюн булчундары үчүн көнүгүүлөр**



15. Бул көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн: башты ий, бурулуп, айлана формасындагы кыймылдарды жаса.

16. Башты колдор менен кармап туруп атаандаштын каршылыгын женип өтүп жыл.


17. Таянып турган абалдан буттарды керип, маңдайыңды төшөккө коюп тур. Денени алдыга-артка, солго-онго акырындык менен кыймылдат.

18. Ушунун өзүн колдорду белге койгон абалда аткар.


19. Колдорду жогоруга узат, полдо жаткан абалда керишүүнү аткар (бирден кол жана буттарды полдон көтөр).

#### ***Бут булчундары үчүн көнүгүүлөр***


20. Гимнастикалык шатынын рейкасынан кармаган абалда отуруп-тур (61-сүрөт).



**61-сүрөт.**



**62-сүрөт.**



**63-сүрөт.**

21. Ушунун өзүн бир бутта аткар.
22. Ушунун өзүн рейканы кармабай аткар.
23. Колдорду жогору созуп гимнастикалық дубалдын рейкасынан карма жана түрдүү кыймылдарды аткар (62-сүрөт).
24. Гантелдер менен түрдүү кыймылдарды аткар (63-сүрөт).

*Муундардын кыймылдуулугун өнүктүрүүгө  
байланышкан көнүгүүлөр*

25. Бул үчүн сен колдорду түз кармаган абалда жогору ылдамдыкта ар түрдүү кыймылдарды аткар.

26. Алдыга, капталга, артка ийилүүлөрдү аткар (колдор жогоруда, буттар бириктирилген же бир аз арасы ачылган болот).

27. Колдорду капталга узатып, тулку бойду он (сол) жакка бур.

28. Ушунун өзүн колдордо 0,5—1,0 кг дуу гантелдер менен аткар.

29. Жерде отурган абалда, алдыга эңке-йип көкүрөкту тизеге тийгиз.

30. Ушунун өзүн шерик жардамында аткар.

31. Чалкалап жаткан абалдан «көпүрө» пайда кыл.

32. Гимнастикалық дубалды кармап буттарды алдыга, капталдарга, артка шилте.

33. Буттарды кенирээк керип коюп, таян.

34. Тик турган абалда гимнастикалық таякчаны ылдыйда кармап, кезеги менен анын үстүнөн аттап өт.

### *Ылдамдық жана шамдагайлық сапаттарын өнүктүрүүгө байланышкан көнүгүүлөр*

35. Бул максатта сен бир жана эки бутта мүмкүн болушунча бийикке секириүүнү;

36. Алдыга теминип, бир, эки буттап секириүүнү;

37. 40–60 см бийиктиктен ылдыйга секириүүнү;

38. Чуркап келип, эки бутта түртүлүп, 60 см бийиктигө козёлго чөгөлөп, таянып отуруп алууну;

39. Ар түрдүү абалдардан 1–2 кг дуу толтурма топту бир жана эки колдо ыргытууну билүүн зарыл.

## *Тең салмактуулукту сактоону өнүктүрүүгө байланышкан көнүгүүлөр*

40. Мында сен гимнастикалык скамейка же горизонталдык үстүндүн үстүндө кадамдап жылып жүрүүнү;

41. Ушунун өзүн  $180^\circ$  ка айлануу менен аткарууну;

42. Гимнастикалык скамейканын үстүнөн шеригиң менен бетме-бет келип, өз ара жардам берүү аркылуу орун алмаштырууну;

43. Башты, тулку бойду ар түрдүү ыкмалар менен айландырып жылып жүрүүнү;

44. Алдыга тоголонуу, кийинчөрөөк машиггуу убактысын жана ылдамдыгын акырын арттырып барууну;

45. Эки буттап секирүү, ошондой эле  $180^\circ$  жана  $360^\circ$  ка бурулууну;

46. Ушунун өзүн көздөрдү байлап коюп аткарууну;


47. Жантайтып коюлган скамейканы бойлоп жогоруга жана ылдыйга жылууну үйрөнүшүң керек.

### **Жеңил атлетика жана анын түрлөрү жөнүндө**



Урматтуу окуучу, сен түз багытта чуркоо, чуркап келип «бутту бүгүп» узундукка секирүү, чуркап келип бийиктиктен «аттап өтүү» усулу менен секирүү, тенис тобун кулач керип ийин үстүнөн ашырып, кайчылаш кадамдап алыска ыргытуу, төмөнкү жана жогорку старттан чуркоо техникасын өздөштүрүп алгансың.





### **64-сүрөт.**


Эми чуркоо техникасын терең өздөштүрүүнү улантасың. Бул үчүн чуркаган учурда тулку боюнду алдыга бир аз ийип, колдорду чыканактан бүгүп буттун кадамына тең абалда кой жана тиешелүү кадамдар ритмиде кыймылды улант. Чуркоо көбүрөөк колдун кандай иштеши жана кадам таштоо аралыгы менен байланышта болуусун, колду, бутту тез аракеттендириүү ылдамдыкты ашырууга жардам берээрин билесин, андыктан жеңил чуркоо жана эркин аракеттенүүнү дайыма бир калыпта аткарууга умтул (64-сүрөт).

Эми чуркоо техникасы боюнча билгендерине кошумча төмөндөгү даярдоочу көнүгүүлөрдү да аткаруу керек:

1. Бут алаканынын алдыңкы бөлүгүндө тегиз, бир калыпта чуркоо, бут алаканын толук койбой, учун гана коюу.

2. Топтордун үстүнөн кыска кадам кеңдигинде аттап өтүү жана топту көрсөтүлгөн жерде алып жүрүү же топтун үстүнөн аттап тегиз жана тез-тез чуркоо, топтордун арасындағы аралыкты акырын чоңойтуп бир калыпта чуркоо (65-сүрөт).

3. Тегиз, жай жана токтоосуз (4 минутка чейин) чуркоо учурунда тулку бой жана баш-



**65-сүрөт.**

тын абалын, кол жана буттун кыймылынын тууралыгын көзөмөлдөө.

4. Бут алаканын толук коюп жай чуркоо.

5. Түз сзыык бойлоп кыймыл ылдамдыгын арттыруу, күүлөнүү менен чуркоого өтө турган дөңсөөдөн чуркоо.

***Майда кадамдалап чуркоо.*** Бул көнүгүүнү үйрөнүү үчүн сен баштап ордуңда, бир нерсеге таянып же таянбай, кийин акырын алга аракеттенүүнү жасашың керек, анткени мында сен бут алканы учунан баштап коюлуусунан тизе мууну толук жазылуусуна чейинки бут жарайанды билип аласың.

***Секириүгө байланышкан же секириүү менен чуркоо.*** Бул көнүгүү сага кең кадам таштоо жана түртүлгөндөн кийин мейкиндиктө учуу кезинде тулку бойдун абалын туура кармоо көнүкмөсүн пайда кылууга жардам берет. Көнүгүүнү башта гимнастикалык төшөктө, бир бутта түртүлүп, экинчи бутта түшүү менен үйрөнөсүң. Буга кошумча учуунун узактыгына, түртүлгөн буттун балтырын санга карай тартуу техникасын жакшылап үйрөнүүгө көңүл бур.

Көнүгүүнү аткарғанда төмөнкүлөргө: тул-



**66-сүрөт.**

ку бойду туура эмес тутууга; түртүлүүчү бут аягына чейин түздөлбөй калуусуна; жердөн түртүлгөндөн соң буттун жетиштүү деңгээлде бүгүлбөй калуусуна; колду капиталга кыймылдатууга жана буттун учунун кескин бурулуп кетүүсүнө жол койбо.

**Жогорку старт.** Жогорку стартты туура аткаруу үчүн сен эң күчтүү бутунду старт сзызыгына жакын коюп, аны бир аз тизеден бүгөсүң жана боюнду бир аз алдыга созосуң, мында жалпы оордук борбору күчтүү буттун учунан түшөт. Экинчи бутту 10—15 см артка, бир аз капиталга керип жана тизеден бүгүлгөн абалда учу менен жерге коёсүң. Алдыда турган бутуңа кайчылаш жайгашкан колду чыканактан бүгүп алдыга чыгарып, экинчи колду артка тартасың. Аралык канча аз болсо, бутту ошончо көбүрөөк бүк, тулку бойду алдыга ошончо көп ийүүнү эсинден чыгарба (66-сүрөт).

Андан соң эки бутту бир аз бүгүп, оордук борборун алдыңкы бутка өткөр жана «Чурка» буйругунан соң чурка. Чуркап жатканда бутту туура коюуга, колдордун туура эмес жайгашып калbastыгына, бутту өтө кең таштабоого аракет кыл. Жогорку старт техникиасын толук өздөштүрүп алганындан соң, аны акырын өнүктүрүүгө өт.

## *Чуркап келип «буттарды бүгүү» усулу менен узундукка секириүү*

Бул үчүн сен жумшак түшүүнү жана мейкиндикте кадамdap учууну үйрөн (67-сүрөт). Бул максатта сага төмөнкү жардамчы көнүгүүлөрдү аткаруу жакши жардам берет.


1. 2–4 кадамdap чуркап келип узундукка секириүү.

2. Кыска аралыктан чуркап келип, бой бийиктигиндеи желекчеге секириүү менен колду тийгизүү.

3. Тосмолордон өтүп кабаттап коюлган төшөмөлөрдүн үстүнө секириүү.

4. 30-50 см бийиктиктө тартылган резина, аркан тосмолордон кадамdap секирип өтүү.

Балдар, түрдүү көнүгүүлөрдү аткарып жатканда төмөнкүлөрдү: абада учууда түртүлүүчү бутту тизеден көбүрөөк бүгүүнү, денени көздөй тартууну, түшүүдө буттарды




**67-сүрөт.**

мүмкүн болушунча алга узатып созууну билүүңөр зарыл.

*Чуркап келип бийиктике секириүүнүн «аттап өтүү» усуулун үйрөнүү.* Мында секириүү техникасын эсте. Ушул максатта тартылган аркан же резинанын үстүнөн көп жолу секириүүнү кайтала.

Мында сен секириүүнүн айрым элементтерине: жерге түшө баштаганда тең салмактуулукту сактап калууга жана жыгыла баштаганда дене оордугунун коопсуздугун камсыздоого өзгөчө көңүл бур (68-сүрөт). Секириүүнү жакшы үйрөнүү үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү аткарууну өздөштүрүп ал:

1. Түртүлүүчү бутта жөңил көтөрүлүү (гимнастикалық дубал жамбаштан кармалат) жана бут менен теминүү;
2. 1-3 кадамdap чуркап келип – шилтөөчү бутту жогору көтөрүп 40–60 см бийиктигеги тосмодон секириүү;
3. Жүгүрүүдө буттун таманын толук коюу жана чуркоо ритмине сөзсүз амал кылган түрдө, үч кадамdap секириүү;
4.  $35^{\circ}$ – $45^{\circ}$  бурч боюнча чуркап келип секириүү;




5. Планкадан өтүү усулу, башкача айтканда буттун учу жана тизесин планканы көздөй бир аз буруу. Бул иш-аракет тизени планкадан тез алып качууга жардам берүүсүн билип ал.

*Теннис тобун турган жайдан жогорудан ийинден ашырып алыска ыргытуу.*


Мында сен топту туура кармап колду эркин шилтөөгө, колду эң жогорку чекитке чейин көтөрүүгө, бут жана жамбаш сөөгүн жетиштүү даражада аракеттendirүүгө жана ыргытууну аткарғандан кийин сзыктан өтпөй токтоп калууга үйрөн (69-, 70-, 71-, 72-сүрөттер).

Теннис тобун ыргытууну үйрөнүүдө төмөнкү көнүгүүлөрдөн пайдалан:


1. Топту ыргытуу багытына карап турган абалда ыргыт.




**69-сүрөт.**



**70-сүрөт.**



**71-сүрөт.**



**72-сүрөт.**

2. Оңго жарым бурулуп турган абалда ыргыт.

3. Топту ыргытуу багытына каптал менен турган абалда ыргыт.

Көнүгүүлөрдү аткаруу учурунда артка мүмкүн болушунча керил, колду бош жана кең шилте. Көнүгүүнү аткарғанда колдун кыймыл багытындагы чектегичтен пайдалан. Мисалы, эки мамычалар арасына аркан тартып коюлат. Топту тартылган аркандын үстүнөн туштагы бутага ыргытуу көнүгүүсү бардыгынан көбүрөөк натыйжа берет. Бул көнүгүүнү спорт залында, баскетбол шитине ыргытып аткарса болот.

Ыргытуу учурунда төмөнкүдөй: баштапкы абалда туура эмес туруу, ыргыта турган колду көп бүгүп жиберүү, аны капталдан ийин тушунан ылдыйрак алып атуу, дene оордугун алдыда турган бутка өткөрбөй калуу, чыканакты капталга туура эмес узатуу сыйкаттуу каталарга жол бербе.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Сен түз багытта чуркоону кайсы жол менен үйрөнөсүң?
2. Жогорку стартка үйрөнүү усулу кандай, сүйлөп бер.
3. Чуркап келип «буттарды бүгүп» узундукка секириүүнү кандай үйрөнсө болот?
4. Чуркап келип бийиктикке секириүүнүн «аттап өтүү» усулу кандай аткарылат?
5. Турган жерден топту ыргытууга кандай үйрөнөсүң?

### **Кыймыл сапаттарын өнүктүрүүгө байланышкан көнүгүүлөр (жеңил атлетикада)**



Жеңил атлетика менен машыгуу орточо оордуктагы ашыкча жүккө болгон чыдамдуулукту, күчтүн тездигин, шамдагайлыкты өнүктүрөт. Бул сапаттар адам турмушунда чоң мааниге ээ. Чыдамдуулукту өнүктүрүүдөгү эң натыйжалуу, пайдалуу каражат, бул — жүгүрүү. Мында 500, 1000 м ге кросс жүгүрүү, кыска аралыкка кайра-кайра жүгүрүү (50—100 м ге) жана алыс аралыкка убакытты өзгөртүп жүгүрүүлөр ушулар катарына кирет.

Орточо жүгүрүү убактын ақырындык менен – 1 минутадан 5–6 минутка чейин ашырып баруу мүмкүн. Чыдамкайлыкты өнүктүрүүгө секиргич жипте 1 минутта 135–145 жолу секирүү да жардам берет. Секиргич жипте секирүүнү бир минуттан баштап 2–2,5 минут жана андан да көбүрөөк убакытка созууга болот (мында ар эки сабактан кийин 20–25 секунд убакыт кошулат).

Кыймыл ылдамдыгын өнүктүрүүдө 30–40 м ге кайра-кайра жүгүрүүдөн (1 сабакта 3–6 жолу, арада 40 секунд эс алынат); 60 м ге кайра-кайра жүгүрүүдөн (ар сабакта 2 жолу, арасында 1,5–2,5 минут эс алынат); 20–30 м ге ар түрдүү ылдамдыктарда түрдүүчө старттардан туруп жүгүрүүдөн пайдалануу мүмкүн.

Чыдамкайлык жана шамдагайлыкты өнүктүрүүдө сен кыймылдуу оюндарда жүгүрүү, секирүү элементтеринен пайдалансаң, ар түрдүү эстафеталарды өткөрсөң жакшы натыйжаларга жетишесин. Мисалы, «желек-челерди кууп», «жүгүрүү менен карама-каршы эстафета», «топту кошууга бербе» жана башка кыймылдуу оюндар.

Сен күчтүн тездиги сапаттарын ар түрдүү секирүү көнүгүүлөрүнүн жардамында, ошондой эле 3—4 кадамдан кийин секирүү менен жүгүрүүдө, турган жерден бир жана эки бутта теминип секирип жүгүрүүдө, бир, үч, беш аттап секирүүлөрдө, чөгөлөп отурган абалдан жогоруга секирүүлөрдө, чуркап келип аралыкка жана бийиктикке натыйжа

үчүн секириүүдө; ар түрдүү секириүүлөрдө: 20—30 м ге бир бутта секириүүдө, колдорду ар түрдүү абалда кармап эки бутта секириүүлөрдө өнүктүрөсүң.

Төмөндөгү кыймылдуу оюндардан: «Шамдагайлар жана анык бутага атуу», «Төрт устун», «Ким алыска атат?», «Ким шамдагай?», «Атышuu», «Секирип жана жөрмөлөп өтүү эстафетасы», «Жол бойлоп секириүү», «Ким бир бутта тез чуркайт?» жана башкалардан пайдалансаң максатка жетишесин.

Кыймыл сапаттарын өнүктүрүү үчүн кезекме-кезек, үзгүлтүксүз, жуп-жуп болуп, тегеректеп туруп көнүгүүлөрдү аткаруу менен машигуунун түрлөрүнөн пайдалан. Кайталоо санын акырындык менен сабактан сабакка көбөйтүп бар.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Чуркоо техникасын үйрөнүүдө кандай жардамчы жана даярдоочу көнүгүүлөрдөн пайдаланасың?
2. Жогорку стартта кандай турулат, көрсөтүп бер.
3. Төмөнкү стартта кандай турулат, көрсөтүп бер.
4. Чуркап келип «буттарды бүгүү» усулу менен аралыкка секириүүдө кандай жардамчы көнүгүүлөр натыйжалуу болот?
5. Чуркап келип «аттап өтүү» усулу менен бийиктике секириүүдө сага кандай жардамчы көнүгүүлөр натыйжалуу болот?
6. Теннис тобун чуркап келип ийин аркылуу баштан ашырып атууну кандай аткарасың?

## **СПОРТ ОЮНДАРЫ**

***Баскетбол.*** Бул оюн 1891-жылы АКШнын Массачусетс штатындагы Спрингфилд коллежинин дene тарбия окутуучусу Жеймс Нейсмит тарабынан ойлоп табылган.

Топ себетке ташталгандыгы үчүн бул оюн «баскетбол» (баскет — себет, бол — топ) деп атала баштады. 1891-жылдын декабрь айында Нейсмит баскетбол оюнуунун биринчи эрежелерин жаратты жана биринчи мелдешүүнү өткөрдү. Жеймс Нейсмит жаңы оюн эрежесин иштеп чыгууда беш негизги талапка амал кылган эле:

1. Оюн тоголок топто жана колдо гана ойнолушу керек.
2. Оюнчунун топ менен чуркоосу мүмкүн эмес.
3. Ар кандай оюнчу аянтта каалаган учурда каалагандай абалда туруусу мүмкүн.
4. Оюнчулардын бир жерге чогулуп сүйлөшүп туруулары мүмкүн эмес.
5. Себет аянттын тегиздигине салыштырмалуу горизонталь абалда жайгаштырылышы керек.

Бир аз мезгил өткөн соң, топту колдо кармап алуу, узатуу жана себетке таштоо үчүн эң ыңгайлуусу футбол тобу экендигин тажрый-балар көрсөттү. Ошондуктан оюн үчүн футбол тобу тандап алынган эле. Топту бутага ыргытып жатканда кополдукут жоюу жана бутаны так мээлөө максатында Нейсмит оюнчулардын бою жетпей турган бийиктикке бута

орнотот: балконго тартылган тосмолорго шабдалы салына турган себеттерден экөөнү асып койт. Оюнчулар топту ушул себеттерге таштоолору керек эле. Балкон полдон 3 м 5 см бийиктике болгон. Ушул бийиктик азыркы баскетболдук себет алкагынын жогорку бөлүгүнө чейинки аралыкка туура келет.

Өзбекстан жергесине баскетбол 1913—1914-жылдарда кирип келген. Кийинчөрээк Ташкент жана Фергана шаарларында биринчи баскетбол жамаасы түзүлдү жана баскетбол кадыресе өнүктүрүлө баштады. Кийин «Университет», «Мехнат» жамаасы, андан соң аялдардын «Скиф» жамаасы түзүлгөн.

Баскетболчу Равиля Салимова 4 жолу дүйнө жана 6 жолу Европа чемпиону деген наамга татыктуу болгон. Өзбекстандык баскетболчу аялдардан Елена Тарникиду 1992-жылы Барселона шаарында өткөрүлгөн Олимпиада оюндарынын чемпиону деген сыйлыкка ээ болду. Алижан Жармухамедов эркектердин арасынан ушул сыйлыкка жетишкен эле.

Азыркы мезгилде «MASK» жамаасы эл аралык мелдешүүлөрдө республиканын намысын ийгиликтүү коргоп жатат.


Баскетбол топтору менен аткарыла турган көнүгүүлөрдү үйрөнүп жатканыңда, алгачкы күндөрдөн баштап эле топту туура кармоого үйрөн. Мында топту эки кол менен кармап, чыканакты жеңил бүгөсүң, бармактарды кең ачып аны алдыга багыттайсың.

Мындан сырткары, сен тез чуркоону, топсуз жана топту алып жүрүүнү, узатуу, илип алуу, эки кадамда токтолтууну үйрөнөсүң.

**Жүрүү.** Бул усул оюн учурунда башка усулдарга караганда аз колдонулат. Аны негизинен, бир жерден экинчи жерге өтүүдө колдонушат. Баскетболчу аянтта тизелери бир аз бүгүлгөн абалда кыймылдайт.

**Чуркоо** — мындан сен аянтта кыймылдоонун негизги усулу катары пайдалансаң болот. Бул усулду сен дene оордугун буттун толук алаканына түшүрүүдө же аны буттун учунан өткөрүүдө, буттарды бир аз ийип, женил кадамдар менен кыймылдоодо колдойсүң. Тездөө жана катуу чуркоо үчүн кыска кадамдар менен буттун учунда жүрүү керек (73-сүрөт).


**Топсуз кыска аралыкка чуркоо.** Баскетбол оюну оюнчулардан аянт бойлоп тез аракеттенүүнү талап кылат. Чуркап өтүү — анча алыс болбогон аралыкка ылдамдыкты жана багытты өзгөртүү аркылуу жүгүрүү менен ишке ашырылат. Мында сен ылдамдануунун баштапкы темпи чоң болуусун унуппа.




**73-сүрөт.**

**Токтоолор.** Кыймыл учурундагы токтоолорду эки усулда, кадамdap жана секирип токтоп, бир бутта тирелип эки бутту жерге коюу менен аткаруу керек. Акыркы усулда бир бутуң алдыда болуп, экинчisi бир аз артta калат жана дene оордугу бир тегиз бөлүштүрүлүп, бир аз алдыга ийилесин, колдорду бош абалда ылдыйга түшүрөсүн, буттун учтарын сыртка каратасын. Кадамdap токтоодо акыркы эки кадамды коё баштап дene оордугун алдыңкы бутка өткөрөсүн жана бир аз керилип токтойсуң (74-75-сүрөттөр).

**Топту алып жүрүү.** Топту бир кол менен удаалаш түрдө жерге уруп жүрүү топту жерге чекитип алып жүрүү деп аталат. Бул усул бир жerde турганда, жүргөндө жана негизинен чуркаганда аткарылат. Бул колунда тобу болгон баскетболчунун кыймыл учурунда колдоно турган негизги усулу. Сен топту жерге уруп ар түрдүү: бийик жана төмөн чекитип жүрүшүң мүмкүн. Мында колду бүгүп, топту бир аз жогоруда тутуп соң аны






### 76-сүрөт.

кайра жерге белгилүү бир бурч боюнча тұрт. Бул учурда буттарың бүгүлгөн, денең бир аз ийилген, башың түз тутулған болсун.

Топту ылдыйда жерге чекитип жүргөнүңдө буттарды көбүрөөк бүгөсүң (76-сүрөт). Топту тизеден ылдыйда манжа менен тез-тез жерге чекитип жүргөндө бут жана колдорду ар түрдүү абалда иштет, кыймылды жогорку ылдамдықта ишке ашыр.

*Топту узатуу.* Оюнчу бул усулду чабуулду улантып топту шеригине берүү максатында аткарат.

*Топту көкүрөк туштан эки кол менен узатуу.* Бул усулду баскетболчулар жакын жана орто аралыктарда өз ара кыймылдоо учурunda колдонушат. Аны аткаруу үчүн баскетболчу турган абалында топту көкүрөк тушунда кармап турат. Колдор бүгүлгөн, чыканактар ылдый түшүрүлгөн. Топту кармоодо бармактар топко кең керилип, баш бармактар бири-бирине, калгандары жогоруга алдыга каратылған болот. Топту узатуу колдорду көкүрөк тушунан ылдыйга жана




### 77-сүрөт.

жогоруга карап айлана бойлоп кыймылдатуу менен башталат. Ушундан соң, колдор тез алдыга созуп түздөлөт. Узатуу манжалардын кескин аракеттери менен аякталат. Топтун багыттуу ылдамдыгын арттыруу үчүн баскетболчу буттарын түздөшү же алдыга кадам коюшу керек (77-сүрөт).

*Бир орунда туруп, топту бир кол менен ыргытуу.* Мында баскетболчунун буттары бир аз бүгүлгөн алгачкы абалда турат. Топту он кол менен ыргытууда он бут алдыда, сол бутка тең турат. Он ийинди алдыга буруп, топту эки кол менен кармалат. Мында колдор бүгүлүп, чыканак ылдайга түшүрүлгөн, билектер жогоруга-алдыга каратылган болот. Ыргытууну баштоодо баскетболчу кол жана буттарын түздөй баштайт жана топту ыргыта турган колуна өткөрүп, башынан жогоруга көтөрөт. Сол колду ылдайга түшүрө баштаганда, топ кармаган он колун жогоруга-алдыга түздөөнү улантат. Кийин манжаларын тез аракетке келтирип, топту ыргытат (78-сүрөт).





**78-сүрөт.**

***Топту илип алуу.*** Топту илип алуу усулунун жардамында оюнчу узатылган топту ээлеп алып, соң кийинки чабуул аракеттерине киришет.

***Топту эки колдор илип алуу.*** Топту илип алуу бир же эки кол менен аткарылат. Бул усул көкүрөк жана ийин тушунан, жогорудан (баштан жогору) жана ылдыйдан (тизеден төмөн) ошондой эле тоголоп жана жерге чекип келе жаткан топту илүү кыймылдарына бөлүнөт. Топ илип алуунун бардык усулдары жерде турганда, кыймылда, секиргендө аткарылат.

Орточо бийиктике учуп келе жаткан топту эки кол менен илип алуу эң негизги усулдардын бири деп эсептелет. Мында баскетболчу бир аз бош кармалган колдорун келе жаткан топко тууралайт. Манжалар жарым ай сыйктуу ачылган, баш бармактар бири-бирине каратылган, калган бармактар алдыга-жогоруга каратып кең жайылган болот. Топ бармактардын учуна тиери менен баскетболчу топтун учуу ылдамдыгын азайтып аны бекем кармап алат. Кийинки кыймыл-



**79-сүрөт.**

дарды улантуу үчүн ал ыңгайлуу абалды тандайт жана колдорун бүгүп, топту өзүнө жакын тартат (79-сүрөт).

**Бурулуулар.** Чабуулчу коргоочудан куттулуу үчүн ошондой эле топту колунан уруп чыгарууларынын алдын алуу максатында чалгытуучу кыймылдарды колдонуп, себетке чабуул жасоодо бурулуулардан пайдаланат. Бурулуунун алдыга жана артка бурулуу усулу бар.

**Алдыга бурулууда** баскетболчу бети менен кай жакка караган болсо, ошол жакка кадам таштоо жолу менен аткарылат (80-сүрөт).

**Артка бурулууда** ал арты менен кайсы жакка карап турган болсо, ошол жакка кадам таштоо жолу менен аткарылат (81-сүрөт).



**80-сүрөт.**




**81-сүрөт.**

### *Бир колдо ийин туштан топ таштоо.*

Бир кол менен жогорудан топту ыргытуу башка усулдарга караганда көбүрөөк кыймыл учурунда, ошондой эле жакын аралыктан жана шит астынан себетке чабуул жа соодо пайдаланылат.

Топ кармаган кол он бут көтөрүлгөндө көтөрүлөт. Топ кармап турган тараптагы кадам чоңураак коюлат. Кийинки кадам кыскарак коюлушу керек. Түртүлгөн учурда топ ийинден жогоруга көтөрүлөт жана ал он колдун бурулган манжасы менен шилтенет.

Секириүүнүн эң жогорку чекитине көтөрүлгөндө, топ алкакка мүмкүн болушунча жакын барышы үчүн кол түздөнөт, топ барматардын жеңил кыймылы менен шилтеп жиберилет, ошондо гана топ себетке айланып барат (82-сүрөт).



**82-сүрөт.**



## Темага байланыштуу суроолор

1. Баскетбол оюну качан каерде, ким тарбынан ойлоп табылган?
2. Жүрүү жана жүгүрүүгө мүнөздөмө бер.
3. Баскетболдо токтоонун канча усулу бар?
4. Топту эки колдо илип алуу кандай аткарылат?

## ФУТБОЛДУН ПАЙДА БОЛУШУ

Футбол илгертеден эле пайда болгон. Гректер байыртадан топ оюнун абдан баалашкан. Аны гимнасттар атайын мектептердин дene тарбиялык көнүгүүлөр программасына киргизишken. Топту бут менен ойноо алгач англис колледждеринде ошондой эле университеттеринде пайда болгон. Футбол англисче сөз болуп, «Бут тобу» деген маанини билдириет. Мындай атоо Испания, Россия, Франция жана Өзбекстанда да сакталып калган. Немецтерде ал «фусбал», венгерлерде «лабдурагаш», Америкада «соккер» деп аталат.

Өзбекстанда футбол командасы биринчи жолу 1912-жылы Кокон шаарында уюшулган. Команда оюнчулары, негизинен жергиликтүү улут өкүлдөрүнөн түзүлгөн. Бул команданын футболчулары 1921-жылдан баштап түрдүү мелдешүүлөргө катыша башташкан. Кийинчерээк 1934-жылда өткөрүлгөн Орто Азия жана Казакстан спартакиадасында «Мусулмандар» командасы биринчи орунду ээлеген.

Бул болсо өлкөбүздө футбол тез өнүгүп


жаткандыгынан кабар берет. 1956-жылга келип «Пахтакор» командасы түзүлдү. Бүгүнкү күнгө келип «Пахтакор» командасы менен бирге «Нефчи», «Бунёдкор», «Насаф», «Навбахар» командалары эл аралық мелдешүүлөрдө катышып, Мекенибиздин намысын коргоп келе жатышат.

### Футболдо бут менен аткарылуучу кыймылдар



*Буттун (бети) орто бөлүгү менен топ тебүү*

Бул усул — топту дарбазага алыс ара-лыктан күч менен катуу тебүү үчүн колдо-нулат. Мында сен бутага жана топко салыштырмалуу чуркоону бир түз сзыык багытында, буттун термелүсү жана сокку буттун алды жана арткы бөлүгү менен аткар. Таянууну тамандан баштайсың. Буттун топко тие турган бөлүгүнүн чоң болушу соккуну өтө так жана күчтүү аткаруу мүмкүнчүлүгүн берет. Соккуну буттун учун артка мүмкүн болушунча узаткан абалда аткаруун керек (83-сүрөт).




**83-сүрөт.**

## *Буттун учу менен топ тебүү*


Бул усул кыска убакыттын ичинде колдонулат. Бул сага узак жана орто аралыктарда, айрыкча, топту дарбазага тебүүдө пайда берет. Топту тебүү үчүн мээлөөнү жана чуркап келүүнү бир сызыкта аткарасың. Бутту тизе муунунан бир аз бүгөсүң жана бут булчундарын чыңалтып кыймылды аткарасың. Тебүү учурунда буттун учтарын бир аз көтөрөсүң (84-сүрөт).

## *Бут алаканынын ички бөлүгү менен топ тебүү*

Бут алаканынын ички бөлүгү менен топ тебүүнү сен «жакын» жана «орточо» аралыктарга топ узатууларда, аралыктан бутага тебүү учурунда колдойсуң (85-сүрөт).



**84-сүрөт.**




**85-сүрөт.**

## *Топту буттун учтарынын сырткы жагы менен алып жүрүү*

Бул техникалык усулду, башкача айтканда буттун учтарынын сырткы жагы менен топту удаалаш тебүүнү футбол аянында чуркап же жай кыймылдап жүргөндө ишке ашырасың. Топту алып жүрүүнүн бул усулу универсалдуу усул болуп, муну сен түз сзыык жана кыймыл багытын оңой өзгөртүү жолу менен аткарышың мүмкүн (86-сүрөт).

## *Топту буттун бети менен тээп алып жүрүү*

Бул усул футбол аяны бойлоп топту бут менен удаалаш тээп алып жүрүү менен ишке ашырылат. Топту мындай алып жүрүү усулу спортчулар тарабынан туура аткарылганда гана жакшы натыйжалар алынат (87-сүрөт).




## *Топту бут алаканынын ички жагы менен токтотуу*

Бул усул учуп түшүп келе жаткан жана тоголонуп келе жаткан топторду кабыл алууда кол келет. Бул усул менен топту токтотууда бут алаканынын көп бөлүгү катышат.

Машыгуучу, баштап топко караган абалда турат. Бут тизеден бир аз бүгүлөт жана дөне оордугу таяныч бутка түшүрүлөт. Топту токтотуп жаткан бут алдыга чыгарылат, бут алаканы сыртка бурулат жана буттун учу бир аз көтөрүлөт.

Бутка топ тийген учурда оюнчу бутту топ менен бирге артка буттун алдына алат. Мында буттун манжаларынын ички ортосу топту токтотуучу болуп эсептелет. Жерден чекиген топту токтотуучу бут жеңил аракеттенип бут учунун капиталы менен топту тосот (88-сүрөт).



**88-сүрөт.**

## *Топту көкүрөк менен токтотуу*



**89-сүрөт.**

Бул усулду аткаруудан мурда оюнчу топ тарапка карап алгачкы абалды ээлейт. Буттар кыска кадам кеңдигинде (60–70 см) коюлат, көкүрөк алдыга чыгарылат, колдор чыканактан бүгүлгөн абалда ылдыйга түшүрүлөт. Топ көкүрөккө тиер-тийбес ал артка-ичкериге тартылат, ийин аралаш колдор алдыга алынат. Топ токтотуунун аягында деңенин оордук борбору топтун багытына кайрай өткөрүлөт (89-сүрөт).

## *Кыймылсыз турган топту тебүү*

Мындай топ тебүүгө башталгыч, шрафтык, эркин жана бурчтан тебиле турган, ошондой эле, дарбазадан узатылган топтор мисал болот (90-сүрөт).



**90-сүрөт.**



**91-сүрөт.**


## *Тоголоп келе жаткан топту тебүү*

Тоголоп келе жаткан топту тебүүдө сокку берүүнүн бардык усулдары колдонулат. Оюнчукунан жакын жерде тоголоп келаткан топту таяныч бутту топтон бир аз өткөрүп туруп тебет. Каршысынан тоголоп келаткан топко сокку аны токтотпой туруп таяныч бут менен тебилет. Эгер топ оң же сол жактан тоголоп келе жаткан болсо, аны топко жакын бут менен тепкениң оң (91-сүрөт).


Бардык учурларда таяныч бутту топтон канча аралыкта коюу топтун ылдамдыгына байланыштуу болот. Муну сокку берүү учурунда топ таяныч бут менен тендереше тургандай кылып мээлөө керек. Мына ушул абал сага сокку берүү үчүн эң ыңгайлуу болуп эсептелет.

## *Топко баш менен сокку берүү*

Бул футбол оюнундагы маанилүү техникалык усул болуп эсептелет. Топту сүзүүнү сен оюн учурунда, жыйынтыктоочу соккуну берүү жана топту шеригине узатууда колдоносун (92-сүрөт).



**92-сүрөт.**



**93-сүрөт.**



**94-сүрөт.**

### *Топту бут алаканынын ички жагы менен токтотуу*


Бул усулду сен тоголоп жана учуп келе жаткан топторду токтотууда колдоносуң. Топту бут менен токтотуу эң көп колдонулуучу техникалык усул болуп эсептелет (93-сүрөт).

### *Тоголоп келе жаткан же учуп келе жаткан топту буттун таманы менен токтотуу*

Мында сен топко салыштырмалуу баштапкы абалда турасың. Тулку бойдун оордугу бир аз бүгүлгөн бутка түшөт. Токтотуучу бутту алды жакка (топтун тушуна) сунасың. Таманды сыртка каратып, бут учун бир аз көтөрөсүң (94-сүрөт).

## *Тоголоп келаткан топту ылдыйдан илип алуу*


Дарбазачы алдыга ийилип, колдорун ылдыйга түшүрөт. Колдору чыканактан бир аз бүгүлөт, алаканы ачылып топко каралат жана жерге тиертийбес абалга келтирилет. Топ колго жетип келгенде дарбазачы аны астынан көтөрүп алат. Андан соң дарбазачы боюн түздөп көтөрүлөт (95-сүрөт).



**95-сүрөт.**

## *Топту секирип жогорудан кармап алуу*

Дарбазачы топтун учуу багытына карай бир же эки бут менен жогору секирет (алды же капиталы менен). Кыймыл учурунда секириүү бир бутта, бир жерде турганда эки бутта аткарылат. Колдор чыканактардан бир аз бүгүлгөн түрдө алдыдан учуп келаткан топко карай узатылат. Алакандар жана бармактар кең ачылып, бири-бирине жакындаштырылат. Дарбазачы колдорун мүмкүн болушунча бүгүп, көкүрөгүн көздөй тартат. Дарбазачы топту кармагандан соң бир аз бүгүлгөн буттары менен жерге түшөт (96-сүрөт).



**96-сүрөт.**



### **Темага байланыштуу суроолор**


1. Футболдун Мекени кайсыл жер?
2. Өзбекстанда футбол командастын кочан жана каерде уюштурулган?
3. Бут алаканынын ички жагы менен сокку берүү кандай аткарылат?
4. Бут алаканынын ички жагы менен топ кандай токтолотат, аткарып көрсөткүлө.
5. Буттун орто бөлүгү менен сокку берүү кандай аткарылат?

### **ГАНДБОЛ (Кол тобу)**


Кол тобу оюну 1898-жылы Даниядагы гимназиялардын бириnde дене тарбия мугалиими Некто Нилсен тарабынан «ачылган». Некто Нилсен тапкан оюнда топ бут менен эмес, кол менен узатылган болчу. Мына ошентип, гандбол оюну пайда болду. «Ханд» — «кол», «бол» — «топ» деген маанини билдириет.

Өзбекстан Республикасынын борбору — Ташкент шаарында 1923-жылда биринчи жолу кол тобу командасты уюштурулду. Кол тобу оюну аянынын узундугу 40 м, эни 20 м ге, дарбазасынын эни 3 м, бийиктиги 2 м ге барабар болот.

Кол тобу оюнунда ар бир команда жети кишиден турат, оюн эки команда болуп ойнолот. Кол тобу аянында эки команданын оюну сүрөттөлгөн (97-сүрөт).




**97-сүрөт.**



**98-сүрөт.**

*Оюнчунун туруу абалы.* Кол тобу оюнунда туруу абалы эң ыңгайлуу абал болуп эсептелет жана мында оюнчу эң аз убакыт сарптар ар кандай оюн усулун жана кыймылдар (бир жерден экинчи жерге өтүп жүрүү, топту узатуу жана илип алуу)ды аткарат. Оюнчунун туруу абалында бут ийин кендигинде коюлат, тизе жарым бүгүлгөн, дененин оордугу алдыда турган бутка өткөрүлгөн болот (98-сүрөт). Колдордун абалы кийинки жасалуучу кыймыл аракеттерге жараша болот. Эгерде оюнчу коргонууга даярдык көрүп жаткан болсо, анда колдор чыканактан бир аз бүгүлөт жана эки жакка узатылат. Эгерде чабуулда аракеттенүүсү керек болсо, анда колдор алдыга узатылат жана топту илип алууга даяр болуп, баш бир аз көтөрүлөт (99-сүрөт).



**99-сүрөт.**

## *Алдыга, артка, солго, онғо которулуу*

Алдыга, артка, солго, онғо которулулар оюн тапшырмаларында жана атайын кыймылдуу оюндарда жакшы өздөштүрүлөт. Мисалы, «Курч көздөр» ушундай кыймылдуу оюндардын бири. Мында машыгуучулар кыймылдоо усулдарын: токтоо, коргоочу же чабуулчунун туруу абалын ээлеп турууну, топту узатуу жана илип алуу абалын тууроону өздөштүрүшөт. Оюнчулар туруу абалын жана кыймылдоону үйрөнүү үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү:

1. Турган жерде оюнчунун туруу абалын, жарым отуруу жана устунга секирип чыгып бутту кайчылаштырып турууну;
2. Белги боюнча оюнчулардын туруу абалын ээлөө жана бир калыпта чуркоосун;
3. Алдын ала кеңешип алынган кандайдыр бир кыймылдарды аткарууну жана оюнчулардын туруу абалын ээлөөнү, топту узатуу жана илип алууга тиешелүү тууроочу кыймылдарды аткарууну;
4. Оюнчунун туруу абалын ээлеген абалда жуп кадамdap солго, онғо, алдыга жана артка которулуп кыймылдоону;
5. Оюнчунун туруу абалында токтоону, андан соң багытты өзгөрткөн түрдө бир калыпта чуркоону;
6. Айлана бойлоп жана багытты өзгөртүп белги боюнча чуркоону өздөштүрүшөт.

Кыймыл сапатын дагы да арттыруу максатында «Күн жана түн», «Жашынмак», «Ким



мурда» жана башка кыймылдуу оюндарды ойносо болот.

Оюнчу туруу абалы жана кыймылдоодо эгерде өзүн эркин тутпай бут алаканын тар койсо, анда тулку бою алдыга кескин бүгүлүп кетиши жана туруу абалы ишенимдүү, турктуу болбостугу мүмкүн. Ушул кыймылдын элементтерин туура, толук өздөштүрсөң келечекте чоң ийгиликтерге жетишесиң.


### *Кадамdap токтоо*

Кадамdap токтоону төмөнкүчө аткарасың: мында дене оордугун эки бутка бирдей бөлүштүрөсүң. Баштап акырын кыймылдоону, кийин топту токтолтуу техникасын үйрөнөсүң. Өздөштүрүлгөн тажрыйба түрдүү кыймылдуу көнүгүүлөр менен бышыкталат. Ар кандай ылдамдыкта кадамdap кыймылдоодон кийин топту токтолтууга үйрөнүүң керек. Андан соң топ менен көнүгүү аткарууга өтөсүң.

### *Топту алып жүрүү*

Топту алып жүрүүнү бүткүл оюн аянтчасы бойлоп, манжалардын жеңил кыймылдары менен аткарасың. Ал негизги техникалык усул болуп эсептелет. Бул үчүн, кол тобу оюнчусу топ алып жүрүү көнүкмөсүн мыкты ээлеши керек (100-сүрөт).

Топту кыймыл учурунда алып жүрүүгө үйрөнгөндө көңүлдү көбүрөөк топ жерге тийип кайткандан кийин ага колдун тийүүдөгү абалына жана кыймылдын тактыгына бур.



**100-сүрөт.**

Топту алып жүрүү тажрыйбасын пайда кылуу үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү аткар.

1. Туруу абалынан жерге чекиген топту көтөрүлүү бийиктигин өзгөртүп алып жүр. Кол манжаларын бир калыпта, кескин кыймылдатпай тизелер жана денени бир аз алдыга бүк.

2. Ушунун өзү, бирок белгиге жараша чекитүү санын өзгөртүп топту алып жүр. Алдыга кадамdap чуркоо менен кыймылда.

3. Багытты өзгөртүргөн түрдө: топту солго, онго, алдыга жана артка алып жүр.

4. Топту жолго коюлган буюмдар: мамыча, толтурма топторду айланып өтүп алып жүр.

5. Окуучулар оюн аянынын капитал сзыгында бири-бирине бетме-бет туруп, жайылган абалда тизилишет. Буйрук боюнча катардагылардын бири каршысындагы катарга топту он колдо чекитип алып барат жана атаандашты айланып өтүп, топту сол колдо алып жүрүп кайтат. Өз сзыгына келгенден соң ал келишилген усулда топту кезектеги оюнчуга узатат.


Топту алып жүрүүдө машигуучу төмөнкү каталарга: манжалардын абалы туура эмес, топту бармактар менен бир калыпта эмес, кыска-кыска жана кескин түртүүгө жол койбостугу керек. Топ алып жүрүүнүн башталгыч техникасын өздөштүрүүнү жөңилдештирүү максатында мини-баскетбол тобунан пайдаланылат.

### *Топту эки колдоп илип алуу*

Оюнчу турган абалда бутту тизеден бүгүп жана тулку бойду алдыга ийип, колду топ учуп келе жаткан жакка узатат. Манжаларды ачып, алаканын топко каратат. Манжанын мындай абалы бир калыпта туруп топту кармоодо чоң ыңгайлышты камсыздайт. Топ манжага тиери менен, колдор чыканактан бүгүлүп көкүрөккө тартылат жана тулку бойдун оордугу артка өткөрүлөт. Бул иш аракеттер бир эле көкүрөк бийиктигинде эмес, ошондой эле андан да жогорудан учуп келе жаткан топту кармап алууга да жардам берет. Ушул учурда оюнчу кармап алган топту узатууга мүмкүнчүлүк жаралат.

### *Топту бир колдоп капталдан узатуу*

Оюнчу ордунан туруп түрдүү абалдарда топту бир колдоп узатат. Мында ал топту ийин аркылуу жогорудан же капталдан колду бүккөн жана бүкпөгөн абалда узатат. Бул усулду аткаруу оной жана жөнөкөй болгондуктан аны оюнчулар тез эле өздөштүрүшөт



### **101-сүрөт.**

(101-а, б сүрөттөр). Оюнчу топту ийинден ашырып узатууну аткаруу үчүн чабуулчунун туруу абалын ээлейт. Топту оң колдо узатууда дененин сол капиталы топту узатуу жагына карай чыгып турат, бут бир аз алдыга коюлат. Топ оң колдо, чыканактар бүгүлгөн абалда болот. Топ узатылып жатканда артта турган бутта теминип жана тулку бойду алдыга ийип, сол жакка кескин бурулуу жасалат. Алгач алдыга ыргытуучу колдун чыканагы, кийин билек узатылат. Мында манжалар менен топ кескин шилтенип ыргытылат. Тулку бойдун оордугу алдыда турган бутка өткөрүлөт.

## *Топту эки колдоп көкүрөк туштан узатуу*

Топту эки кол менен көкүрөк туштан узатууну үйрөнүүдө «Баскетбол» оюнунун элементтерин колдонсо болот. Анткени топту узатуу жана илип алуу кол тобу оюнунун негизин түзөт. Ошондуктан кыймыл техникасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү төмөнкү көнүгүүлөрдөн пайдалангыла.

Араңарда 3—4 м аралык калтырып, бетме-бет турган абалда жайылып, эки катарга тизилгиле. Эми тушуңарда турган шеригиңерге топту ийинден бир колдоп узаткыла. Ушунун өзү, бирок топту аралатып, жылан изи усулуунда узаткыла. Топту акыркы оюнчу алгандан кийин, өз катарын айланып өтүп, мугалимге топту тапшырат.

Үч окуучу үч бурчтук пайда кылып турат жана топту сол багыт боюнча узатат.


Класс төрт кишилилк топторго бөлүнөт. Ар бир топ төрт бурчтук формасын пайда кылып турат, кийин топ онго жана солго узатылат. Топту түз, аралатып жылан изи кылып, диагональ бойлоп узатуулар жакшы өздөштүрүлгөндөн кийин эми көнүгүүлөрдү бир аз татаалдаштырып, аралыкты, узатуу ылдамдыгын арттырып, топтордун саны көбөйтүлөт. Үйрөнүлгөн усулдарды дагы да бышыктоо үчүн төмөндөгү кыймылдуу оюндардан: «Топ ортого», «Жетектөөчүгө топ барбы?», «Топ үчүн күрөш», «Карамакаршы эстафета», «Топту алып жүрүү» жана башкалардан пайдаланылат.

## *Топту оң жана сол кол менен бутага атуу*

Топту бутага оң жана сол колдо атуу топту дарбазага атуу техникасынын негизи болуп эсептелет. Ал үчүн сен топту атууну таяныч абалында турганда аткарасың. Мында топту кең ачылган манжаларга коюп, колду шилтөөчү жакка узат жана колду чыканактан бүгүп, ийин үстүнө алып бар. Бул жумуш тулку бойду буруунун эсебинен аткарылат. Топту атуунун күчтүү болушу тулку бойдун кескин жана тез кыймылдоосу эсебинен аткарылат. Манжалардын жыйынтыктоочу аракети топтун учуу багытына тактык киритет.

Ушул максатта төмөнкү көнүгүүлөрдү аткарышың керек:

1. Топту 5–6 м аралыктан туруп бир колдо шеригине атуу жана кайткан топту кармап алууну;
2. Топту 8–9 м аралыктан дарбазага атууну;
3. Топту 9–10 м аралыктан туруп жуп-жуп болуп атууну;
4. Топту 10–12 м аралыкка чекитип алып жүрүү жана аянтта токтоп оюнчунун туруу абалын ээлеп, топтк шерикке узатууну;
5. Колду бүккөн абалда жети метрлүү штраф тобун жогорудан (дарбазага бардык бурчтардан) атууну;
6. Топту оң колдо атуу көнүкмөсү пайда кылынгандан кийин ушунун өзүн сол колдо аткарууну. Топту колду бүгүп ийин бийиктигинде капталдан атууну (102-сүрөт).




**102-сүрөт.**


*Топту колду бүккөн абалда секирип жогорудан узатуу*

Бул эң көп таркалган усул болуп, ал ар түрдүү туруу абалында аткарылат (103-сүрөт). Кийинчөрээк топту кыймыл учурунда денени бүккөн абалда атуу аткарылат (104-сүрөт).


Топ менен бара жатып, денени бир аз артка буруп, колдорду бүккөн абалда топту дарбазага багыттоо 105-сүрөттөгүдөй аткарылат. Бул дарбазага топ уруудагы негизги усул болот.




**103-сүрөт.**



**104-сүрөт.**



**105-сүрөт.**



**106-сүрөт.**


Колду бүккөн абалда секирип туруп топту жогорудан атуу усуулунан көбүрөөк узун бойлуу оюнчулар пайдаланышат. Топ атуу секириүү эң жогору чекитке жеткен учурда аткарылат. Оюнчу тез бурулат да бутту аркага аракеттендирүү менен топту бутага атат (106-сүрөт).

### *Дарбазачынын туруу абалдары*

Топтун келишине карап дарбазачы ар түрдүү туруу абалдарын әэлейт. Дарбазачыга көбүрөөк ортодо туруп аракеттенүү ыңгайлуу: мында ал тулку боюн бир аз ал-



**107-сүрөт.**



**108-сүрөт.**


дыга ийип, буттарын бүгүп ийин кеңдигинде коёт. Дене оордугу эки бутка тең бөлүнөт. Колдор жарым бүгүлөт жана эки жакка сунулат, алакандар топко каратылат (107-сүрөт).

Топ дарбаза бурчуна келе жатканда дарбазачы негизги туруу абалында болот жана колдорун көтөрүп тулку бою менен бурчту тосуп турат (108-сүрөт).

Топту бир кол менен токтотуп калуу, бул эң тез коргоо усулдарынан бири. Топ ала-кан же билек менен токтотулат. Эгерде топ дарбазачынын капталына учуп келе жаткан болсо, анда ал бир аз алдыга чыгып, капталга кадам таштайт. Топту ага жакын турган колу менен токтотот. Мында тулку бой ошол тарапка ийилтирилет жана оордук да ушул



**109-сүрөт.**



*a*



*b*

**110-сүрөт.**

тараптагы бутка түшүрүлөт (109-сүрөт).

Топту эки кол менен токтотуп кармап алуу жана кайра оюнга кири туруу абалында аткаруучу эң ыңгайлуу усулу (110-а, б сүрөттөр).

Дарбазачынын туруу абалдарынан дагы бири, дарбазачы жарым турган абалда кол ала-кандарын бири-бирине караташп топту кармоого даяр болуп турат (111-сүрөт).



**111-сүрөт.**

### **Темага байланыштуу суроолор**



1. Кол тобу оюну качан, каерде жана ким тарбынан сунуш кылынган?
2. Оюнчулар жылып жүрүү аракеттерин үйрөнүүдө кандай көнүгүүлөрдөн пайдаланышат?
3. Кадамдап токтоо кандай аткарылат?
4. Топту бир колдо узатуу кандай аткарылат?
5. Дарбазачынын туруу абалдарын көрсөтүп бергиле.

## **ВОЛЕЙБОЛ**

Волейбол оюну 1895-жылда АКШнын Массачусетс штатынын Холиок шаарындағы колледжин дене тарбия мугалиими Вильям Морган тарабынан орто жана соң жаштагылар үчүн жаратылған әле. Ал 197 см бийиктікке илип коюлған теннис тору үстүнөн баскетбол тобун ашырып ойнолгон болчу. Бул оюн көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө тарткан. Профессор Альфред Халстеди 1896-жылы Спрингфилд шаарында өткөрүлгөн христиан жаштарынын уюмдарынын конференциясында бул оюнду «Волейбол» деп атады. Бул англischе сөз болуп «Учуучу топ» деген маанини билдирет. Волейбол оюну Өзбекстанга 1925–1926-жылдарда кирип келген.

1927-жылы I Бұтқұл Өзбек спартакиадасы өткөрүлдү. Анын планына волейбол оюну да киритилген әле. Ошондан соң Өзбекстанда волейбол оюну кеңири өнүктүрүлө баштады.

Волейбол аянынын узундугу 18 м ге, эни 9 м ге барабар. Волейбол тобунун айланасы 65–66 см, салмагы 270–280 г болот. Ар бир жамаа 6 кишиден турат.

Республикабызда волейбол түрдүү жаштагылардын сүйүктүү оюну болуп эсептелет. Ошондуктан дайыма Республика биринчи лиги мелдешүүлөрү өткөрүлүп турат. Волейбол «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» жана «Универсиада» оюндарынын планына киритилген. Республикасында волейбол


боюнча эки жолку Олимпиада оюндары чемпиондоруу В. Л. Дуюнова жана Л. Павловалар жетишип чыккан. Алар азыр жаш волейболчуларбызды спортко даярдоого өз салымдарын кошуп келишүүдө.

Волейбол оюну эрежесине өзгөртүүлөр киритилген болуп, азыр ал 25:23 эсеби, башкача айтканда 2 упай айырмасы менен аяктайт.

### *Волейболчунун туруу абалы*

Волейболчулардын бардык аракеттери алардын туруу абалынан башталат, ошондуктан сен волейбол техникасынын бардык элементтерин мыкты билүүң керек.

Негизги туруу абалында буттарың бир аз ачылган, сол бутун бир аз алдыга чыккан жана тизеден бир аз бүгүлгөн болот. Колдоруң да чыканактан бүгүлгөн жана орточо туруу абалында болот, мында топту ылдыйдан жана жогорудан узатууну ийгиликтүү аткара алууң мүмкүн (112-сүрөт). Калган



**112-сүрөт.**

бардык абалдар негизги туруу абалынан кеип чыгат жана аларды сен кийинчөрөөк оюн жарайында билип аласың. Топ жогорку, орто жана төмөнкү абалдардан узатылат. Негизгиси бул орточо туруу абалы болот.

### *Волейболдо жылып жүрүнү аткаруу*

Волейболдо жылып жүрүнү кадамдап, секирип же чуркап ишке ашырасың. Булардын ичинде эң оңу кадамдап жылуу болот. Мында сен туруу абалында калууну улантып, жуптап кадамдап жылышууну аткарасың жана ал ар дайым алдыда турган буттан башталат. Эгерде жылуу аралыгын узартуу зарыл болсо, анда сен эки кадам таштайсың. Мындай абалдагы аракетти жылуу багытына салыштырмалуу артта турган буттан баштайсың (алдыга он, артка сол бут менен аткарылат).

*Секириүү* — бул аягында кескин эки кадам коюп секириүү менен аткарылат. Секириүүдө сен алдыга тез жылуу мүмкүнчүлүгүн жаратасың жана керектүү оюн аракетин жасоо үчүн өзүңө ылайыктуу абалды ээләйсің.

*Жүгүрүү* — бул кыймылды тик турган абалда аткарасың. Бирок ал аракетти бир аз ыңгайсыз кылып коёт, ошондой болсо да, ал бекем туруу абалын ээлөө мүмкүндүгүн берет.

Алгачкы абал менен таанышуу оюнчунун туруу абалы жана жылып жүрүүсүн үйрө-

нүүдөн башталат. Мында негизинен жылып жүрүү же башка оюн усулдарын аткаруу үчүн болгон даярдыкка өзгөчө көңүл бурулат.

Туруу абалын ээлөөнү үйрөнүүдө төмөнкү оюн көнүгүүлөрүнөн пайдаланасың. Мындай оюн көнүгүүлөргө «Чымчыктар жана каргалар», «Сакрабадам чымчыктар», «Коён бакчада» жана башкалар кирет. Алардагы бардык кыймылдар сага күтүү жана которулууга даяр абалды ээлөөгө мүмкүндүк берет. Бул абал волейболчунун туруу абалына дал келет. Волейболчунун туруу абалын мыкты өздөштүрүүдө төмөнкү көнүгүүлөрдөн пайдаланасың:

1. Мугалимдин буйругу менен волейболчунун туруу абалын ээлеп, солго, онго, алдыга, артка кадам ташта.

2. Волейболчунун туруу абалынан онго же солго бурулууну аткар жана топту жогорудан узатууну кайтала.

3. Ушундан соң ар түрдүү багытта секириүү жана чуркоону, токтоо менен волейболчунун туруу абалын ээлөөнү бирге кошуп үйрөн. Оюнда туруу абалы жана которулууну бирге кошуп үйрөнүүдө оюн тапшырмалары же «Курч көздөр», «Түшүп келе жаткан топ», «Жыгыла турган таяк» жана башка кыймылдуу оюндардын сага пайдасы чоң.

### *Топту ылдыйдан, туурадан узатуу*


Топту узатууда оюнчу торго карап турат жана топко ылдыйдан сокку берет. Ал аянт-

чада сол бутун алдыга коюп, бир аз бүгүп, топту сол колу менен таштап берет.

Ыргытылган топ кайтып түшө баштаганда, оюнчу он кол менен топко торду көздөй сокку берет (113-сүрөт).

### *Топту жогорудан узатуу*


Топту жогорудан узатуу усулун туроо абалын жакшы үйрөнүп алганыңдан кийин аткарасың. Мында колдоруң чыканактан бүгүлгөн, жазылган алакандар бир аз артка кайрылган болуп, беттин тушунда турат. Бармактарың топту кабыл алуу үчүн көтөрүлөт (баш бармак мурунду көздөй багытталган болот). Кыймыл дene жана колдун,



**113-сүрөт.**

ошондой эле манжалардын жазылуусу менен аяктайт. Топту жогорудан узатууну аткарғаныңда кол манжалары жана ошондой эле тулку бой топтун артынан кыймылын уланткандай болот (114-сүрөт).

Топту жогорудан узатуу техникасын жакшы өздөштүрүүдө талап кылышуучу шарттардан бири болуп, топтун астына чыгуу



**114-сүрөт.**

жана ага колду туура абалда коюу эсептелет. Ошондуктан бул усулга үйрөнгөнүндө көңүлүндү топту жогорудан узатуу үчүн колду туура коюуга бур. Жардамчы көнүгүүлөр да кол жана бармактарды топко туура коюуга (жайгаштырууга) жардам бериши керек. Булар топту узатканда колдун абалы жөнүндө түшүнүк пайда кылууда сага кол келет. Ошондуктан жардамчы жана атайын көнүгүүлөргө убактыңды аябастыгың зарыл, анткени булар негизги оюн усулдарын үйрөнүү көнүкмөсүн бышыктоодо сага жардам берет, айрыкча, баш бармактын жаракаттануусунун алдын алат. Топту жогорудан узатууну үйрөнүүдө төмөндөгү көнүгүүлөрдү аткаруу максатка жетүүн үчүн зарыл болуп эсептелет.

1. Топту жогоруга ыргытып, колду жогорудан узатуу усулундагыдай аракеттендирип топ жогорудан ылдыйга түшкөнчө аны күзөтүп, илип аласың. Мында көңүлүндү колду жана бармактарды топко туура коюуга, буттардын туруу абалы жана аракеттин туура аткарылуусуна бур.




2. Ушунун өзү, топту шеригиңе узатууну кайталоого үйрөн. Бирок ыргытуу убактында кол жана чыканак муундарын толук жазба жана бармактарыңды бошоштурба. Топту илип алууну, бармактарды туура коюу жана аширууну мыкты үйрөнүп алганыңдан кийин топту узатууга өтөсүң.

### *Топту эки колдо ылдыйдан кабыл алуу*

Топту тосуп алуучу жерге жеткенде акыркы кадамды бекем кылып коёсун. Колду алдыга бармактарыңды бириктирип, муш кылып түйгөн абалда созосун. Колдорунду учуп келе жаткан топко тик коёсун. Топ жакындашкан учурунда түздөнөсүң. Буттарды топту узатуу багытына карай түздөйсүң (115-сүрөт).

*Сокку.* Сокку берүү менен атаандаш командасына чабуул уюштурулат. Оюнчу топко атаандаш аянына жетип бара турғандай сокку бериши керек.



**115-сүрөт.**

*Сокку берүү* — бул чабуул усулу болуп эсептелет. Топ тордун жогорку четинен бийикте болгондо аны бир колдо уруп, атаандаш тарабына өткөрүү чабуулда сокку берүү дейилет. Мынданай сокку турган жерде жана секириүү менен бир колдо берилет. Аны атаандаш оюнчусу кабыл ала албай, оюнду уланта албасын.

### **Темага байланыштуу суроолор**



1. Волейбол качан, каерде, ким тарабынан «ойлоп» табылган?
2. Волейбол тобунун айланасы, оордугу канча?
3. Волейболчулардын тургу абалын көрсөт.
4. Топту ылдыйдан түз узатуу кандай ишке ашырылат?
5. Топту жогорудан узатуу кайсы учурда аткарылат?

## **КЫЙМЫЛ САПАТТАРЫН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ БАЙЛАНЫШКАН КӨНҮГҮҮЛӨР**



*(спорт оюндарында)*

Кыймыл сапаттарын өнүктүрүү маселеси спорт оюндары техникасынын элементтерин үйрөнүү жарайында чечилет.

Чыдамкайлык жана шамдагайлык спорт оюндары убагында жылышуулар жана токтоолорду өздөштүрүүгө тиешелүү атайын көнүгүүлөрдү аткарууда, кыймылдуу оюндарда, топ менен оюндар ойноодо жана оюн техникасы усулдарын аткарууда өнүктүрүлөт.

Күчтүк сапаттар асылуу, таянуу, жармашып чыгуу көнүгүүлөрүн ошондой эле толтурма топ жана милдеттүү көнүгүүлөрдү ишке ашыруу аркылуу өнүктүрүлөт, мисалы:

1. *Алгачкы абал (A. a.)* — бутту керип тур. Топ кармаган колду акырын алдыга узат. Сол бутту артка коюп, топту алдыдан жогоруга көтөрүп кериш. Ушунун өзүн он бутту артка узатып аткар.

2. *A. a.* — биринчи көнүгүүдөгүдөй эле. Тулку бойду онго, солго, артка ийип, алдыга айланча айландыр.

3. *A. a.* — биринчи көнүгүүдөгүдөй эле. Бут учтарына көтөрүлүп, топту жогоруга сунуп кериш. Топту ылдый түшүрүп, алдыга ийил.

4. *A. a.* — бутту узатып отур, топ көкүрөк алдыда. Топту эки колдоп кармап жогоруга көтөр жана баштапкы абалга кайт.

5. *A. a.* — тизелерде турган абалда, топ кармаган колду төмөн түшүр. Топту баш үстүнөн пружина сыйктуу артка алып бар.

6. *A. a.* — топту жогоруга ыргытып, илип ал.

7. *A. a.* — бут керилген, топ кармаган колдор ылдыйда. Он бутту алдыга көтөрүп бүк, топ кармаган он колду он буттун астынан өткөрүп топту жогоруга ыргытып, илип ал. Ушунун өзүн сол бутта аткар.

Күч тездиги сапатын өнүктүрүү үчүн төмөнкү гимнастикага байланышкан жалпы өнүктүрүүчү (таянуу, асылуу, жармашып чыгуу, ашып өтүү) о. э., буюм (топ) менен аткарылчу көнүгүүлөрдү жаса:

1. Топту баш артынан жогоруга ыргытуу жана аркага айланып аны илип алуу.

2. Топту эки колдоп аркадан жогоруга ыргытуу жана аны жерге түшүп, чекигендөн кийин илип алуу.

3. Эки топту кезеги менен ыргытып жонглёрдүн аракетин аткаруу.

4. Топту жогоруга ыргытып, чөгөлөп отуруу жана ордунан туруп аны илип алуу.

5. Топту бир колдо баш үстүнөн алыска ыргытууну үйрөнөсүң.

Шамдагайлыкты өнүктүрүү үчүн төмөнкү: алдыга жана артка тоголонуу, чуркап келип тоголонуу, таянып секирүү, секиргич жипте аткарыла турган көнүгүүлөрдү жаса.

Секирүүнүн сапатын өнүктүрүү үчүн турган жерде жана аракетте секиргич жип менен бир, эки бутта түртүлүп секирүүнү, түрдүү бийиктиктең нерселерге секирип чыгуу, түшүү, асып коюлган буюмдарга секирип кол же башты тийгизүүнү аткаруу керек. Буюм үстүнөн секирип өтүү, топту илип алуу, узатуу, ыргытуу, топко сокку берүү ж. б. да секирүүнү өнүктүрүүгө жардам берет. Мындан сырткары, чункурга секирүүнү үй тапшырмасы катары аткарасың.

## Кросско даярдык



*Кросстук аралыкты бойлоп жүрүү жана жүгүрүүнүн техникасы*

Кросстук жүгүрүүдө негизинен түртүлүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Түртүлүү толук болушу

үчүн бут муундан мүмкүн болушунча жазылат. Жүгүрүү канчалық тез болсо, түртүлүү бурчу да ошончолук кичине ( $45^{\circ}$ — $55^{\circ}$ ) болот. Түртүлүү бүтөрү менен булчундар бошошот. Кол жана буттар тез шилтенүү кыймылы менен алдыга чыгарылат. Негизги силкинүүчү буттун тизеси таяныч буттун тизесинен алдыга чыгарылат. Аракеттин аягында, силкинүүчү бут активдүү түрдө ылдайга түшүрүлөт. Бул болсо аракет убактысын кыскартат. Буттар жерге тиери менен ийин алдыга чыгарылат.

Жүгүрүү эми башталганда буттар анчалық чарчабаган болот, бул учурда бут алаканынын алдыңкы бөлүгүн кой, кийин бут алаканын толук коёсуң. Бирок даярдык көрүп жатканда дайыма бут учунда жүгүрүлөт. Бут жерге тийүүсү алдынан же жерге тийген учурда ал дээрлик түздөлөт же бир аз тизеден бүгүлөт.

Колдор чыканактан бир аз бүгүлгөн болушу шарт, бирок аны көкүрөккө басып жүрүү мүмкүн эмес. Колду алдыга аракеттендириүдө манжалар дененин орто сзызыгына жакындашат, артка шилтенгенде болсо чыканак бир аз сыртка карай кыймылдатылат. Мында колдор эркин түшүп, баш артка шилтенгенде ал түз абалга келет. Сен машикканында тегиз жерден, өйдө-төмөн жайлардан жүрүүнү үйрөнүшүң керек. Жүрүүдө денени дээрлик түз абалда кармоого умтул. Шилтенүүчү бут тосмодон өткөрүү алдыдан

бир аз бүгүлөт. Ал жерге коюлганда таман да толук коюлат. Көлдор кең жазылган абалда чыканактан бүгүп аракеттендирилет жана колду артка алыш барганда ийин бөлүгү мүмкүн болгончо жогору көтөрүлөт.


### *Дөңсөөгө чуркап чыгуу жана ылдыйга чуркап түшүү*

Дөңсөөгө бут учунда чуркап чыгууда тулку бой алдыга ийилет. Көлдор чуркоого активдүү жардам көрсөтөт жана кескин алдыга шилтенет. Кээде тик жана кескин бурулчу жерлерде жүгүрүүдөн жүрүүгө өтүлөт.

Жогорудан ылдыйга түшүүдө ылдамдык артып кетет, ошондуктан тулку бойду артка таштап, ылдамдыкты азайтуу керек, тез жүгүргөндө жыгылып түшүш мүмкүн. Дөңсөөгө кескин тез бурулуучу жерлерден майда кадамдар менен тез-тез түшкөн оң. Дөңсөөдөн тегиз жерге түшүүнүн алдынан тездикти ашырып, алынган тездиктен пайдаланылат. Эгер дөңсөөдөн түшүп, туштагы тигирээк жерге чыгууга туура келсе, анда чуркап чыгып жатканда, мұдүрүлүп кетпеш үчүн тулку бойду бир аз артка тарткан абалда чыгыш керек (116-сүрөт).

### *Кросстук жүгүрүү жана жүрүү техникасын өнүктүрүү көнүгүүлөрү*

Кросстук жүгүрүү жана жүрүү техникасын жакшы билгендиктин белгиси, бул жеңил



**116-сүрөт.**

жана эркин аракеттенүү болуп эсептелет. Буга жетишүү үчүн машыгуучулар күчтү үнөмдөөгө, кыймылга катыша элек булчундарды бошоштурууга үйрөнүшөт. Жүгү-

рүүдө кыймыл координациясынын дал келүүсүн өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр:

1. *Санды бийик көтөрүп жүгүрүү.* Мында сан горизонталь абалга же андан да жогору көтөрүлөт, жүгүрүү учурунда ийиндер башштурулган, колдор чыканактан бүгүлгөн болот. Көнүгүүлөр орточо жана тез, бир калыпта жана өзгөрмөлүү ритмде жүгүрүүдөн адаттагы жүрүүгө өтүү менен аткарылат.

2. *Майда кадамда жүгүрүү.* Мында кадамдар кыска болуп, бут учуна коюлат, таман жерге бош эле тийгизилет, таяныч бут толук коюлуп, түздөлөт.

3. Бир жерде туруп жүгүргөндөй эле колду шилтөө аракети аткарылат.

4. Дубалга, даракка колдор менен таянып туруп, турган жерде мүмкүн болушунча тез жүгүрүлөт. Мында сан горизонталь абалдан жогоруга көтөрүлөт жана бут жерге коюлганда толук түздөлөт.

5. Далыда тик турган абалда колдорго таянып, жүгүрүү аракети аткарылат.

6. Удаалаш секирүү менен жүгүрүү. Көнүгүү басып өтүлүүчү аралыкка же кадамдар санына карап аткарылат.

7. Балтырды артка шилтеп-шилтеп жүгүрүү. Ушунун өзү секиргич жип менен аткарылат.

8. Жанбоордон жүгүрүлөт.

9. Катар турган гимнастикалық шатыдан шатыга секирип жүгүрүлөт.

Ушул көнүгүүлөрдү аткарып жатканда кадамды туура коюуга же буттун миундарын толук жазууга айрыкча көңүл бурулат.

Жүрүүдө кыймыл координациясынын дал келүүсүнө жетишүү үчүн төмөндөгү көнүгүүлөрдөн пайдаланаң:

1. Тик турганда дene оордугун бир буттан экинчи бутка өткөрүү, жамбаш сан сөөгү туташкан жердеги муун булчундарын бошоштуруу.
2. Ушунун өзүн колдор менен даракка, дубалга таянып турган абалда аткаруу.
3. Таманда туруп буттун учун көтөрүү, буттун учунда турганда таманды көтөрүү.
4. Жүгүрүүдө түртүлүүчү буттун балтырын мүмкүн болушунча толук жазуу.
5. Колду түз шилтеп, алга чоң кадамдоо.
6. Чондугу 6—7 м болгон айлана бойлоп «жылан изи» болуп жүрүү, мында 5—6 кадам солго, кийин ошончо онго жүрүлөт.



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Кросстук жүгүрүү кандай сапаттарды өнүктүрүүгө жардам берет?
2. Дөңсөөгө жана дөңсөөдөн ылдыйга жүгүрүү кандай аткарылса туура деп эсептелет?
3. Кросстук жүгүрүү жана жүрүү техникасын өнүктүрүү үчүн кандай көнүгүүлөрдү аткаруу көбүрөөк пайдалуу?

## **КЫЙМЫЛДУУ ОЮНДАР**

Оюндар мектеп программасынан кеңири орун алган. Алар ар тараптуу дene тарбиялык чыныгуунун негизи болуп саналат. Кыймылдуу оюндарда аракеттин бардык түрлөрү көзгө даана байкалат. Булар жүрүү, жүгү-

рүү, секириүү, ыргытуу, тосмолордон ашып өтүүгү, каршылык көрсөтүү жана башкалар. Туура уюштурулган оюндар тартипти, сезгичтики, шамдагайлыкты, күчтүн тездигин, чынданмайлышты өнүктүрүүгө, оюндарды жамаа болуп ойноо доступк жана жолдоштуку тарбиялоого жардам берет. Оюн ойноло турган жер сабак алдынан окуучулар менен чогуу даярдалат.

Мында оюн аянына убактылуу жана туруктуу белгилер коюлат. Залда атайын боёк менен, аянтта акиташ же бор эритмеси менен туруктуу белгилер коюп чыгылат. Чоң кичине желекчелер, мамычалар, сзыктар убактылуу белги милдетин аткарышат.

Оюндардын ийгиликтүү өткөрүлүүсү көбүнчө кандай даярдык көрүлгөнүнө байланыштуу болот. Оюн жана анын түрдүү вариантарын уюштуруу, анын өткөрүлүшү майдачүйдөсүнө чейин мурдатан ойлоп коюлат.

Оюн ийгиликтүү өтүшү үчүн оюнчулар оюн шартын, эреже-мыйзамын так түшүнүп алуусу керек. Мугалим оюнда активдүү катышып, аны башкарып, күзөтүп барат.


Мугалим оюнду токтоолук жана адеп менен, адилеттүү, өз ара жолдоштук мамилесин сактаган абалда башкарат. Ал оюнду эптей албаган балдарга да жакшы мамилесин өзгөртпөйт, оюнчуга эскертуү берүүнүн ордуна ал бир аз аракет кылса оюнду өз алдынча кеңири аткара алыши мүмкүн экендигине ишенидирет.

## «Чепти коргоо» оюну

Оюнчулар 3—4 төн топко бөлүнүп айланага тизилишет. Ар бир окуучунун арасындагы аралық 1 м. Алардын буттары сзыкка жакын турат. Айлананын борборуна чеп — гимнастикалық таякчалар тике кылып орнотулат. Оюнчулардын бири чепти коргоо максатында анын айланасында айланып жүрөт. Оюнда волейбол же баскетбол тобунаң пайдаланылат.

Оюн мугалимдин белги берүүсү менен башталат. Оюнчулар топту бири-бирине узатып, ыңгайлуу учурду күтүп, аны чепке тийгизүүгө аракет кылышат. Коргоочу колдору, буттары жана денеси менен топту тосуп, чепти коргойт. Топту чепке тийгизген оюнчу коргоочу менен орун алмашат.

Коргоочуга чепти кол менен кармоо укугу берилбейт. Эгерде топ чепке тийсе, бирок жыгылбаса, анда коргоочу аны коргоону улантат. Оюн чеп жыгылганга чейин ойнолот.



117-сүрөт.

Оюн бүткөндөн соң, активдүү оюнчулар сыйланат (117-сүрөт).


### *«Топ таштоо» оюну*

Оюнчулар эки жамаага бөлүнүп, волейбол аянынын эки жагында турушат. Алардын ортосунан бийтиктеги 2 м болгон волейбол тору же аркан тартылат. Ар бир жамаада бирден волейбол тобу болот. Мында оюнчулардын милдети топту атаандаш тарабына өткөрүү болуп саналат. Ар бир жамаа өзүндөгү топту атаандашынын аянына бир мезгилде узатууга аракет кылат. Топ менен бүткүл аянтты бойлоп чуркоого уруксат берилет. Топту уруп кайтарса да, бир-бирине узатса да болот. Топ жерге түшүшү да мүмкүн. Эгерде, узатылган топ атаандаштар жактан аянттан сыртка чыгып кетсе же тордун астынан өтүп кетсе, ошол жамаа жеңилген деп эсептелет. Жеңип чыккан жамаага бир упай берилет. Оюн бир жамаа 15 упай чогултканга чейин улантылат (118-сүрөт).

### *«Бутага таамай ур» оюну*

Дубалга жерден 1,5 м бийиктике аралыгы 2 м ден кылып, чоңдугу 40 см лүү үч бута илип коюлат. Дубалдан 2 м алыстыкка сыйык сыйылат. Андан кийин ар 1 м ге дагы 3—4 түз сыйык сыйылат. Биринчи сыйыктын четине 2 м, калган бөлүктөрдүн арасына 1 м деп жазып коюлат.

**118-сүрөт.**




Оюнчулар акыркы сзыыктын артына 3 катар болуп өз буталарынын тушунда турушат. Катарда биринчи болуп турган оюнчуларга үчтөн топ берилет. Алар эми дубалдан 2 м алыстыкта сзыылган биринчи сзыык артында турушат. Белги берилгенден кийин оюнчулар топту бутага мээлеп атышат. Эгерде биринчи топ бутага тура тиисе, ал оюнчу бутаны экинчи сзыыктын артынан туруп мээлейт, мында да топ бутага тиисе, оюнчу кийинки сзыыктын артына өтөт.

Мына ошентип, кайсы оюнчу үч топту бутага таамай тийгизе алса, оюндуң экинчи түрүндө ага төрт топ берилет. Эгерде оюнчу биринчи топту бутага тийгизе албаса, кийинки топторду ал биринчи сзыыктан туруп атат. Топторду атып болгондон кийин, алар жыйып алынып кийинки оюнчуга берилет. Бул оюнда бутага таамай тийген топ эсепке алынат, убакыт эсепке кирбейт. Ошондуктан бутаны шашылбай так мээлөө керек (119-сүрөт).

### **«Тосмолордон ашып өтүү эстафетасы» оюну**

Оюнчулар эки катарга турушат. Катарда биринчи болуп турган оюнчулардын буттарынын алдынан түз сзыык өткөрүлөт. Ар бир жамаанын алдына 20 — 25 м аралық арасында түрдүү буюмдар: гимнастикалық скамейка, 3 м бийиктикке тартылган жип, гимнастикалық төшөктөр жана топтор коюлат.


**119-cypet.**




Мугалимдин белги берүүсүнө карай катарларда биринчи болуп турган оюнчулар чуркашат. Алар гимнастикалык скамейканын үстүнөн жүрүп өтүшөт, топту жип үстүнөн ашырып ыргытып кайра илип алыш, өз ордуна коёт. Андан соң чуркап барып, гимнастикалык төшөктүн үстүнөн тоголонуп өтүшөт жана артка чуркап кайтып келип, катарда өздөрүнөн кийин турган оюнчунун алаканына алакандарын кагышат. Алакан тийген оюнчулар чуркап кетишет, алаканды тийгизген оюнчулар катардын аягына барып турушат. Катардагы эң акыркы оюнчулар көнүгүүнү откарып кайтып келгендөн кийин, кол чаап оюн токтолтулат. Эстафетаны биринчи болуп аяктаган катардын оюнчулары женип чыгышат (120-сүрөт).

### *«Буюм көтөрүп жүгүрүү эстафетасы» оюну*

Эки жамаа аянттын эки жагында бетмебет болуп турат. Ар бир жамаанын жаңында бурчта айланы же төрт бурчтук сыйылган болуп, ага толтурма топтор коюлат. Жамаалардын ортосуна 10—15 м алыста дагы айланы сыйылган болуп, аларга кеглялар же кум толтурган бакалашкалар коюлат. Катардын аягындагы айланадан 2—3 м алыстыкта старт сыйыгы сыйылган болуп, анда ар бир жамаадан бирден оюнчу турат. Мугалимдин белги берүүсү менен оюнчу топту бир айланадан башкасына алыш ба-



120-сүрөт.




рат. Ал жерден кегляны алып, артка кайтат жана аны биринчи айланага алып келип коюп, өз жайына барып турат. Биринчи оюнчу топту алып кетээри менен экинчи оюнчу старт сыйыгын ээлейт. Биринчи оюнчу жүгүрүүнү аяктагандан кийин экинчи оюнчу жүгүрүүнү баштайт, бирок ал кегляларды алып барып, топторду алып келет. Ар бир жамаанын оюнчулары толук чуркап болбогонго чейин оюн улантыла берет. Жүгүрүүнү биринчи болуп аяктаган жамаа жеңген деп эсептелет (121-сүрөт).


### *«Чоң алқакты карма» оюну*

Оюнчулар бир-бирлерине бетме-бет турup эки катарга тизилишет. Катардагы окуучулардын арасында 1 м аралык болот. Катардагы биринчи турган оюнчунун алдында 5 чоң алқак болот. Мугалимдин белги берүүсүнөн кийин биринчи оюнчулар чоң алқакты баштарына кийип, буттарынан өткөрүп экинчи оюнчуга беришет. Экинчи оюнчу да ушундайча аракеттер менен алқактарды үчүнчүсүнө узатат жана башка. Ушундай тартипте оюнчулар бир-бирден чоң алқактарды баштан кийип, буттан чыгарып артындагы шеригине узатышат.

Акыркы оюнчулар бардык узатылган алқактарды кабыл кылып алганда оюн аяктайт. Оюнду тез жана так аткарып, биринчи аяктаган топ жеңип чыгат (122-сүрөт).

**121-сүрөт.**






122-cyprət.

## *«Секиргич жипти бут астынан алып өт» оюну*

Оюнчулар эки топко бөлүнүп, бир катардан тизилишет. Алардан 2 м алыста старт сзығы сзылат. Сзықтын жанында секиргич жипти кармап, биринчи номерлүү оюнчулар турушат. Мугалимдин белгиси менен биринчи номерлүү оюнчулар секиргич жип менен алдыга жүгүрүшөт, алар старт сзығынан 15–20 м алыста турган желекчелүү таякты айланып өтүп, артка кайтышат. Эми аларды старт сзығынын жанында экинчи номерлүү оюнчулар күтүп турган болот. Биринчи номерлүү оюнчулар секиргич жиптин бир учун экинчи номерлүү оюнчуларга берет, алар катардын эки жагынан жүрүп секиргич жипти оюнчулардын буту астынан өткөрүшөт. Оюнчулар болсо андан секиришет. Кийин биринчи номерлүү оюнчулар катардын аягына барып турушат. Экинчи номерлүү оюнчулар болсо секиргич жип менен желекчени карай жүгүрүшөт. Аны айланып келген оюнчулар секиргич жиптин бир учун кезектеги үчүнчү оюнчуларга беришет. Эми алар секиргич жипти катарда тургандардын буту астынан өткөрүшөт жана башка. Оюнду катасыз, тез жана так аткарған оюнчуларга окуучулардын алдында алкыш айтылат (123-сүрөт).



123-сүрөт.

## СҮЗҮҮ

Сүзүүнү билүү өткөн доорлордон бери адамзат турмушунда маанилүү орунду ээлеп келген. Алгачкы обшиналык коом доорунда жашоочу уруулар балык уулоодо, душман чабуулунан сактанууда жана башка максаттарда суудан пайдаланышкан, бул демек, алар сүзүүнү билген дегенге негиз болушу мүмкүн. Айрыкча, сууга жакын жерлерде жашоочу уруулар үчүн сүзүү турмуштук зарылдык болгон.

Орто Азия окумуштуулары жана илимпоздору, мисалы, улуу Ал-Харезмий, өз заманынын улуу окумуштуусу Абу Райхан Беруний, медицинада даңк тараткан Абу Али ибн Сина, Чыгыш адабиятынын атагы чыккан билимдүүлөрүнөн Низамий Ганжавий, Насыр Хисрав сыйяктуу окумуштуулары башка илимдер катарында дene тарбия, чыныгуу, сууда чөмүлүү, сүзүү да турмуштук зарылдык экендигине чоң маани беришкен.

Башка көнүгүүлөр катары сүзүүнү билүү да ар бир Орто Азиялык жоокер үчүн милдеттүү болгон. Амир Темур дарыяны кечип өтүү жана сүзүү көнүгүүсүнө чоң маани берген. Улуу аскер башчынын өзү да тез агуучу дарыядан кечип өтүү, сууда сүзүү сырларын мыкты билген. Дарыя жээктериинен түртүп чыккан таштарга аркан таштап туруп, күчтүү чабуул жасоого чебер болгон.

Өзбекстанда сүзүү спортунун өнүктүрүлү-




шүнүн башталғыч доору 1924–1925-жылдарга туура келет.

1960-жылдарга келип Ташкентте бир канча чоң бассейн (көлмө) дер курулду. Азыркы учурда бардык облустарыбыздын борбор-лорунда бассейндер куруп ишке түшүрүлгөн. Буга ылайык, сүнде машигуучулардын саны да күн сайын ашып барууда.

Республикабызда жыл сайын тажрыйбалуу сүзүү усталары жетишип чыгууда. 1964-жылы Токиодо өткөрүлгөн Олимпиада оюндарында С.Бабанина жана Н.Устиновалар күмүш медалына ээ болушкан. С.П. Конов, Заболотов, С. Искандаларвалар Европа, Дүйнө, Азия чемпиондору болушту. Мындан кийин да көптөгөн күчтүү, таланттуу жаштарыбыз жетишип чыгышат.

### *Көкүрөктө крол усулуунда сүзүү*

Сүзүүнүн мындай усулу эң тез сүзүүдө колдонула турган усул болуп ал 50 м ге, 100, 200, 400, 800 м ге, 1500 м ге эстафеталуу сүзүүлөрдө ( $4 \times 100$  м,  $4 \times 200$  м ге комплекстүү сүзүүлөрдө) колдонулат. Балдар сүзүүнү үйрөнүү жарайында алар толук сүзүү техникасы менен тааныш болушпасада сууга түшүп сүзүп жатканга окшогон аракеттерди аткарышат (айрыкча, уул балдар). Булар сүзүүгө үйрөнүүнү жөңилдештиret, анткени анын негизинде чалкалап сүзүү жана дельфин усулуунда сүзүү техникасы жатат (124-сүрөт).



**124-сүрөт.**

*Дене жана баштын абалы.* Сүзүү учурунда дене суунун бетинде горизонталь абалга жакын турат, жамбаш жана сан бөлүгү, ийин бөлүгү андан бир аз жогоруда, бет бөлүгү сууга батып, суу болсо мандаига тең турат. Сүзүп жаткан адам бул учурда бир аз ылдыйга караган абалда болот. Сүзүү жарайында эки жакка ооп кетпестикке, дененин жамбаш бөлүгү термелип кетпестигине жана денени суу бетинде тегиз кармап турууга аракет кылышат.

*Колдордун аракети.* Сүзүүчүнүн колдору кезекме-кезек жирөө аракеттерин аткарат. Мында кол баштап абага көтөрүлөт, кийин алдыга созулат, соң бармактарды жаа сыяктуу жазып сууга киритилет, ошондон кийин алакан жана ийин алкагы сууга кирет. Сууну жирөө учурунда алакандар менен суу өзүнө тартылат, бул учурда чыканак бир аз бүгүлөт жана кайра жазылат. Жирөө учурунда суу бетине биринчи чыканак, андан, соң алакан чыгат. Суу бетинде кол чыканактан бүгүлүп, бошошкон абалда алдыга аракеттенет. Кол аракеттерин тура аткаруу сүзүүнү үйрөнүүдө чоң роль ойнойт. Ошондуктан буга өзгөчө көңүл бурулат. Биринчи колдо жирөө башталып жатканда экинчи кол абада болот, ал жирөөнү аяктап жатканда экинчиси сууга батат. Ушундай тез-тез удаалаш аракет кылынса дene сууда алдыга жылат.

Колдорду аракеттенидируүнү билүү менен бирге, кандай дем алууну да билүү керек. Антпесе адам тез чарчап, бат эле талыгып калат.

*Дем алуу.* Сууда сүзүп жаткан адамдын бети сууга баткан абалда болуп, бир гана дем алуу убагында баш каптал жакка бурулуп дем тартылат. Бул көбүрөөк колдордун аракетине байланыштуу болот. Мисалы, оң кол жирөөнү аткарып болуп, абага көтөрүлүп жатканда (эгер сага оң жак ыңгайлуу болсо), баш капталга бурулуп, терең дем алууга үлгүрөт, кол жогорудан алдыга сууга

батып жатканда болсо демди сууга акырын чыгарып барылат. Экинчи кол аракетин баштап, чыканактан бүгүлүп, кол суудан көтөрүлгөндө демдин калганы (калдык аба) үйлөп сыртка чыгарылат. Эгерде ооздо азыраак суу калган болсо, ушул суу аба менен сыртка чыгып кетет (муну менен та-макка суу кетип калbastыктын алды алынат), андан соң дагы терең дем алынат. Мына ошентип, колдун эки аракетине бир дем алуу туура келет.

*Буттардын аракети.* Сүзүүчүнүн буттары сууда жогорудан ылдыйга жана ылдыйдан жогоруга мезгилдүү кыймылдарды жасайт. Алар тизе муунунан бир аз бүгүлүп, учтары созулат да бир аз ичкери тарапка бүгүлгөн буттар кайчы сыйктуу кыймылдарды жасайт. Албетте, мында буттардын сан бөлүгү да катышат.

Эми буттардын тизеден бүгүлүшү 30-40° бурч астында болушу керек. Буттар туура кыймылдап жаткан болсо, аркадан карал-ганды, тамандар менен суунун кайнап чыгуусу көрүнөт. Ушул аракеттердин бардыгы өз ара төп келген абалда болсо, адам эркин, чарчабай сүзө алат.

### *Чалкалап сүзүү усулу*

Чалкалап сүзүү усулу да көкүрөктө крол усуулунда сүзүүгө окшоп кетет. Мында да кол жана буттар кезекме-кезек аракеттенет. Бул


сүзүү усулуунун башкаларынан айырмасы төмөнкүдө: мында сүзүүчү адам сууда чалкалап (аркасы менен) жатат жана демди алуу – чыгаруу сууда эмес, сыртта аткарылат. Төздиги боюнча ал көкүрөктө крол усулуунда сүзүү жана дельфин усулуунда сүзүүдөн кийин үчүнчү орунда турат.

Бул усул, адатта, мелдештерде 50 м, 100 м жана 200 м ге комплекстүү сүзүдө, 200 м, 400 м ге (экинчи «отрезкада» 50 же 100 м ге) сүзүүлөрдө, ошондой эле комбинациялуу эстафеталарда 4x100 м ге (1-баскычта) сүзүүдө колдонулат.

Ошондуктан сүзүүнүн бул усулуун көкүрөктө крол усулуунда сүзүү менен бир мезгилде үйрөнүп барган он. Эми ушул усулда сүзүүдө аткарыла турган аракеттер менен таанышасың.

*Тулку бой жана баштын абалы.* Тулку бой суунун бетинде горизонталь абалга жакын жатып, ээк бир аз өзүнө тартылган болот.

*Колдордун аракети.* Бул усулда сүзгөндө да сүзүү көкүрөктө крол усулундагыдай эле кезек-кезеги менен аткарылат. Бирок мында колдор эки абалда аракеттендирилет: биринчи абалда жирөө жарайнында кол чыканактан бүгүлбөй, суу алдыга туура шилтенет; экинчи абалда суу кол алдыга чыканактан бир аз бүгүлгөн абалда шилтенет. Биринчи абал сүзүүнү жаңы үйрөнүп жаткан балдар үчүн өтө ыңгайлуу болот. Анткени,




**125-сүрөт.**


мында кол сууга ийин кеңдигинде же андан да көңирээк түшүрүлүп, суу алдыга жан тараптан шилтенет.

**Дем алуу.** Бул усулда дем алуу татаал эмес. Мында ээкти бир аз өзүнө тарткан абалда ооз жана мурун аркылуу дем алып, дем чыгарып сүзүлөт.


Эгерде оозго суу кирип кетсе аны «фонтан» кылышп чыгарууга болот. Албетте, мында да дем алуу крол усуулундагыдай кол аракеттери менен байланышкан абалда аткарылат. Жирөө кайсы колдон башталса



**126-а сурет.**



**126-б сурет.**



**127-сүрөт.**

дем алуу ушул кол абага көтөрүлүп жатканда аткарыйлат. Ушул кол өз кыймылын аяктап кыймылды кайра баштаганда кайрадан дем алынат.

***Буттардын аракети.*** Бул усулда сүзүп жатканда буттар суудан жогоруга кезекме-

кезек чыгып түшөт. Бирок ал тизеден бир аз бүгүлөт. Сууда сүзүп бара жаткан адамдын артынан күзөтүлсө, суу кайнагандай аракетке келет.

Бул кыймылдардын бардыгын жалпылаштыра турган болсок, бир жолу дем алуу эки кол аракетине жана алты бут аракетине туура келет (125-сүрөт).

Сүзүүгө үйрөнүүдө аткарыла турган жалпы өнүктүрүүчү жана атайын көнүгүүлөр комплекси 126-а, б сүрөттө, сууга секириүү жана баш менен секириүүнү үйрөнүү усулдары 127-сүрөттө көрсөтүлгөн.

## **Дени соо муунду тарбиялоодо өкмөтүбүз көрсөтүп жаткан камкордук**

---

Биздин жаш көз каранды эмес мамлекетибиз балдардын дени соо, бакубат, күчтүү жана билимдүү болуп өсүүсү үчүн бардык ыңгайлуу шарттарды жаратууга аракет кылууда. Алар Ата Мекенди сүйүү, ал үчүн эмгектенүү, керек болсо ар бир ишке даяр туруу духунда тарбияланууда.

Азыркы күндө мамлекетибизде өсүп келе жаткан жаш муунга камкордук кылууга өзгөчө көңүл бурулган. Буга ылайык, бул максатта «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» мыйзам кабыл алынды, «Sog`lom avlod ichin» ордени жана фонду түзүлдү.

«Өзбекстанда балдар спортун өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө»гү буйрук дene тар-



бия жана дени соо жаш муунду эрезеге жеткизүү, жаштар ортосунда дени соо турмушту жана спортко умтулууну күчөтүп жиберди. Негизгиси, анда балдардын массалык спортун өнүктүрүү көздө тутулат.

«Sog`lom avlod ichin» журналы өз алдына маданий деңгээли жогору жана жеткилең муунду тарбиялоону, бул жолдо өкмөттүк маанидеги тапшырма боюнча үгүт жүргүзүп, аны жүзөгө ашырууну, кең калк массасын бул ишке тартуу маселесин койду. Мындан сырткары журнал улуттук жана жалпы инсандык баалуулуктарды, өткөн мурасыбыздын эң жакши каада-салттарын, ошондой эле, эми өнүгүп келе жаткан жаңы муундарды калктын бардык катмарына жеткирүүнү өз алдына максат кылып койду.

Руханий деңгээли жогору адамдын ыйманы жана ишеними да бекем болот. Демек, маданий деңгээли жогору болгон адам дene тарбия жана спортко аң-сезимдүү түрдө киришсе, көздөгөн максатына же-тишет. Азыр да мамлекетибизде балдардын абдан көп кызыктуу спорттук мелдешүүлөрү өткөрүлүүдө.

Атап айтсак, «Sog`lomjon-polvonjon», «Umid nihollari», «Barkamol avlod», «Universiada», «Ochiq ring», «Yuguruvchilar kuni» сыйяктуу балдар жана өспүрүмдердүн спорт мектептеринин Республикалык биринчилиги, окуучу-жаштар спартакиадалары үзгүлтүксүз түрдө өткөрүлүп турлат.



## Темага байланыштуу суроолор

1. Өкмөтүбүз дene тарбия жана спортту өнүктүрүү боюнча кандай камкордук кылууда?
2. Балдар ортосунда кандай мелдештер өткөрүлүүдө, санап бер.

## ӨЗБЕКСТАНДЫ ДҮЙНӨ ТААНУУДА

Чындыгында да Өзбекстанды бүткүл дүйнө таанууда. Мунун себеби спортко кең жол ачылуусунда. Журтбашчыбыз айткандай эле «Эч бир нерсе мамлекетти спорт сыяктуу тез дүйнөгө таанымал кыла албайт»!<sup>1</sup>

Ушул сөздөрдүн далили катары Президентибиз Ислам Каримов элдин арасында дene тарбияны өнүктүрүүгө аталардай камкордук кылууда. Өзбекстандын Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигиндеги мамлекеттердин арасында биринчи болуп «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» мыйзам кабыл алуусу да буга далил. Ошондуктан, улуу келечекке умтулуп жаткан ушул көз каранды эмес мамлекетте дene тарбия бардыгынын зарылдыгына айлануусу жана ал ушул журтта жашап, эмгек кылып жаткан ар бир адамдын саламаттыгын бекемдөөгө жардам берүүсү зарыл.

*Кишилердин саламаттыгы* — бул ар бир мамлекеттин негизги байлыгы деп эсептөлөт. Буга, «Sog`lom avlod uchun» медалы,

<sup>1</sup> «Sport» газетасы, 1995-жыл 11-май.

«Өзбекстан Республикасында футболду өнүктүрүүнүн иш-чаралары жөнүндө»гү, «Өзбекстанда дene тарбия жана спортту өнүктүрүү иш-чаралары жөнүндө»гү мыйзамдар пикирибиздин далили болот.

Дене тарбия менен машигуучулардын саны азыркы күнгө келип 10 миллион адамдан ашып кетти. Алардын көпчүлүгү ашырылган нормативдерди да ийгиликтүү аткарууга жетишүүдө. Миллиондон ашуун адамдар саламаттыгын чыңдоо максатында спорт секцияларында үзгүлтүксүз машигып жатышат.

Учурда 300 гө жакын стадион, беш мингे жакын спорт залдары, 166 даана сүзүү көлмөлөрү, 30 минден ашуун оюн аяңчалары, 108 даана балдар жана өспүрүмдөр спорт мектептери (БӨСМ) спортчулардын ыктыярында.

Күрөш спорту, чабандестик оюну жана мелдешүүлөрү жаңы баскычка көтөрүлдү. Ташкент шаарында 1998-жылы 6-сентябрда «Эл аралык күрөш ассоциациясы» түзүлдү. Ташкент шаарында 1999-жыл 1–2-майда күрөш боюнча биринчи дүйнөлүк чемпионат өткөрүлдү. Улуттук күрөш боюнча Акобир Курбанов, Камал Мурадов, Таштемир Мухаммадиевдер, 16 жашка чейин уул-кыздар арасында Жахангир Наркабулов, Шерзад Бабамурадов, Хасан Назаров, София Эламановалар дүйнө чемпиону наамын колго киритиши. Буга республика өкмөтүнүн улут-

тук күрөш спорт түрүн өнүктүрүү жаатында көрсөткөн камкордугу натыйжасында жетишилди. Улуу бабаларыбыз, тарыхый адамдар жана өkmөт ишмерлерине арнап күрөшчүлөрдүн эл аралык мелдешүүлөрүн өткөрүү жакшы салтка айланып калды.

Спортчуларыбыз өткөн он эки жыл ичинде дүйнө жана материиктер чемпионаттарында, Олимпиада оюндары жана эл аралык турнирлерде катышып, 300 дөн ашуун алтын, күмүш жана коло медалдарына ээ болушту. Өзбекстандын спортчулары материиктер чемпионаты жана кубогу мелдештеринде ийгиликтүү катышып келүүдө.

Таланттуу жаштарды табуу, алар тандаган спорт түрлөрү боюнча чеберчилигин ашыруу, жаңы спорт борборлоруна алып чыгуу тарбиячылардын ардактуу милдети болот. Бизде үлгү аларлык спортчулар көп.

*Жаш көз карандысыз республикабыз спортунун келечеги кең деп айта алабыз. Анткени дene тарбия жана спорт тармагында жүргүзүлүп жаткан биринчи өkmөт саясаты көптөгөн маселелерди ийгиликтүү чечүү мүмкүнчүлүгүн берип жатат.*



### **Темага байланыштуу суроолор**

1. Эгемендүүлүккө жетишкенибизден соң, дene тарбия жана спортко кандай көнүл бурулду? Бул жөнүндө сүйлөп бер.
2. Өзбекстандык дүйнө чемпиондорунан кимдерди билесин? Санап бер.

3. Олимпиада оюндары чемпиону жана сыйлыгына ээ болгон спортчулардын атын атап бере аласыңбы? Алар кимдер?

## Олимпиада оюндарынын кайра калыптанышы



Бириńчи Олимпиада оюндары биздин заманга чейинки 772-жылда Грекияда Зевс (гректер кудайы) урматына атап өткөрүлгөн.

Азыркы Олимпиада оюндарын калыптандыруу француз педагог окумуштуусу Пьер де Кубертендин демилгелүү аракеттери жана патриоттугу себептүү ишке ашырылган. Ал бириńчи заманбап азыркы Олимпиада оюндарын 1900-жылда Париж шаарында өткөрүү жөнүндө сунуш киргизет. Грекиялык белгилүү акын жана котормочу Деметриос Викелос жыйналыш катышуучуларын бириńчи Олимпиада оюндарын Олимпиада оюндарынын мекени болгон Грекияда өткөрүүгө, ошондой эле 1900-жылда боло турган Олимпиада оюндарын Париж шаарында өткөрүүгө чакырды.

Союздун жамаасы мурдагы Олимпиада оюндарында 1952-жылдан, башкача айтканда XV Олимпиада оюндарынан катыша бастады. Өзбекстандык спортчулар да курама жамаа курамында катышып, татыктуу сыйлыктуу орундарды ээлөөгө жетишкен. Ошондон кийин 1992-жыл 21-январда Өзбекстан Республикасынын улуттук Олимпиада Комитети» түзүлдү, ушул жылы 3-

марттан тартып Эл аралык Олимпиада Комитетинин курамына кириtilди жана анын чыныгы мүчөсү деп эсептелди. Бул Өзбекстан спортчуларынын Олимпиада, Азия жана Дүйнө биринчиликтеринде эгемендүү курама жамаа катарында катышуусу үчүн мүмкүнчүлүк жаратты.

### **Өзбекстан спортчуларынын Олимпиада оюндарына катышуусу жана ээлеген орундары**



Ардактуу окуучу! Сага белгилүү болгондой, Дүйнө жаштарынын эң чоң спорт жыйыны Олимпиада оюндары эсептелет.


Франциялык педагог окумуштуу Пьер де Кубертен бул оюндарды кайра калыбына келтирүүнүн демилгечиси жана уюштуруучусу болду. Ал бүт өмүрүн Олимпиада оюндарын кайра дүйнөгө келиши жана өнүгүүсүнө арнады. Көп жылдар бою Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти болуп кызмат кылды. Осуяты боюнча ал Олимпиада оюндарынын мекени Грецияга көмүлдү.

Олимпиада оюндарынын негизги максаты — тынчтык, достук идеяларын үгүттөө, атаандаштар ким болушуна карабастан, аларды урмат кылып, мелдештерде адал катышуу эсептелет.

Төмөндө Өзбекстан спортчуларынын Олимпиада оюндарындагы катышуусу жөнүндөгү маалыматтарды келтиreibиз.

**Өзбекстан спортчуларынын Олимпиада оюндарына  
каташуусу жана ээлеген орундары**

<b>№</b>	<b>Өткөрүлгөн убакты</b>	<b>Өткөрүлгөн жери</b>	<b>Спортчуларыбыз ээлеген орундар</b>	<b>Спорт түрү</b>
15.	1952-жыл	Хельсинки	Г.Шамрай 1-орун С.Попов 4-орун	Спорт гимнастикасы. Жеңил атлетика
16.	1956-жыл	Мельбурн	В.Баллод 9-орун	Жеңил атлетика
17.	1960-жыл	Рим	В.Баллод 9-орун	Жеңил атлетика
18.	1964-жыл	Токио	С.Бабанина 3-орун Н.Устинова 3-орун С.Диамидов 2-орун А.Колюшов 4-орун	Сүзүү Сүзүү Гимнастика Веложарыш
19.	1968-жыл	Мехико	В.Дуюнова 1-орун Р.Казаков 1-орун  А.Конов 5-орун С.Бабанина 3-орун Н.Устинова 3-орун С.Диамидов 2-орун	Волейбол Грек-рим күрөшү Сүзүү Сүзүү Сүзүү Гимнастика
20.	1972-жыл	Мюнхен	В.Дуюнова 1-орун Э.Саади 1-орун А.Юдин 5-орун Н.Анфимов 5-орун М.Исмаилов 6-орун	Волейбол Гимнастика Веложарыш Бокс Чабандестик
21.	1976-жыл	Монреал	Р.Рискиев 2-орун В.Фёдоров 3-орун Э.Саади 1-орун	Бокс Футбол Гимнастика
22.	1980-жыл	Москва	И.Ковшов 1-орун Э.Шагаев 1-орун Л.Павлова 1-орун Н.Бутузова 2-орун Р.Ямболатов 2-орун А.Панфилова 2-орун  С.Розиев 2-орун В.Заздравных 3-орун Н.Горбасаков 3-орун	Чабандестик Сүү полосу Волейбол Жаадан ок атуу Мергенчилик Веложарыш  Фехтование Чөп үстүндө хоккей



1	2	3	4	5
			Л.Ахмерова 3-орун А.Хан 3-орун Т.Бирюлина 6-орун А.Димов 8-орун А.Харлов 8-орун	Найза ыргытуу Женцил атлетика Женцил атлетика
24.	1988	Сеул	Р.Гатауллин 2-орун И.Давидов 3-орун Н.Соиповес 3-орун А.Тоинов 3-орун	Таякта секириүү Чөп үстүндө хоккей
25.	1992-жыл	Барселона	О.Чусовитина 1-орун Р.Галеева 1-орун М.Шмонина 1-орун С.Сирсов 2-орун А.Асрабоев 2-орун Н.Захаревич 3-орун Д.Полюшин 6-орун В.Зайцев 6-орун Э.Усов 6-орун	Гимнастика Гимнастика Женцил атлетика Оор атлетика Мергенчилик Фехтование Женцил атлетика
26.	1996-жыл	Атланта	А.Богдасаров 2-орун К.Төлөгапов 3-орун Бардыгы болуп 76 спортчу катышты	Дзюдо Бокс
27.	2000-жыл	Сидней	М.Абдуллаев 1-орун А.Таймазов 2-орун Р.Сайдов 3-орун С.Михайлов 3-орун Бардыгы болуп 77 спортчу катышты	Бокс Күрөш Бокс Бокс
28.	2004-жыл	Афина	А.Дактурашивили 1-орун А.Таймазов 1-орун М.Ибрагимов 2-орун О.Хайдаров 3-орун Б.Султанов 3-орун	Грек-рим Эркин күрөш Эркин күрөш Бокс Бокс
29.	2008-жыл	Пекин	А. Таймазов 1-орун А. Таңриев 2-орун С. Тигиев 2-орун Р. Сабиров 3-орун Е. Хилко 3-орун А. Фокин 3-орун	Эркин күрөш Дзюдо Эркин күрөш Дзюдо Батутта секириүү Гимнастика
30.	2012-жыл	Лондон	А. Таймазов 1-орун Р. Сабиров 3-орун А. Атоев 3-орун	Эркин күрөш Дзюдо Бокс

## **СПОРТТУН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА СПОРТ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР**


### **ГИМНАСТИКА**

«Гимнастика» сөзүнүн маанисин билесиңби? Бул сөз грекче «гимназо» сөзүнөн келип чыккан болуп, көнүгүү жасатамын, көнүгүү жасаймын деген маанилерди билдирет.

Байыркы замандарда жүргүргөндөр, күрөшкө түшө турғандар, бийиктикке жана аралыкка секире турғандар, ошондой эле мушташуу менен машыккандар да гимнастикачылар деп аталган.

Бүгүнкү күнгө келип, гимнастика өзүнчө спорт түрүнө айланды жана ал эки түргө бөлүнөт. Булар спорт гимнастикасы жана көркөм гимнастика. Спорт гимнастикасы менен уул балдар да, кыз балдар да машыгышат (128-а, б сүрөт), көркөм гимнастика менен жалаң гана кыздар машыгышат. Спорт гимнастикасында уул балдар алты түр боюнча, кыздар төрт түр боюнча мелдешишет (129-сүрөт).

Мелдешүүлөр учурунда аткарылган көнүгүүлөр балл менен бааланат. Эң жогорку баа 10 балл. Көркөм гимнастика көнүгүүлөрү кыйла жөнөкөй жана көркөм болот. Спортчу аянтта баштап эркин, кийин топ, шакек (чоң алкак), тасма, секиргич жип жана



*a*

*б*

### 128-сүрөт.

булавалар менен аткарыла турган көнүгүүлөргө өтөт.

Ошону менен бирге бийик турникте спортчуларыбыздан бири чебердик менен эркин көнүгүү аткарууда. Спортчуларыбыз спорт гимнастикасы боюнча да жакшы натыйжаларды колго киритишүүдө.

Республикабыздан спорттун гимнастика түрлөрү боюнча көптөгөн дүйнөгө белгилүү спортчулар жетишип чыккан. Мисалы, С. Диамидов, Э. Саади, О. Чусовитина, Р. Галеева, О. Атаханов жана башкалар ушулар катарынан орун алган.



### 129-сүрөт.

## **САМБО**

Самбо кандай маанини билдирет?

«Самбо» — бул орусча сөз болуп, ал «Куралсыз өзүн-өзү коргоо» деген маанини билдирет.

Самбого XX кылымдын 30-жылдарында негиз салынды. Орус самбосунун атасы Спиридонос жана Харлампиевдер түрдүү улуттун күрөштөрүн терең үйрөнүүнүн негизинде самбо спорт түрүн жаратышты. Бул спортто Туран элдеринин улуттук күрөшүнүн усулдары да бар.

1934-жылы Өзбекстанда биринчи болуп Ташкенттеги «Динамо» коомунда самбо кружогу түзүлдү. 1937-жылдан баштап самбо боюнча классификациялық мелдештер өткөрүлө башталды.

Ошондон кийин Өзбекстанда спорт түрү өнүктүрүлө баштады жана үзгүлтүксүз түрдө чондор жана өспүрүмдөрдүн ортосунда мелдешүүлөр өткөрүлүп келинүүдө. Республикабызда 1964-жыл 24-январда «Самбо» Федерациясы түзүлдү, ошондон бери самбочуларыбыз көп эле белгилүү эл аралык мелдешүүлөрдүн женүүчүлөрү болушту.

Өзбекстандык жигиттердин арасынан Европа, Дүйнөнүн эки жана үч жолку чемпиондору жетишип чыгышты. Б.Акылов, М. Ким, С.Курбанов, С.Хадиев, Б.Файзиев, Ш.Хожаев ушулар катарынан орун алган. Самбо бир

гана жигиттердин арасында эмес, ошондой эле кыздардын арасында да кеңири таркалган. Алар әл аралық турнирлерде гана эмес, ошондой эле дүйнөлүк чемпионаттарда да татыктуу орундарды ээлешкен. Наталя Куряян, Юлия Янкина, Шоира Ташпулатова, Неля Киямова, Зера Абибуллаева, Нина Кулакова, Марина Михеева, Екатерина Зайцевалар мына ушундай чебер спортчулар катарынан орун алган.

## **ГРЕК-РИМ КҮРӨШҮ**


Күрөш — адамдарга белгилүү эң байыркы спорт түрлөрүнөн болуп саналат. Байыркы Египет эстеликтериинин дубалдарында балбандардын алышууларынын жүздөгөн көрүнүштөрү сүрөттөлгөн. Аларда биздин күрөшүбүзгө окшогон дээрлик бардык кармоо усулдары жана туруулар сүрөттөлгөн. Демек, күрөш мындан болжол менен 2500 жыл мурда да белгилүү жана кең тараган спорттун түрү болгон экен!

Ошону менен бирге, күрөш балбан Тезей тарабынан сунуш кылышканы жөнүндө да маалыматтар бар.

Байыркы грек спорт түрлөрүнүн системасында күрөш маанилүү орунга ээ болгон. Гректердин эң зор күрөшчүсү Кротонли Милон мамлекет чемпионаттарында 32 жолу жеңип чыккан жана Олимпиадаларда 6 жолу биринчиликти колго кириткен.

Биздин өлкөбүздө грек-рим күрөшү 1905-жылдан акырындық менен өнүгө баштаган. 1921-жылда II Орто Азия Олимпиадасы өткөрүлгөн. Бул олимпиаданын планына грек-рим күрөшү киритилген. Ташкентте 1924-жылы облустар боюнча олимпиада өткөрүлдү. Мында грек-рим күрөшчүлөрүнөн П. Таранов, Туканов Тим өз чеберчиликтерин көрсөтүп беришкен. 1934-жылда мурдагы союздун биринчилигинде Өзбекстан күрөшчүсү Эгемберди Ризаев өз салмак категориясы боюнча 1-орунду ээлеген.

Азыркы учурда грек-рим күрөшү боюнча Д. Арипов дүйнөлүк чемпион болду. Күрөшчүлөрүбүз өздөрүнүн спорттук чеберчилигин ашыруу менен биргеликте белгилүү Азия, Дүйнөлүк Олимпиада оюндарында журтубуз намысын коргоп, мамлекетибиздин атагын бүткүл дүйнөгө таанытып келишүүдө. Грек-рим күрөшү башка күрөш түрлөрүнөн өзүнүн кармоо усулдары менен айырмаланат. Бул күрөштө бел жана белден жогорудан гана кармоого уруксат берилет.



130-сүрөт.

Азыркы күндө көптөгөн жаштар ушул күрөш түрү боюнча өз чеберчиликтерин ашырышууда (130-сүрөт).

## **ТҮРКСТАН (ТУРАН) ЖЕКЕ КҮРӨШҮ**

Ар бир әлдин өз тили, өзүнө мүнөздүү жоокердик өнөрү да болгон. Ушулар катарында, Туран калктарынын да. Бирок кээ бир себептерге көрө бул спорт түрү өнүкпөй калып кеткен эле.

Дүйнөдө эң көп сандуу спорт түрү — бул жеке күрөш болуп әсептелет. Анын эки жүздөн ашык түрү бар. Бүгүнкү күнгө келип, алардын көпчүлүк түрлөрү боюнча чоң-чоң эл аралык спорт мелдешүүлөрү өткөрүлгөн. Көптөгөн улуттук спорттун түрлөрү өзүнүн азыркы жеткилең көрүнүшүнө әэ болгучамашакаттуу жолдорду басып өттү.

Азыркы күндө төмөндөгү жеке күрөш түрлөрү дүйнөлүк спорт аренасында татыктуу орун ээлеген, атап айтсак: бокс (Англия), дзюдо, каратэ (Япония), грек-рим күрөшү (Греция-Италия), таэквандо (Корея), самбо (Россия), ушу (Кытай), кикбоксинг (Германия), муай-тай (Тайланд) ушулар катарынан орун алган.

Эгемендүүлүк себеп салттарыбыз кайра калыптанууда. Азырга чейин балдар Кытай ушусуна, Япония каратесине, Корея таэквандосуна таңыркап карашууда. Ушул жоокердик өнөрдүн түрлөрү жаштардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Мейли, ар ким өзү каалаган спорттун түрү менен машыксын, өз чеберчилигин ашырсын. Бирок, бабалары-

быздан бизге мурас болуп келе жаткан Туран жеке күрөшүн да эстен чыгарбастыгыбыз керек. Анткени, ал Чыгыш жеке күрөш системасында өз алдынча спорт түрү болуп эсептелет. Аны менен биринчи жолу Ташкенттеги Х. Калонов атындагы өнөркесиптик билим журтунун спорттук борборунда (Б. Саидов жетекчилигинде) машыгышкан. 1991-жылга келип, ал кайра калыптанып, эрежелери иштеп чыгылды. Буга жараша Туран жеке күрөшүн жаратууда элибиздин үрп-адаттары, дүйнөдө тан алынган жоокердик күрөш эрежелери абдан мыкты үйрөнүлүп сунуш кылышынды.

Бул күрөш азыр «Туран жеке күрөшү» деп атала турган болду. Таймашуу соккуларсыз алып барылат. Катышуучулар эркин көнүгүүлөр аркылуу жуптук жана көргөзмөлүү чыгууларда мелдешишет. Кийимдер Туран элдери кийген яктак, кең кылып тигилген шалвар, шиппактан турат. Мындан сырткары бешенебоо да байланат. Таяк жана аркан курал катарында колдонулат (131-сүрөт).

«Туран жеке күрөшү» боюнча Ташкент биринчилиги үчүн мелдешүү 1994-жылдан башталды. Ушул жылдан баштап уул жана кыз балдар ортосунда Өзбекстан чемпионаты дайыма өткөрүлүп келинет. 1996-жылдан әл аралық турнир өткөрүлө башталды. Эркин Акрамов, Жамалиддин Дадакозиев



### **131-сүрөт.**

жана башкалар республика чемпионатында, ошондой эле әл аралық турнирлерде жана мелдешүүлөрдө республикабыздын таламын коргоп келишүүдө.

## **ТЕННИС**

Тенnis оюнуун тарыхы да алыс өтмүшкө барып токтойт. Бул оюн мурда гректерде, соң Римде пайда болгон, кийинчөрээк француздардыкына айланат.

«Тенnis» сөзү французча сөз болуп «тenez!» башкача айтканда «ойно» маанисин билдириет. Бул оюн XI, XIV жана XV кылымдарда бүткүл Франция бойлоп кеңири таркалган жана ал падышалар оюну деп да аталган

эле. 1529-жылга келип, падыша Генри VIII (азырга чейин пайдаланып келинип жаткан) теннис кортун курдурат.

Он алтынчы кылымда жыгачтан жасалган ракеткалар пайда болду. Теннис оюнундагы геймдердин эсеби ошол мезгилдегидей: 15, 30, 40 эсебинде алып барылат (эгерде эсеп 40:40 болсо көп-аз системасы колдонулат).

Түркстанга теннис XX кылымдын биринчи он жылдыгында кирип келди. Ташкентте биринчи теннис аяны 1903-жылда курулду, кийинчөрөк Фергана, Кокон, Самарканд жана башка жерлерде да курулду.

1991-жылдан республикада дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө мындан да көп көңүл бурула баштады. Айрыкча, 1998-жыл 11-сентябрдагы «Өзбекстан Республикасында тенисти мындан да өнүктүрүү ишчаралары жөнүндө»гү 392-сандуу токтомунун кабыл алынуусу чоң мааниге ээ болду.

Азыркы мезгилде республикабыздын көптөгөн облустук борборлорунда теннис аянттары курулуп, ишке түшүрүлдү. Алардын саны 74 төн ашып кетти. Алардын бардыгында болочок чемпиондорубуз машыгууда.

Ташкентте теннис боюнча жыл сайын «Президент кубогу»нун өткөрүлүүсү, «Челенджер», «Ташкент опен» жана Андижан, Фергана, Намangan, Самарканд, Каршидагы «Сетеллит» турнирлери өткөрүлүүсүнүн тарбиялык ма-



### **132-сүрөт.**

ниси чоң болууда. Аларда биздин күчтүү спортчуларыбыздан О. Огородов, Киценко, Д. Томашевич, Д. Мазур, Р. Ганиев, И. Төлөгөнова, ошондой эле, башка жаш таланттуу спортчулар катышып, жогорку орундарды эзлешүүдө. Бул иш-аракеттер таланттуу жаш тенисчилердин жетишип чыгуусуна өз салымын кошууда (132-сүрөт).

## **БОКС**

Бокс да байыркы спорт түрлөрүнөн болуп эсептелет. Бокс биринчи болуп Англияда пайда болду.

«Бокс» — англ исче сөз болуп «муш уруу» деген маанини билдириет. Бокс мындан 5 миң жыл мурда Египет жана Вавилондо адат

болгон жекеме-жеке мушташуудан келип чыккан. Мушташуу Грецияда өткөрүп келинген олимпиада оюндарынын планына киргизилген эле.

Колкапсыз мушташуу эрежелери XVIII кылымдын баштарында биринчи жолу Англияда иштеп чыгылды. 1867-жылга келип колкап кийип мушташуунун биринчи эрежеси күчкө кирди.

Өзбекстанда бокс менен С. Л. Жаксондун жетекчилигинде 1923-жылдан баштап машига башташкан. Кийинчөрээк республикабызда бокс андан да өнүктүү, бокс мектептери ачылды. Таланттуу боксчуларыбыздан Р. Рискиев, В. Шин, М. Абдуллаев, А. Григорян, ئ. خايداروو، ر. چاغايف жана башкалар Дүйнө жана Олимпиада чемпиону деген жогорку наамдарга ээ болушту.

Дүйнөлүк кубок үчүн мелдешүүлөр ар эки жылда өткөрүлөт. Анын деңгээлин дүйнөлүк чемпионатка барабар деп айтууга болот. Бокс эки түргө бөлүнөт. Бул – кызыгуучулар жана профессионалдардын боксу. Кызыгуучу боксчулар кандайдыр бир уюмда иштейт же окыйт. Профессионал боксчулар ар дайым бокс менен машыгышат.

## **КИКБОКСИНГ**

Кикбоксинг спорт түрүндө бокс, каратэ, кол согушу, таэквандо, таиланд боксу сыйктуу спорт түрлөрү биригип кетет. Анда атаандаштар булгаары кол кап, баштарына коргонуу калпагын ошондой эле шалбар кийип алышат. Дененин белден жогорку бөлүгү жылаңач болот. Таймашууда кол жана буттар бирдей ишке түшөт. Айрыкча, бут менен бериле турган соккулар калыстар тобу тарабынан жогору бааланат. Согушта атаандаштын денесинин белгилеп коюлган 20 жерине гана сокку берүү мүмкүн. Антпесе, спортчу оюндан четтетилет же аны жеңилген деп эсептешет.

Спорттун кикбоксинг түрү республика-бызда тез өнүгүп барууда. Бул спорт түрү боюнча мамлекет биринчилиги мелдешүүлөрү дайыма өткөрүлүп келинүүдө. Кикбоксингчилер кыска убакыттын ичинде дүйнө чемпионатында өтө жакшы жеңиштерди колго киритүүгө жетишишти.


Булардын ичинде Алмаз Юсупов төрт ирет дүйнө чемпиону, Эркин Куттубаев болсо муай-тай боюнча төрт жолку дүйнө чемпиону сыйлыгына ээ болду.

## **дзюдо**

«Дзюдо» япончо сөз болуп, «Жумшак жол» деген маанини билдирет. Бул спорт түрүнө Контонон мектебинин устасы Дзигаро Кано 1882-жылы негиз салды. Ал джиу-джицу усулуң өнүктүрдү. Ал күрөштүн бул усулуңун адам саламаттыгына зыян жеткирбей турған жактарын алып, чыныгы дene тарбия катары калыптандырды.

*Дзюдо* — бул күрөштүн бир түрү болуп, анда чабуул кылуу менен бирге оорутуу жана муунтуу усулдарына да уруксат берилген. Кыска кемсел (кимоно) жана шым кийген спортчулар жылаңаяк болуп, атайын татаманын (килем маанисинде) үстүндө күрөшүшөт. Тик туруп күрөшкөн учурда буттан чалып, ыргытуу усулдарынан пайдаланып, күрөшчүлөр бири-бирин татаманын үстүнө ыргытууга умтулушат. Жатып күрөшүүдө кармап алуу жана оодаруу усулдарын колдоп атаандашынын ийинин татамага 30 секундга чейин басып туруу же бир гана оорутуу жана бууп алуу менен атаандашын женилгенин мойнуна алууга мажбур кылышат.

Өзбекстанга дзюдо 1972-жылдан кирип келе баштады. 1973-жылда дзюдо федерациясы түзүлдү. Дзюдо боюнча мелдешүүлөр эркектердин жана аялдардын ортосунда ар дайым өткөрүлүп турат. Эгемендүүлүктүн шарапаты менен өзбекстандык спортчулар ири мелдешүүлөрдө, турнирлерде катыша



### **133-сүрөт.**

башташты жана бир катар жеңиштерди кол-го кириtti.

Япониянын Осака шаарында өткөрүлгөн Азия чемпионатында курама жамаабыздын алты өкүлү — Камол Мурадов, Армен Богдосаров, Абдулла Таңриев, Андрей Штурбабин, Мансур Жумаев, Алишер Мухтаровдор сыйлыктуу орундарга ээ болушкан.

Америка, Япония дзюдосу өз мектебине ээ. Бири экинчисинен айырмаланат. Өзбекстан дзюдосу да ушул мамлекеттердин күрөшүнөн өзүнө мүнөздүү түрдө айырмаланып турат. а Ал күрөштүн эң жакшы усулдарын өзүндө камтыган болуп, бул анын башкалардын үйрөнүшүнө арзырылых тарабы болуп эсептелет. Азыркы учурда биз да башкалардан үйрөнүп, өз дзюдо мектебибизди өнүктүрүп барабыз. Сүрөттө дзюдо усулдарын үйрөнүү учуру сүрөттөлгөн (133-сүрөт).

## **КҮРӨШ**

Дүйнөдөгү ар бир улуттун өзүнө мүнөздүү күрөш түрү болгондой, бизде балбан күрөш жана кур кармашып күрөшүү түрлөрү бар. Бул күрөш түрлөрү муундан-муунга өтүп, бүгүнкү күнүбүзгө чейин жетип келди. Түркйлердин узак тарыхына ээ болгон, улуттук спорт түрлөрүнөн — күрөш кылымдар бою өнүгүп, адамдарга шаттык улап, баатыр жигиттердин чебердигин, эрдигин көрсөтүп келди. Ошол мезгилдерде балбандардын түрдүү максаттарда өткөрүлгөн элдик жалпы майрамдардагы чыгуулары жана анда көрсөтө турган кыймыл-аракеттери көпчүлүктү таң калтырган. Ошондуктан балбандардын аты эл ичинде баркталган.

Балбандар Иран, Түркия, Греция, Индия жана башка мамлекеттерге барып, өз элинин ар-намысын коргоп келишкен.

Күрөш темурийлер заманында да, андан кийин да калктын сүйүктүү спорт оюндарынан болуп келди. Өзүнө мүнөздүү болгон күрөшүү чебердиги менен дүйнөгө таанылган өзбек балбандары тарых барактарында өчпөс из калтырды. Булар балбан Махмуд, Мухаммад, Ахмад балбан, Тажи балбан жана башкалар. Азыр да дene тарбияга, айрыкча, күрөшкө өзгөчө көңүл бурулууда.

1998-жылдын 6-сентябринде «Эл аралык күрөш ассоциациясы» түзүлдү.

Күрөш — бул март, баатыр, эпчил эки жигиттин ортосунда өткөрүлө турган алы-




шуу, күч сынашуу болот. Жылдар өтүшү менен күрөштүн усулдары калыпта-нып, байып, анын калк турмушундагы орду, мазмуну, маңызы кеңейип бара берет (134-сүрөт).

Күрөш боюнча биринчи дүйнөлүк чемпионат 1999-жылы 1—2-майда Ташкентте, экинчи дүйнөлүк чемпионат 2000-жылда Түркиянын Антalia шаарында, үчүнчү дүйнөлүк чемпионаты 2001-жылда Венгрияда жана төртүнчү дүйнөлүк чемпионат Арменстандын Ереван шаарында өткөрүлүсү күрөшүбүздүн күн сайын дүйнөгө кең жайылгандыгынын далили болот.

Дүйнө өзбек балбандары Таштемир Мухаммадиев, Камол Мурадов, Акобир Курбанов, Махтумкули Махмудов, эки жолку дүйнө чемпиону Бахрам Авазов, Шухрат жана Баатыр Хожаевдердин чебердигине таң калууда.

Англия «Күрөш федерациясы»нын президентинин демилгеси менен Англиянын Бедфорд шаарында ар жылы Ислам Каримов турнири ийгиликтүү өткөрүлүп келинүүдө. Мында королдуктун бардык аймактарынан



**134-сүрөт.**

каташкан балбандардын ичинде өкүлдөрүбүз 4 алтын, 1 күмүш, 1 коло медалды колго киритишкен (2000-жыл). Айрыкча, кыздар ортосунда болгон мелдешүүдө Феруза Хайитметованын көрсөткөн натыйжасы кубанычтуу. Ал өзбек кыздарынын арасында али да ата-бабалары Тумарис, Барчинай сыйктуулар бар экендигин далилдеп, жеңишти колго киритти. Күрөшүбүз Азия оюндары планына киритилди. Урматтуу окуучу, эгерде сен күрөш менен жашындан машыксаң, сени келечекте Олимпия оюндары жана дүйнө чемпионаттары күтөт.

## **Алпамыш жана Барчинай тест нормативдери**

---

*Сен төмөндөгүлөрдү:*

1. Билим негиздери: Сабактан сырткары убакытта дene тарбиялык көнүгүүлөр менен машыгуунун түрлөрүн; өлчөм (норматив) дөрдү тапшыруу жана даярдануу жолдорун; аспап-жабдыктарга, каражаттарга, буюмдарга, спорт аяңчаларына коюла турган гигиеналык талаптарды билүүң керек.

2. Практикалык көнүкмө: спорттун түрлөрү боюнча калыстык (жюрилик) кылууну жана мелдешүүлөрдү уюштурууда катышууну; дene тарбияны үгүттөө (дубал газета, мектеп радиосунан) каражаттарынан пайдаланууну билүүң керек.

## Сыноо түрлөрү жана өлчөмдөрү

№	Сыноо түрлөрү	Уул балдар			Кыз балдар		
		Эң жакшы	Жакшы	Орто	Эң жакшы	Жакшы	Орто
1.	30 метрге жүгүрүү (секунд)	5,3	5,8	6,5	5,5	6,0	6,8
2.	60 метрге жүгүрүү (секунд)	10,5	11,0	11,5	10,8	11,3	11,8
3.	4x10 м ге мүмкүн болушунча жүгүрүү (секунд)	11,0	11,5	12,0	11,5	12,0	12,5
4.	1000 м ге жүгүрүү (минут, секунд)	5.30	6.00	6.30	6.00	6.30	7.00
5.	Турган жерден аралыкка секирүү (см)	160	140	120	140	120	100
6.	Жүгүрүп келип бийиктикке секирүү (см)	90	80	70	80	70	60
7.	Бийик-жапыз турникте тартылуу (жолу)	5	4	3	10	7	5
8.	Секиргич жипте 1 минут секирүү (жолу)	60	50	40	70	60	50
9.	Теннис тобун ыргытуу (метр)	27	25	23	18	15	13
10.	Бутага ыргытуу (6 метрден 5 мүмкүндүктө)	4	3	1	4	2	1

## Алпамыш жана Барчинай тест нормативдері

№	Сыноо түрлөрү	Чен бирди-ги	Уул балдар		Кыз балдар	
			эсеп	жак-шы	эсеп	жак-шы
1.	30 метрге чуркоо	секунд	5,7	5,2	5,9	5,4
2.	Секиригич жипте секириүү	жолу	65	75	80	90
3.	Кросс 1000 м	минут, секунд	7.50	7.20	8.30	8.00
4.	Ордунда туруп секириүү	см	120	130	100	110
5.	Кичине топту жүрүп келип алыска ыргытуу	метр	22	25	16	20
6.	Кичине топту 1x1 метрлүү бутага 12 метрден ыргытуу	жолу мүмкүнчүлүк	3	4	2	3
7.	Арканга жармашып чыгуу (каалаган усулда)	метр	2,0	2,5	1,5	2,0
8.	Турникте асылган абалда колдорду чиркеп жүрүү	жолу	8	10	5	7
9.	Сейилге чыгуу 3 км	Тажрыйбаларды ээлөө				
10.	Сүзүү	метр	17	20	15	18
11.	Топ менен кыймылдуу оюндарда катышуу	Кыймыл техникасынын тура аткаруу көнүккөндүктөрүн ээлөө				

## **МАЗМУНУ**

Киришүү .....	3
<b>Дене тарбия жана спортко таандык теориялык билимдердин негиздери .....</b>	<b>5</b>
Окуучулардын күн тартиби.....	5
Окуучуларга коюлган гигиеналык талаптар.....	8
Чыныгуу факторлору .....	10
Ачык абада чыныгуу .....	11
Суу менен чыныгуу.. .....	13
Күн нурунда чыныгуу .....	16
Жаракаттануунун алдын алуу жана биринчи жардам көрсөтүү .....	18
Тулку бойду калыптандыруу жөнүндө .....	19
Дене тарбиялык көнүгүүлөрдү аткарууда туура дем алууну үйрөнүү .....	21
Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.....	25
Көнүгүүлөрдүн биринчи комплекси .....	25
Желекчелер менен аткарыла турган көнүгүүлөр .....	27
Гимнастикалык таякча менен аткарыла турган көнүгүүлөр .....	30
Секиргич жипте аткарыла турган көнүгүүлөр .....	32
<b>Дене тарбия жарайында практикалык кыймыл көнүккөндүк жана тажрыйбаларын пайда қылуу .....</b>	<b>34</b>
Гимнастика жөнүндө .....	34
Тизилүү жана кайра тизилүү усулу, эрежелери .....	35
Арканга жармашып чыгуу .....	42
Оор нерсени көтөрүү жана алып барып коюу .....	44
Аралаш жана жөнөкөй асылуулар .....	45
Тең салмактуулукту сактоо көнүгүүлөрү .....	51
Ордунда туруп бир жана эки бутта секириүү .....	53
Акробаттык көнүгүүлөр .....	54

Кыймыл сапаттарын өнүктүрүгө байланышкан көнүгүүлөр (гимнастикада) .....	59
Тулку бой жана моюн булчундары үчүн көнүгүүлөр .....	62
Жөңил атлетика жана анын түрлөрү жөнүндө .....	65
Кыймыл сапаттарын өнүктүрүгө байланышкан көнүгүүлөр (жөңил атлетикада) .....	73
Спорт оюндары .....	76
Футболдун пайда болушу .....	85
Футболдо бут менен аткарылуучу кыймылдар .....	86
Гандбол (Кол тобу) .....	94
Волейбол .....	108
Кыймыл сапаттарын өнүктүрүгө байланышкан көнүгүүлөр (спорт оюндарында) .....	115
Кросско даярдык .....	117
Кыймылдуу оюндар .....	122
Сүзүү .....	136
Дени соо муунду тарбиялоодо өкмөтүбүз көрсөтүп жаткан камкордук .....	145
Өзбекстанды дүйнө таанууда .....	147
Олимпиада оюндарынын кайра калыптанышы .....	150
Өзбекстан спортчуларынын Олимпиада оюндарына катышуусу жана ээлеген орундары .....	151
<b>Спортын түрлөрү жана спорт жөнүндө маалыматтар .....</b>	<b>154</b>
Гимнастика .....	154
Самбо .....	156
Грек-рим күрөшү .....	157
Түркстан (Туран) жеке күрөшү .....	159
Теннис .....	161
Бокс .....	163
Кикбоксинг .....	165
Дзюдо .....	166
Күрөш .....	168
Алпамыш жана Барчинай тест нормативдери .....	170

KARIM МАНКАМЖОНОВ,  
FAXRIDDIN XO'JAYEV

## JISMONIY TARBIYA

**4-sinf o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma**  
(Qirg'iz tilida)

Beshinchi nashri

«O'qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi  
Toshkent — 2013

Которгон Г. Токтобаев  
Редактору Г. Токтобаев  
Көрк. редактору Ш. Хужаев  
Тех. редактору Т. Грешникова  
Компьютерде даярдаган К. Хамидуллаева  
Г. Токтобаев  
Корректору А. Зулпихарова

Басма үйдүн лицензиясы AI №161. 14.08.2009. Оригинал-  
макеттен басууга уруксат этилди 06.06.2013. Форматы 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Кегл 14 шпондуу. Гарн. Pragmatica Kazakh. Офсеттик басма  
усуулунда басылды. Офсеттик кагаз. Басма табагы 11,0.

Эсептик басма т. 10,0. 114 нускада басылды.  
Буюртма №

Өзбекстан Басма сөз жана кабар агенттигинин «O'qituvchi»  
басма-полиграфиялык чыгармачылык үйү. Ташкент — 129,  
Навайй көчөсү, 30-үй. // Ташкент, Юнусабад массиви,  
Янгишахар көчөсү, 1-үй. Келишим № 07-16-13.

**Ижарага берилген окуу китебинин абалын  
көрсөтүүчү жадыбал**

№	Окуучунун аты, фамилиясы	Окуу жылы	Окуу китеби- ни нин алынган- дагы абалы	Класс жетек- чиши- ни нин колу	Окуу китеби- ни нин тапшы- рыл- гандагы абалы	Класс жетек- чиши- ни нин колу
1						
2						
3						
4						
5						
6						

**Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылышын аягында  
кайтарып алынганда жогорудагы жадыбал класс  
жетекчиси тарабынан төмөнкү баалоо критерийлеринин  
негизинде толтурулат:**

Жаңы	Окуу китебинин биринчи жолу пайдаланууга берилгендеги абалы.
Жакшы	Мукабасы бүтүн, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, жыртылбаган, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок.
Канааттан- дырарлуу	Мукабасы эзилген, четтери жыртылган, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажыраган абалы бар, пайдалануучу тарабынан канааттандырарлуу ремонттолгон. Ажыраган барактары кайра калыбына келтирилген, айрым беттерге чийилген.
Канааттан- дырарлык эмес	Мукабага чийилген, жыртылган, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жок. Беттери жыртылган, барактары жетишпейт, сыйып, боёп ташталган. Окуу китебин калыбына келтирүүгө болбайт.